

Турғанбұйнұ  
Бообекова

*Дем алғынүң  
устаңда штөө*



УДК 797  
ББК 85.33  
Б 72

**Рецензенттер:**

«Компьютердик лингвистика жана маданий аралык байланыштар» кафедрасынын башчысы, филол. и. к., доцент **Жумалиева Г.Э.**

Б. Бейшеналиева атындагы Кыргыз Мамлекеттик маданият жана көркем өнөрлөр университетинин Музыка жана ыр, Музыкалық-теориялық дисциплиналары кафедраларынын окутуучусу, педагогикалық и.к., профессор **К.Н. Абышев**

**Бообекова Турганбұбы.**

Б 72 Дем алуунун үстүндө иштөө. Окуу куралы. Б.: «Полиграфбумресурсы», 2017. – 192 б.

ISBN 978-9967-32-214-1

Берилген окуу куралы «Сахна кеби жана көркем окуу» курсунун «дем алуу» болугү боюнча практикалық ықмалардан маалымат берүү максатындағы алгачкы аракет болуп саналат. Окуу куралында – орфоэпия, дикция, үн сыйктуу «Сахна кеби жана көркем окуу» курсунун системалық каражаттарынын эң негизги таяныч базасы болгон «дем алуу» болугүн өзүнчө алып кароо мүмкүнчүлүгү түзүлгөн.

Дем алуу аппараттарынын анатомиясы менен физиологиясынын иштөө өзгөчөлүктөрүн таанып-билигүүтө жардам бере турган, кыргыз фольклорунун дәэрлик бардык жанрларына катар машыгуу көнүгүүлөрдү ичине камтыйт.

Окуу курал – кыргыз тилдүү театралдык орто жана жогорку окуу жайларынын окутуучуларынын, студенттеринин, радио, телекөрсөтүү кызметкерлеринин «туура дем алуу» маданияттына ээ болуулары учун, практикалық колдонмо окуу куралы катары сунушталат.

Ошондой эле кыргызча туура, так сүйлөп, ез оюн толук жеткириүүгө далалат кылгандарга жана «Сахна кеби жана көркем окуу» курсу боюнча окутуучулук кесибин аркалоону көздөтөн жаш адистер учун жолдомо куралы болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын театр өнөрү боюнча орто жана жогорку окуу жайларынын студенттери, аспиранттар учун окуу куралы.

Б 4907000000-17

ISBN 978-9967-32-214-7

УДК 792  
ББК 85.33

© Бообекова Т., 2017

© КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2017

---

## КИРИШ СӨЗ

Улуттук маданият, анын ичинде профессионалдуу театр өнөрүнүн бүгүнкү күндөгү абалы жана ага даярдалып чыгарылып жаткан кадрлар маселесине көнүл буруу – орчундуу иш чара. Театр – коомдун идеологиялык багытын көтөргөн негизги тармактардын бири. Анда эмгектенген кесипкөйлөр өздөрүнүн инсандык, профессионалдык денгээлдеринин күчү менен калың журтка өз сөзү, дили жана тили аркылуу үлгү болуп, сүйлөө маданиятынын мектеби болуусу парз. Ошол катарда идеологиялык жүк көтөрүүчүлөрдөн болуп жалпы эле искусство менен маданият кызматкерлери да эсептелет.

Улуттук маданияттын традициялуу баалуулуктарын сактоодо эне тил, сөз жана ал тилди туура, таза, так сүйлөө менен угуучу, көрүүчүгө жеткириүү милдети – негизги иш-чара. «Театр – турмуштун күзгүсү» деген бүтүм бар. Театр өнөрканасынданагы сахнада айтылчу сөз (*тил*) көрүүчүлөргө түздөн-түз актёрлор аркылуу жеткирилет. Чыгарма менен актёрдун – актёр менен көрүүчүнүн ортосунда тыгыз байланыш түзүлүп, сөз – үчөөнүн ортосунда жан дүйнөлөрүн бириктүрүүчү көпүрө болуп кызмат етейт.

Сахна – дил менен тилдин жаңырыгы. Ал жаңырык актёрдун жан дүйнөсүнүн үнү менен берилет. Болочокто ошол кесиптин ээси болуучу студенттер мууну терең түшүнүүсү зарыл. Актёрдук кесип – ар бир көрүүчүгө, угуучуга адамдык ақыл-эс жана түшүнүгү, билим дарамети менен түздөн-түз таасир этүүчү кесип. Эн башкысы – өз эне тилин элге туура жеткирип, анын нукура улуттук колоритин жоготпой сактоо жоопкерчилигин көтөрчү кесип.

Улуттук тилди таза сактабаган эл, өз улутунун дилин да таза сактабайт. Эне тилдин бүгүнкү абалына маани берүү менен, келечек муундагы искусство жана маданият кесипкөйлөрүнө керектүү (*тайдалуу*) шарттарды түзүү милдети турат. Себеби эне тилдин (*сөздүн*) бүгүнү жана эртеңи ошол муундун колунда. Андыктан сөз (*тил*) жогорудагы кесипкөйлөр тарабынан дыкат иштелген профессионалдуу

жогорку дengээлде айтылышы максатка ылайык. Анткени, учурдагы тил маселеси системага таасир этиши керек болсо, система тилге таасир этүүсү керек. Тил экологиясы – бул искусство менен маданияттын да экологиясы.

Ошол экологиянын тазалыгынын зарылчылыгы үчүн болгон аракеттердин негизинде орто жана жогорку окуу жайларынын «сахна кеби» сабагынын окуу программаларында эне тилдин, сөздүн тактыгы үчүн иштеөдөгү машигуу көнүгүүлерүнө алдынуучу керектүү караттарынын дengээлдерине, жанрдык өзгөчөлүктөрүнө, маани-мандызына, жазылуу көлөмүнө дыкат көнүл бурулат.

Окуу программаларына, негизинен, улуттук фольклордук чыгармалар алышып, андан тышкary классикалык жана учурдук чыгармалар алышынбы же жокпу, кеп төркүнү чыгарманын адабияттык табитинде. Азыр коомдук өзгөрүштөргө байланыштуу адам мунөзү, жашоонун мыйзам ченемдүүлүгү да өзгөрүүгө душар болгондон улам, учурдук чыгармалардагы ой жүгүртүү, табит таануу таза эне тилге таянуусу зарыл болууда. Антпегенде учурдук сез жана тил тарыхы супсак, зериктире болуп калып, улуттук классикалык сез менен учурдук сөздөрдүн өз ара байланышы ажырымда болуп калуусу мүмкүн.

Ошондон улам атайын искусство жана маданият кесипкөйлөрүн даярдаган окуу жайлардагы студенттер кандай гана адабияттык тилди пайдаланбасын: «актёрдук чеберчилик», «сахна кеби» жана «көркөм окуу» сабактарынын мугалимдери менен студенттин ортосундагы байланыш өтө терен, максаттуу болушу керек. Тил, сез – бул ар бир улуттун өзгөчөлүгүн аныктоочу жана ошол улуттуу сактап калуучу курал. Тил – ар бир улуттун тарыхын, салт-санаасын, өз менталитетин, карым-катнаш жана өнүгүп өсүү жолун даңазалаган куралы. Ушундай артыкчылык мунөздөөлөрдү терен баамдо менен өз улуттук тилинин кечээкисине таянуу менен бүгүнкүгө пайдаланып, эртеңкисине кам көрүү – ар бир чыгармачыл кесипкөйдүн миңдети болуп эсептелет.

Окуу жайлардын мугалимдери өз спецификалык максаттарына керектүү анализдер менен гана чектелбестен, пайдаланып жаткан сөздөрдүн стилистикалык, лексикалык, фонетикалык анализдерин кошо жүргүзүп, тыныш белгилеринин маанисин да камтуусу зарыл. Студенттин же кесипкөйдүн өз эне тилиндеги кээ бир колдонулбай

келаткан нукура улуттук сөздөрдү туура айта албаса, же ага түшүнгү жетпесе, демек ал айтылган сөз жана ошол чыгарманын негизги маани-максаты, идеясы, ал тургай темасы да көрүүчүгө, угуучуга жеткиліктүү болбой калат.

«Сахна кеби» сабагынын эң негизги максаты – чыгарманын (*сүйлөмбү, сөзбү*) өзөгүн, философиялык маани-маңызын жана сезим абалдарын туура талдай билүүгө, түшүнүктүү адабияттык тилде сүйлөөгө үйрөтөт. Ошону менен бирге эле дикциясы даана, жагымдуу, кең диапазондогу ийкемдүү үндүү, туура коюлган демди тыянактуу пайдалана билүү жөндөмдүүлүгү бар болуу менен бирге жанындағы шериктерин (*партийлерүн*), көрүүчүлөр менен угуучулардын ички жан дүйнө сезимдери жана айтып жаткан сөзү менен таасирленткен актёрду, режиссёрду, көркөм окуучуну, б.а. жалпы эле искусство менен маданият кесипкеілдерүн даярдо болуп саналат.

«Сахна кеби» сабагын өздөштүрүүдө театралдык окуу жайларындағы узак жылдардан бери топтолуп, уламдан-улам байып, кенейип келе жаткан окутуучулук тажрыйбалардын негизинде баардык бөлүмдөр: орфоэпия, дикция, дем алуу, сүйлөө үнүн кою жана тексттер менен иш жүргүзүү, бири-бири менен тыгыз байланышта иштелээри тастыкталат. Бул көп жылдык жыйынтыктар – курч ойдун негизинде айтылуучу сөздүн ачык-айкын, табигый мүнөздүү жана кандай гана кырдаал болбосун жеткиликтүү болуусуна жасалган аракет экенин тастыктайт.

Мындай топтолгон маңыздуу жыйынтыкка жетүүгө эң башкысы – туура дем алыш, алынган демди туура пайдалана билүү жөндөмдүүлүгү негизги орунду ээлейт. Мындай жөндөмдүүлүк актёрлордо, режиссёрлордо, көркөм окуучуларда гана болбостон; мугалимдерде, юристтерде, лекторлордо, журналисттерде, теле-радиодо иштеген дикторлордо, ақындарда, манасчыларда, куудул, сөзгө чечендерде, саясий кызматкерлерде жана эл менен тыгыз байланышта кызмат кылган адамдарда да болуусу максатка ылайык болмок. Туура жана толук дем алууну өздөштүрүү үчүн ар кандай булчун кысымдарын алыш салуу ыкмалары колдонулат.

Дем алуу көнүгүүлөрү биринчи окуу семестринен баштап эле өздөштүрүлөт. Көнүгүүлөрдүн дээрлик баардыгы милдеттүү түрдө окутуучунун көзөмөлүндө болуп, негизинен группалык мүнөздө өтөт.

Бирок, сөзсүз түрдө студенттерге жекече мамиле жасалып, өтө дыкаттык менен тапшырмалар берилип, көнүгүүлөрдү студент өз сезими аркылуу откөрүп кабылдаса, анын такшалуусу уламдан-улам өсүү, бышуу жолунда болоору шексиз. Көнүгүүлөр адегенде олдоксон, ийкемсиз, коомай, эпсиз болуп, кокусунан эле өзүнөн өзү туура эмес жасалган кыймылдар пайда болот. Бара-баар көнүгүүлөр үзгүлтүксүз машигуулардын натыйжасында ан-сезимдүү түрдө аткарылып, ишенимдүү, ийкемдүү, эптүү, жараышыкту болуу менен ар кандай ыкмалар бекип, баары көнүмүш адатка айланат.

Дем алууну коюуда денени түз кармоону (*осанка*) өздөштүрүү маанилүү. Мейли тынч тургандабы же кыймылдагандабы денени ыксыз эңкейтүү пайдасыз. Туура дем алып – туура дем чыгарууну өздөштүрүү жолдорун тарбиялоодо, денени ар дайым түз кармай билүү зарылчылыгы абдан чоң мааниге ээ. Башкача айтканда – баштын түз турушу, женил ташталган жана артка багытталып бураалган (далы тарапка) ийиндер, арканын (*омурткалардын*) түздүгү жана ошол абалда курсактын ылдыйкы булчунунун (*табарсыктын үстү*) тартылышы дененин түз кармалышын тастыктайт. Булчундук же психологиялык кысымдардан арылуу үчүн, көнүгүү жасалып жаткан мезгилде студентке окутуучунун ар кандай буйрук берүү ыкмалары зыяндуу болуп саналат.

Студент дем тартканда ийиндерин көтөрүп, дем алуу органдарын кыспосу үчүн, эң алгач түз-тике, кысымсыз туруп, буттарын ийин аралыгынча ачып, колдор (*оң кол*) диафрагма менен ылдыйкы кабыргалар тушунда (*сол кол*) болуп, арканы түз кармоосу (*осанкана*) сунушталат. Ушундай абалда болуу менен бирге – өтө эркин, кыйналуусуз, тырышып-катьбай карманууга жетишүү керек. Ал эми дененин түздүгүн (*осанка*) кармай билбегендик – дем алуунун туура коюлуп жана туура пайдалануусуна залалын тийгизет. Туура эмес алышып, туура эмес пайдаланылган дем алуу кызматы – дененин түз болуусуна тоскоолдук туудурат. Ал гана эмес, түз тура албаган денедеги үн аппараттары тез чарчап, кесиптик үн ооруулары пайда болуу менен студенттин жалпы иштөө абалына терс таасир тийгизип, көнүл кош, кайдыгер, алсыздыкка түрткү берет.

Искусство менен маданият кызматкерлеринин, деги эле көркөм сөз өнөрпоздорунун кандай дем алышып, аны кантип пайдаланып жат-

кандыктарын – үнүнүн кооздугу, күчү, элпектиги жана сүйлөгөндөрүнүн (*дикциясы*) уккулуктуулугу, так жеткиликтүүлүгүнөн улам баамдоого болот. Туура жүргүзүлгөн дем алуу машыгуулары организмдеги жашоо абалынын туура өтүүсүн камсыздандырып, үн жана сүйлөө аппараттарынын чарchoосуна жол бербей, тескерисинче алардын ишмердүүлүгүн арттырып, үндү байытат.

Дем алууну эби менен этият пайдаланбаса, сүйлөөнү (*тилди*) жеңилдиктен, ачыктыктан (*даана*), күчтөн калтырып, ал гана эмес үн оорусун пайда кылат.

«Театр», «сахна тили жана көркөм окуу» – боюнча белгилүү мугалим Е. Ф. Саричова: «Актёрго, көркөм өнөрпоздорго ж.б. дем алууну пайдаланууда билгичтикти жана эрежелерди эсепке алууну талап кылган шарттарга душар болууга туура келет. Узун фраза, өнүп-өөрчүү күчү боюнча чоң жана кыйын монологдо, ыр сабында, комедиядагы же водебилдеги тез-женил диалогдордо, кыймылдар учурундагы (*жүгүртөндө, секиргенде, күрөшкөндө*) фехтование кыймылы менен бийлеп сүйлөөдө – ушулардын баардыгында тен бышык иштелип чыккан жана туура коюлган дем алуу талап кылынат. Аныз ырдын структурасы, фразадагы ойдун агымы, үндүн чыгышынын калыбы бузулат. Абаны ысырап пайдалануу, дем тартканда дем алуу аппараттарына күч келтирүү – көркөм сөз өнөрпозунун, актёрдун, студенттин абалына чыңалуу менен чарchoону пайда кылат»<sup>1</sup> – деп, кенеш берет.

Деги эле кыймылдуу (*басуу, чуркоо, бийлөө, жумуш жасоо, сууда сүзүү*) учурларында дем алуу көнүгүүлөрүн жасоо татаалыраак. Ошондуктан, адегенде кыймылсыз – турган, отурган, жаткан абалдагы дем алуу көнүгүүлөрүнөн баштоо керек. Андан кийин гана кыймылдуу машыгууларга өтүү зарыл. Мынтай системалуу машыгуулар керектүү, шарттуу рефлекстерди бекитет. Машыгуу мезгилинде дем алуу органдарынан барган сигналдар жогорку нерв иштемдерине, адамдын психикасына жагымдуу таасир этүү менен, анын маанайын, жасалып жаткан ишке карата мамилесин өзгөртөт. Дем алуу аппараттарынын анатомиясын, физиологиясын жана гигиенасын түшүнүп билүү – студенттер, өнөрпоздор учүн өтө зарыл.

Дем алуу менен үндүн байланышы өтө терен, тыгыз маанигэ ээ. Туура машыккан дем алуудан жааралган үн – шаңқылдаган, тунук,

<sup>1</sup> Саричева Е.Ф. Сценическая речь. – М: «Искусство», 1955. 87-88 б.

кооз, уккулуктуу, жанга жагымдуу үн болуп, андай үн – сүйлөгөн сөздөрдүн ачык-айкындыгын тастыктаган каражаты экени маалым.

Демек, студентти же кесипкөйбү – дем алуу менен тыбыштардын, үн менен дикциянын, артикуляция менен орфоэпиянын өз ара тыгыз байланыштары болуп, бирисиз экинчиси болбой тургандыгын билип-түшүнүүсү керек. Үзгүлтүксүз машыгуунун жардамы менен, дем алуу учурuna катышкан булчундарды (*курсак прессинин булчундары, диафрагма, кабырга аралык булчундары*) чындоо талап кылышат. Дем алуу көнүгүүлөрүнүн баардыгы сүйлөө үнүнүн катышуусу менен жасалат.

Турган, жаткан, отурган ж.б. кыймылдуу абалдагы машыгууларга алынган сөздөрдүн, сүйлөмдөрдүн кыска жана узун саптарына жараша тартылган демди туура бөлүштүрүп пайдалануу менен, узун фразанын айтылуу шарттарына карата кошумча (*атайы же табигый түрдө*) дем тартуу үчүн атайын иргелген көнүгүүлөр иштелип чыгат. Дем алууга ылайыктап дыкат тандалып алынган сөздөр, сүйлөмдөрдө – кыскача (*сандар, артикуляциялык тыбыштар, жеке сөздөр, макал-лакаптар, жасылмачтар*), күлкүлүү ангемелер (*калп-апыртмалар, Апендинин жоруктары*), – куюлуштуруулуп айтылган (*санат, санжыра, акыя, кичине жсана чоң эпостордон үзүндүлөр*), – ырлар (*поэзия, поэма жсана уламыштардан үзүндүлөр*), – жомок, монолог, прозалардан алынгын үзүндүлөрдүн жардамы менен машыгуулар жүргүзүлөт.

I-курстун студенттерине дем алуу менен үндүү жана үнсүз тыбыштарды бириктирип, жакындан таанып-билүүгө үйрөтүлүп, алардын айтылуу жана жазылуу эрежелери анализделет. Ошону менен бирге, алардын үстүнөн иштөө мезгилинде кездешүүчү сүйлөө аппараттарынын булчундарын керексиз, жасалма чыңалуулардан арылтуу, резонаторлорду, көкүрөк, ортоңку жана жогорку регистрлерди таза пайдалануу, угуу сезимдерин (*слух*) естурүү программалары өтүлөт. Тыбыштарды туура айтуда студенттер дененин, баштын, жаак, эрин, тил менен кекиртектин абалынын ыңгайлуу шарттарын өздөштүрүүсү керек.

Дем алуу көнүгүүлөрү менен үн көнүгүүлөрү I–III курска чейин үзгүлтүксүз иштелип келүүсү талапка ылайык. Машыгуунун убагында жасалып жаткан эки-үч көнүгүүдөн кийин булчундарды бошотуу

үчүн «эс алуу» позасын тартуулап, жыйрылган булчундарды бошотулган абал менен алмаштыруу, булчундардын кезектеги жыйрылуусуна зор өбөлгө түзөт. Бул абал дем алуу аппараттарынын чоюлгучтукун, кыймылдуулугун арттырып, дем алуу процессинин толук өнөкөттүү иштөөсүнө алыш келет. Көнүгүүлөрдө: *кыскача дем тартып-узакка дем чыгаруу (добуш, сан, сөздөр, ар кандай үн коштогон материалдар менен) – тыным.*

Дем алууну туура коюуда, мурун менен дем алууну өздөштүрүү өтө маанилүү болуп саналат. Дем алуунун бул түрү артикуляциялык жана дем алуу органдарына түздөн-түз он таасирин тийгизет. Алдын ала даярдоо иши болуп: бет, моюн, көкүрөк клеткалары, алдыңкы-арткы, ылдыйкы кабыргалар, бел, төмөнкү курсак булчундарына өздүк массаж жасалат. Өздүк массаж нерв рецепторлорунун ишин күчтөтүп, үн жаратуучу процессине түздөн-түз катышуу менен үн аппараттарын жылтырып, булчун кысылуусунун алдын алат. Үндүн катуулашын же акырындашын, темптин өзгөрүшүн, демдин узакка чыгышын, деги эле баардык диапазондордун көлөмүн баамдай турган мазмуундагы сөздөр пайдаланылат.

Туура ўюштурулган дем алуу машигуулары, организмдеги турмуштук процесстердин туура өтүшүнө, ошону менен бирге – сүйлөө жана үн аппараттарынын эркин, табигый жол менен иштөөсүн естүүрүгө жагымдуу шарт түзөт.

Театр өнөрүнүн реформатору К.С. Станиславскийдин системасында «актердук чеберчилик» курсу менен бир катар «сахна кеби жана көркөм окуу» курсу бирден бир орчуундуу орунду ээлейт.

Курстун ичинен «дем алуу» бөлүгү – артикуляция жана үн бөлүктөрүнүн негизги таяныч-күчү болуп саналат. Берилген окуу куралы «сахна кеби жана көркөм окуу» курсунун «дем алуу» бөлүгү боюнча толук маалымат берүү максатын көздөгөн практикалык алгачкы жолдомо болуп саналат.

## 1 ГЛАВА

## ДЕМ АЛУУ СИСТЕМАСЫ. МУРУН МЕНЕҢ, АРАЛАШ-ДИАФРАГМАЛЫК ДЕМ АЛУУ, ТОКТОП «ДЕМ КАРМОО» КӨНҮГҮҮЛӨРҮ

## § 1.1. Дем алуунун үстүндө иштөө

Дем алуу – сүйлөө (*дикция*) менен негизги үндүн (*сүйлөө үнүнүн*) физиологиялык негизи болуп эсептелет. Сүйлөө маданиятынын эң зарыл элементи да туура дем алууга байланыштуу.

Актёрдунбу, телерадио тармагында эмгектенген дикторлордунбу, акындар менен манасчыларбы, ырчылардыны же мектептерде иштеген мугалимдердинбى, дегеле көпчулук эл менен иш жүргүзөн чөйрөлөрдөгү кесипкөйлөрдүн, б.а. журналисттер, депутаттар, сот тармагындагылар, жетекчилик кызматтагылар жана башка ушу сыйктуу көптөгөн адистердин тилинин тактыгы, үндөрүнүн жагымдуулугу, күчү (диапазондук коодзудугу) жана эмоциялык жактан эллектиги түздөн-түз туура дем алууга байланыштуу болот. Ошондой эле алынган демдин туура пайдаланылыши, так-даана, чыйрак, ишенимдүү дикцияны жаратуунун негизинде айтылган сез аркылуу ой-максат ташка тамга баскандай жеткиликтүү, түшүнүктүү денгээлде угуучуга же көрүүчүгө жетет. Андыктан туура алынган демди туура пайдалана билүү ётө зарыл.

Айрыкча актёрлорго, көркөм окуу менен түшүктөнгөндөргө тиешелүү болгон узун фразаны, психологиялык оор жүктөгү улам та-таалданган эмоциялык юсушу бар монологдорду, ангеме, романдардан же кичи жана чоң эпостордон үзүндүлөрдү, поэзиялык чыгармаларды, комедия же водевил жанрындагы диалогдорду айттууда дene кыймылдары катышкан учурларда (*басууда, жүгүруудө, секириүүдө, күрөшүүдө, чабышууда, бийлөөдө, сойлон баратууда*), кесипкөйлөрдөн дыкат машигып, тапталган, так жана туура коюлган дем алуу процесси талап кылышат.

Андай болбогон учурда узун фраза айтылып бүткөнгө чейин со- зулган ой жүгүрттүдөгү үндүн, сөздүн күччүнүн бир калыпта жетки- ликтүү болуусу (*чыгуусу*), айрыкча поэзиялык чыгармалардын сти- листтик түзүлүшүнүн сакталышы бузулат. Кандай гана чыгармалар болбосун идеялык мазмуну, философиялык маани-манзызы толугу ме- нең жеткиликтүү берилбей калуу коркунучу бар.

Алынган демди тура эмес бөлүштүрүп пайдаланган учурда, кесипкөйдүн жан дүйнөсүнө ашыкча кысылууну, жагымсыз бир чар-чиону алыш келет жана дикциясынын начарлоосуна түргү берет. Ал эми тескерисинче, демди (*алынган абаны*) туура пайдалана билүү кандай гана кесипкөй болбосун, анын унүн, тилин (*дикциясын*) байтып, эң негизгиси ден соолугуна да жагымдуу таасир берет. Туура дем алыш, тура дем чыгарууну, башкача айтканда тартылган (*алынган*) абаны туура бөлүштүрүп пайдалана билүүнүн өтө зарылдыгын жогоруда атап өткөн кесипкөйлөр маани берип үйрөнүп, билип алышса зияны тийбейт деп айтмакчыбыз.

### Дем алуу системасы

Дем алуунун мааниси жашоодо өтө кымбат.

Ошондуктан аларга карообуз парз эң кылдат.

Дем албаса бир мүнөт – көз жумулат ошол замат

Дем алуу мүчөлөрүн жабыркатпай,

Адамдар кеп жашаса атаганат.

«Дем алуу бөлүгү жана жолу», –

– деп бөлүнөт дем алуу системасы.

– мурун көндөй, колко, коко, көмөкөй

– ошентип бөлүнүшөт алар жөп-жөнөкөй.

Жаралыптыр бул мүчөлөр караганда –

Колко мүчө он жана сол тарабында.

Дем алуу жолдорунун башталышы;

Мурун көндөй аркылуу дем алабыз.

Мурун көндөй аткарған кызматына

Окуп, көрүп өзүнүз таң калаарсыз.

Мурундуң ичиндеги майда түктөр,

Тазалайт мурунdagы абаларды.

Ал эми мурундуң ичиндеги бир топ нервдер,

Бир паска аярлабай жытты сезет.

Нымдантып бөлүп турат суюктукту,

Мурундуң ичиндеги майда бездер.

Орношкон үстүртөдөн өтө майда,

Жылтыкан абаларды кан тамырлар,


Мына ошентип татаал ишти аткарышат,

Адамды окугандада таң калтырат.

Мурунга кирген аба жылтыылат,  
Мурунга кирген аба нымдалышат.  
Мурунга кирген аба тазаланып,  
Ушундай татаал кызматты кыла алышат.  
Ошентип нымдуу, таза, жылуу аба,  
Көмөкөй, коко, колко, өпкөлөрдү,  
Илдеттөн мурун көндөй коргоп калат.  
Андан соң адамдын жатат көмөкөй ,  
Төрт – жетинчи моюн омурткалар тушунда,  
Көмөкөйдүн түзүлүшүнө карата,  
Ал мүчөнүн татаал иши ушунда.  
Кемирчектен жуп жалпы жараптырып көмөкөй .  
Аба өткөрүп, ун чыгып, сүйлөп турат көмөкөй,  
Өпкөгө тамак өткөзбөй, коргоп турат жөнөкөй.  
Аба жолу андан соң, коко делет андагы.  
Толук эмес шакекче, он алты – жыйырма сандагы.  
Кемирчектен жарапты, кызмат кылат а дагы.  
Узундугу коконун, сантиметр он эки,  
Өлчөм менен саналат.  
Көөндөнде колко мүчө жата алат.  
Он жана сол колколор,  
Көкүрөктүн төргүнчү омурткадан башталат.  
Дем албасак туура биз, өпкөлөр анда дарттанат.  
Дем алуу бөлүгүнө өпке кирет,  
адамга өмүр бою жашоо берет.  
Өпке жатат, көөндөн көндөйүндө,  
Көмүр кычкыл абаны сыртка сүрүп,  
Кычкылтекти денеге дайыма кийирип.  
Өпкөлөр жуп мүчөлөр деп аталат,  
Он өпке, сол өпке деп катар жатат.  
Өпкөдө тиричилик сыйымдуулук,  
3-5 мин куб сантиметр,  
Өпкөгө ошончолук аба батат.  
Боштукта эки өпкөнүн ортосунда,  
Кан тамыр кызыл өңгөч жана журек,  
Көөндөндүн көндөйүндө алар жатат.  
Дем алып он алты жолу ар мүнөттө,  
Адамда өзгөрүлбөс ушул сапат.

## § 1.2. Дем алуу системасы


### 1. Дем алуу системасы




1. Мурун көндөйү;
2. Ооз көндөйү;
3. Катуу тандай;
4. Мурун жуткуч;
5. Кулкундуун ооз бөлүгү;
6. Көмекей жапкыч;
7. Тил алдындағы сөөк;
8. Көмекей;
9. Кызыл өңгөч;
10. Коко;
11. Сол өпкөнүн чокусу;
12. Сол өпкө;
13. Колко;
14. Өпкө исиректери;
15. Өпкө исиректери;
16. Он колко;
17. Он өпкө;

### 2. Мурун көндөйү

1. Көмекей жапкыч;
2. Экинчи моюн омуртка;
3. Тил;
4. Угуу түтүгүнүн жуткуч көзөнөгү;
5. Жумшак тандай;
6. Катуу тандай;
7. Төмөнкү эрин;
8. Жогорку эрин;
9. Негиз сөөгүнүн конулу;
10. Мандай сөөгүнүн конулу;
11. Жогорку мурун жолу;
12. Жогорку мурун кабырчагы;
13. Ортонку мурун кабырчагы;
14. Ортонку мурун жолу;
15. Төмөнкү кабырчак;
16. Төмөнкү мурун жолу.




### 3. Өпкө



1. Коко;
2. Өпкөнүн чокусу;
3. Жогорку үлүшү;
4. а), б) – үлүш аралык жылга;
5. Төмөнкү үлүшү;
6. Он өпкөнүн ортонкү үлүшү;
7. Жүрөк оюгу;
8. Колко;
9. Коко тамыры;

### 4. Көмекөй

1. Көмекөй жаткыч;
2. Көмекөйдүн кире бериши;
3. Көмекөйдүн карынчасы;
4. Үн бугушу;
5. Үн көндөй;
6. Үн астындағы көндөй<sup>1</sup>.



Адам сүйлөбөгөн учурдагы дем алуу аппараты – дем чыгаруу мезгилинде өпкөдөгү көмүр кычыл газын айлана чөйрөгө бөлүп чыгарып, өпкөнү бошотот да, кайра дем алганда кислород менен камсыздайт. Өпкөгө 3–5 мин куб сантиметр аба батат, бир мунөттө он алты жолу дем алат.

Мындай дем алуу «физиологиялык» же «газ алмашуу функциясы» деп аталат. Ал эми сүйлөө учурунда ушул «Физиологиялык» дем алуу функциясына үн кошулат. Мындай дем алуу «Фонациялык» дем алуу деп аталып, башкача айтканда үн жаратуу функциясы катышат. Физиологиялык жана фонациялык дем алуу – бир нече маанилүү саптарына жараша бири-биринен төмөндөгүдей айырмаланышат.



<sup>1</sup> Козлянинова И. П. и Промтова И. Ю. Сценическая речь. Учебник. 5-е изд., испр. и допол. – «ГИТИС», М., 2009. 384–386.

Физиологиялык дем алуу	Фонациялык дем алуу
1. Адам табигый эрксизден дем алат.	1. Адам өз эрки менен дем алуу процессин жетектеп дем алат.
2. Дем алуу менен дем чыгаруунун узактыгы бирдей болот.	2. Дем алуу кыска, тез, ал эми дем чыгаруу жай болот.
3. Дем алуу процессинин тартиби: дем алуу – чыгаруу – тыным = дем алуу –чыгаруу – тыным.	3. Дем алуу процессинин тартиби: дем алуу – чыгаруу – (сөздүн айтылышына байланыштуу) – токтоо, дем алуу – чыгаруу (сөздүн айтылышына байланыштуу) – токтоо.

Сүйлөө үнүн коюдагы дем алуу машыгууларында, дем алуу процесси – мурун көндөйүү, көмөкөй, коко, колко, епкө жана ооздун көндөйүнүн булчундары өз ара тыгыз байланышта жана бири-бирине көз карандылыкта иштешет. Бул системанын бир эле звеносунун (тайпасынын) өзгөрүү абалы, мисалы, дем алуу булчундарынын функциясынын бузулусу – үн аппаратынын баардык ишмердигине теске-ри таасирин тийгизет. Ашыкча дем алуу – үн түйүндөрүнүн астына ашыкча чыңалууну пайда кылат да, үндүн өзүнө тиешелүү тембри жоголуп, жагымсыз болуп жана буул уп угулат. Ал эми тескерисинче, жеткиликсиз дем алуу үндүн күчүн, жагымдуулугун, уккулуктуушандуулугун жоготот.

Негизинен эле, епкөгө ашыкча дем алуу – колкодогу басымдын көбөйүшүнө жана епкөнүн кан айлануусунун бузулушуна же болбо-со епкөгө суу толуу дартына алып келет. Туура дем алууну өздөштүрүүдө сүйлөө процесси менен үн чеберчилигин өстүрүү үчүн атайын бири-биринен бөлүнбөгөн магышуулар жасалышы зарыл. Тилдик машыгуулар сөзсүз эле үнду чыгарып машыгуу менен чектелбейт. Туура дем алуунун үстүндө иштөө – тынч эле туруп туруу абалында гана болбостон, кыймыл-аракеттин учурларында да өтө пайдалуу. Атайын жогорку жана орто окуу жайларынданыгы, ошондой эле турмуштук кесипкөйлүкө байланышкан жеке курсардагы окутуу программаларынын негизин **3 тип:** көкүрөк, курсак жана аралаш-диафрагмалык дем алуу тартилтери түзөт.

Бул үчөөнүн бири-биринен кескин ажырымда болуусу мүмкүн эмес. Туура дем алуу учурунда бул дем алуу бөлүктөрү аздыр-көптүр болсо да бири-биринин иштөө процессине катышышат. Бирок, бир типтеги дем алуу аппаратынын булчундарынын ишин, башка бир типтеги дем алуу аппаратынын булчундарынын иштөө артыкчылыгынан бөлүп көрсөтүүгө мүмкүн экендиги байкалат.



1 – Өпкө; 2 – жүрөк; 3 – дем чыгаруу абалындағы диафрагма; 4 – дем тартуу абалындағы диафрагма; 5 – дем чыгаруу абалындағы көкүрөк стенкасы; 6 – дем тартуу абалындағы көкүрөк стенкасы; 7 – дем тартуу абалындағы курсак стенкасы; 8 – дем чыгаруу абалындағы курсак стенкасы.

**1-ден:** Көкүрөк дем алуусунда дем алуу кыймылдары көкүрөк клеткасынын ейдөңкү жана ортонку бөлүгүндө ишке ашат. Дем алуу чыналып, диафрагманын катышуусу начар болот да, дем алууда ийиндер көтөрүлүп, дем чыгарууда да ийин булчундарына күч келет. Ал эми курсак прессинин булчундары менен диафрагманын толук кандуу катышпоосунун айынан абаны узак жана бир калыпта чыгарууга жолтоо болот. Көкүрөк дем алуусу абаны ашыкча жутууга, сүйлөө үнүнүн толук кандуу дөнгөэлде жаралып чарчабай чыгуусуна тоскоолдуу кылат. Ошондой эле сүйлөө аппараттарынын эркин, элпек иштешине соң залалын тийгизет.

**Көкүрөк дем алуусу** – көкүрөк-аралаш диафрагмалык түрү. Жеке көкүрөктүн жардамы менен жасалчу дем алуу, дем алганда көкүрөк клеткалары көнөйип жана көтөрүлөт, дифрагма катышпайт, ичин алдыңкы стенкасы тартылат.

**2-ден:** Курсак (ичке) дем алуусунда дем алуу кыймылдаткычтарынын иши көкүрөк клеткасынын төмөнкү бөлүгүндө ишке ашат. Дем алууда диафрагма аябай төмөн түшүп, дем чыгарууда ал ейде көтөрүлөт. Курсак дем алуусунун бир эле жакшы жагы – тез жана женилдигинде. Ал эми бул дем алуу тибинин процессине көкүрөк клеткасынын жогорку жана ортонку бөлүктөрүнүн начар катышыши

сүйлөө учурунда тыбыштардын начар айтылышына көмөк берип, алардын даана угулушуна залакасын тийгизет.


Дем алуунун бул эки тибинин тек турмуштагы сөздөрдү өз дөңгээлинде жеткирүү үчүн зарыл болгон сүйлөө үнүнүн өсүшүнө, диапазондорунун эркин ачылышына зиянын тийгизет. Демек, сүйлөө үнүнүн өстүрүлүшүнө мүмкүнчүлүк түзүлбөгөн шарттарда, айтылып жаткан тыбыштардын жана алардан куралган сөздөрдүн жетпей калуу абалына да шарт түзүүлөрү шексиз болот.

**Курсак дем алуусу** – курсак аралаш – дифрагмалык дем алуу түрү. Дем тартканда көкүрөк катышпайт, дифрагма ылдый түшүп, диафрагманын башкаруусунда курсак алдыга чыгат.

**3-дөн:** Арапашма-диафрагмалык (*толук*) дем алуу турмушта дени сак, сындуу адамдарда байкалат. Бул дем алуунун тиби башка дем алуу типтеринен- баардык дем алдыруучу булчун эттеринин толук иштөөсү менен урунтуу айырмаланып, көкүрөк клеткасынын булчундары менен курсак прессинин бир мезгилде функцияланышын камсыздандырат. Толук туура дем алганда көкүрөк клеткасы узунуна, туурасына жана ошол эле мезгилде алды-артына карай көнээт. Эң жакшысы, арапашма-диафрагмалык дем алуу тиби сүйлөө үнүнүн туура коюлушунун да бирден бир негизи болуп эсептелет.

**Арапаш-диафрагмалык дем алуусу** – ылдыйкы кабырга арапаш-диафрагмалык дем алуу түрү. Дем тартканда көкүрөк катышпайт. Ылдыйкы кабыргалар көнөйип, диафрагма алдыга чыга ылдый түшөт, курсак да аяр алдыга чоюлат.

Эң башкысы – бул дем алууну туура коюунун үстүндө иштөөдө эң оболу дененин түз-сындуулугун жөнгө салуудан баштоо керек. Сындуулук бул – баштын түз абалда болуусу, азыраак түшүрүлүп жайылган ийиндердин артка берилиши, далы менен арканын түздүгү, көкүрөктүн аз-маз алдыга жүткүнгөн абалы жана курсактын (*ичтин*) ылдый жагынын женил тартышы болуп саналат. Бул учурда дене



1) Курсак дем алуусу

2) Диафрагмалык дем алуусу

3) Көкүрөк дем алуусу

кысынып-кыйналбай эркин, бошон абалда болуусу зарыл болуп эсептөт. Психологдор, шылкыйп бош ташталган баш жана бүкүрөйөңкөйгөн дала – чабалдыктын, өтүмсүздүктүн, өзүнө-өзү ишенбөөчүлүктүн белгиси деп эсептешет.

Ал эми туура, түз кармалган денелер бул – чыйрактыктын, ар кандай ишке тез, тартынбай киришип, андан жакшы тыянак чыгаруу мүмкүнчүлүгү бардыктын белгиси дешет. Туура кармалбаган (алынып жүрүлбөгөн) дененин сыны эң алды дем алуу процессинин бузулушуна, үндүн туура, таза, жеткиликтүү чыкпоосуна өбөлгө түзөт. Дененин түз, туура эмес кармалышындагы омурткалардын бузулушунун, ошону менен бирге эле жүлүндүн кысылуусунун залаасы бүткүл борбордук нерв системасына терс таасириң тийгизип, үн аппаратынын тез чарчашибынан улам, адистик үн оорулары пайдалот. Бул оору үндүн тез чарчашибын, дененин талыкшуусунан улам кош көнүлдүлүктүү жаратат. Ушундай абалдардан улам денени туура сындуулукка тарбиялоо бул – туура дем алуунун үстүндө иштөөнүн бирден бир негизги милдети экендигин айгинелеп турат.

Эми дем алуу учурундагы көмөкөй, алкым менен артикуляциялык аппараттардын ишине көз салып көрөлү. Сүйлөөдө же болбосо кеп салууда биз баамдагандай сөз дем алуу менен бирге үндүн жана артикуляциялык аппараттардын бирдиктүү тыгыз байланыштарынан улам даана айтылуусун билебиз. Бул процесс борбордук нерв системасы аркылуу башкарылып, камсыздандырылат.

Артикуляциялык аппараттар – алкым ичиндеги жана сырткы артикуляциялык органдар болуп экиге бөлүнөт. Сырткы артикуляциялык органдары (жасак, эрин, тил) менен көндөйүнүн ичиндеги (алкым, жумшак таңдай, каттуу таңдай, тилдин түбү) органдарынын туура, тыгыз байланышып иштөөсү дем алуу процессин женилдетет. Жумшак таңдайдын көтөрүлүүсү диафрагма менен курсак процессинин булчундарынын тонусун күчтөт, ал эми жумшак таңдайдын өтө түшүүсү бул тонусту начарлатат. Ошондой эле туура эмес дем алыш туруп, ички алкым артикуляциялары менен сырткы артикуляциялык байланышкан машыгуу алкымдын иштөөсүнө тескери таасириң тийгизет. Дем алуу процессин бир гана тынч туруп-турруу абалындагы эмес, ар кандай абалдык кыймылдардагы машыгуулардын таасири күчтүү болот. Бул учурда дем алуу аппараттары эң татаал иш атка-

рышат. Мисалы, чалкадан жаткан көнүгүүлөрдө курсак булчундарын кыскартуу үчүн күч жумшалат. Көмкөрөдөн жатып жасалган көнүгүүлөрдө кабыргалар жана көкүрөк клеткасынын иши кыйындайт. Отуруп жасалган көнүгүү учурунда курсак дем алуусу кыйындап, кабырга арасына дем алуу көбөйт.

Алгачкы эң пайдалуу дем алуу көнүгүүлөрү болуп, түз турруу абалындагы көнүгүүлөр эсептелет. Бул абалда көкүрек клеткалары менен кыр арка ( позвоночник) сөөгүнүн бир тарапка эркин кыймылдай алышына ылайыкташкан абалдагы көнүгүүлөрдү жасоо туура болуп эсептелет. Ошондуктан, бир орунда туруп-турруу көнүгүүсүн иштеп чыгып, андан кийин туруп турган, отурган, жаткан абалдагы дем алуу көнүгүүлөрүнөн баштоо керек. Андан соң динамикалык дем алууга карата ар кандай кыймылдагы машыгууларга өтүүгө болот.

Эң маанилүү шарт – бул дем алуунун үстүндө иштөөдө кесип-көйдүн жалпы эмоциялык абалы чоң мааниге ээ. Машыгууну каалбоочулуктан же туура эмес түшүнүп машыгуунун негизинде тез чарchoодон улам, эпке-жөнгө келбестик абал, терс эмоциянын булагы болуп саналып, ошонун кесепетинен ал адисти ооруга дуушар кылышы мүмкүн. Тескерисинче, машыгуулар ырахаттанууну, женилдикти сезүүнү жаратып, ал адистин сүйлегүсүн, ырдагысын, кайрадан да кайталагысын келтириши зарыл.

Ар бир адамдын организми бир бүтүмдүүлүктен турат. Нерв системасынын таасирленүүсүнүн негизинде бардык органдар тыгыз байланышта иштейт. Машыгуу процессинде тиешелүү органдардын булчундарынан мээгэ сигналдар барат. Ал жерде ошол сигналдардын жардамы аркылуу жаңы шарттуу рефлекстер пайда болуп, барып-бaryп мурунку жана кийинки рефлекстер да бекемделет. Алгачкы машыгуудагы олдоксон, ишенимсиз, коомай эпсиз кыймылдар бара-бара иштелип чыгып – ишенимдүү, ийкемдүү эптуү көнүмүш кыймыл боло баштайт. Ошону менен биргэ эле бара-бара дем алуу жана артикуляциялык абалдар дагы улам эпке келип, дээрлик дасыккан көнүмүш түрдө аткарылып калат.

Туура дем алгандан жаралган шарттуу рефлекстердеги сигналдар, жогорку нерв системасынын ишмердигине, кесипкөйдүн психикасына жагымдуу таасир этишип, анын маанайын, курчап турган дүйнөгө көз карашын, дегеле жашоого болгон мамилесин жана эң негизгиси

кесиптик деңгээлин кескин өзгөртүп өстүрөт. Мындай абалдардын жаралышы айрыкча, атайын кесиптик окуу жайларындагы окуп жаткан башталгыч курстардын студенттери үчүн эн керектүү болуп саналат.<sup>1</sup>

### **§ 1.3. Дем алуу процессине катышкан булчундарга жасалуучу өздүк массаж**

Өздүк массаж теринин үстүнкү катмарына сүйлөө аппаратынын былжыр чегине он таасир берүү үчүн жасалат. Өздүк массаждын максаты – ушул органдардын иштөөсүн жакшыртып, булчундарынын кысылуусунан бошотуу болуп эсептелет. Сүйлөө аппараттарынын кыймылдаткыч татаал булчундары менен байланышкан көптөгөн нерв точкалары беттин, моюндин, көкүрөк клеткасынын, курсактын терисине жакын жайгашкандыктан бул массаж ётө керек. Өздүк массаждын бир нече түрлөрү бар. Алардын эн керектүүсү жана ондай жасалуучу эки түрүн пайдаланабыз. Булар: **гигиеналык-сылап жасалчу жана вибрациялык-каккылап жасалчу** массаждар.

**Сылап жасалчу гигиеналык** массажда териге жакын жайгашкан нерв точкалары жакшы иштей баштайт. Ал эми вибрациялык – каккылап жасалчу массажда теренирээк жайгашкан нерв точкалары даярдалып, кызытылат. Дагы да болсо өздүк массаждар нервдерди тынчтып, булчундардын чарчоосун алып салып, чыйралтат.

**Сылап жана каккылап** жасалчу массаждарын жасоодо «үн толкундарын» жаратуу үчүн жумшак-тешикчилик, ж, з, в жана сонорлук, м, и, р, л үнсүз тыбыштары алынат. «Үн толкунунун» агымы үн аппаратынын ички бетин массаждоо менен кызыл өнгөчтүн, көмөкөйдүн, мурундин булчундарына таасир этет.

**Гигиеналык-сылап** жасалуучу массажды адегенде үн чыгарбай, андан кийин үнсүз иргелген тыбыштар аркылуу үн кошуп жасоо керек.

**Гигиеналык каккылап** жасалчу массажды адегенде эле үн менен жасоо талапка ылайык.

<sup>1</sup> Козлянинова И. П. Сценическая речь. Учеб. пособие. – «просвещение», М., 1976. 1386.

Массаж жасалып бүткөндөн кийин кысылган булчундардын бошошкон иш абалын текшерип көрүү керек. Ал үчүн кайсы бир текстерди: сөз, макал-лакап, чакан фраза, бир куплет поэзиянын айтылышы менен текшерилет.

**Өздүк массаждын** машигуусу атайдын билими бар кесиптик даярдалган окутуучунун байкап көз салуусу менен башталып, бара-бара кесипкөйдүн, студенттин өз алдынча ар күнү эртең менен – үйдөбү, иштеби, сабактабы – жасоосу менен машигуусу зарыл. Жогорку курстарда же кызмат үстүндө өздүк массаж – сабакабы, репетициягабы же иш баштоогобу, бир saat калганда жасоо пайдалуу болот. Эгерде иш же сабак мезгилинде булчундардын кысылуу же болбосо чыналуу абалы сезилсе анда танапис, антракт учурунда өздүк массаждарды жасоо талапка ылайык болоору шексиз.

### **Өздүк массаждын жалпы эрежелери**

1. Өздүк массаж жасала турган жер жана жасай турган кол таза болуусу зарыл.
2. Массаждаган колдун кыймылдары лимфатикалык жана веналык тамырлардын багыты (*жүрүшү*) боюнча жасалат.
3. Массаждалчуу булчундар бош, жыйрылбаган абалда болуусу зарыл.
4. Массаж жай, үзүлбөй жасалат.

### **Гигиеналык (сылап) жасалчу өздүк массаждар**



**1. Чекеге массаж.** Чекенин ортосунан баштап кулакка чейин эки колдун манжаларынын учу (*жаздыкчалары*) менен сылоо аркылуу жасалат. Массаж 4–6 жолу кайталанат.



**2. Үстүнкү бетке массаж.** Эки колдун манжаларынын учу (*жаздыкчалары*) менен мурундуң кырынан (*ортосунан*) кулактарга чейин сыланат. Массаж 4–6 жолу жасалат.



**3. Ортоңку бетке массаж.** Эки колдун жаздықчалары (учу) менен мурундуң эки таноосунун түбүнөн кулакка чейин сыланат. Массаж 4–6 жолу жасалат.

**4. Үстүнкү жана алдыңкы эринге массаж.** Кезек менен бирде үстүнкү эриндин үстү жагын, бирде астыңкы эриндин астын жагын эки колдун (учу) жаздықчалары менен эриндердин ортосунан ооздун кычыгына чейин массаждайбыз. 4–6 жолу кайталанат.



Ээктин ортосунан кулакка чейин адегендө манжалардын үстү менен кайра алакан менен ээктин ортосун көздөй сylайбыз. 4–6 жолу.

#### **5. Ылдайкы жаакка массаж.**

Эрин кымтылган. Тилдин учу менен тиштин этин чыйрак басып, ондон солго, солдон онго, үстүнкү жана астыңкы тиштин эттерин сырт жагынан жалоо керек. Массаж 4–6 жолу жасалат.

**7. Катуу тандайга массаж.** Эриндер жарым ачык. Тилдин учу менен үстүнкү мандай тиштен баштап катуу тандай аркылуу алкымга чейин чыйрак сүртүп барып кайра ордуна келүү керек. Массаж 4–6 жолу кайталанат.

**8. Моюнга массаж.** а) алдыңкы моюнду (*тамакты*) бирде он, бирде сол кол менен өйдөдөн ылдайга сylайбыз да ээкти кошо камтып алуу менен ылдай түшөбүз. 4–6 ирээт жасайбыз. б) эки кол менен моюндуң желке бөлүгүнүн ортосунан эки колтукка чейин сylайбыз. 4–6 жолу. в) моюндуң каптал жагын башты бирде онго, бирде солго буруп моюндуң каптал жагын сylайбыз. 4–6 ирет жасалат.



**9. Курсака массаж.** Курсактың ылдайкы бөлүгүнөн өйдө карай сааттын жебесинин багыты боюнча 4–6 жолу жасайбыз.

**10. Кабырга ортолук булчундарына массаж.** Көкүрөк клеткасын эки кол менен белден ылдай алдыны көздөй, андан кийин өйдө, артка, башкача айтканда айланта сылап массаждайбыз.

**11. Аркага массаж.** Эки кол менен (*кезек менен*) арка жакты сылайбыз. Белден өйдө далыга чейин, кайра тескерисинче, далыдан белгे чейин массаж жасалат. 4–6 жолу кайталанат.

### **Вибрациялык (каккылап) үн менен жасалчу массаж**

1. Эки колдун манжаларынын жаздықчалары менен чекенин ортосунан кулака чейин каккылап массаждайбыз. Бир эле мезгилде сонорлуу үнсүз **м** тыбышын үн менен үзгүлтүксүз созуп, алынган демди аягына чейин чыгарабыз. 4–6 жолу кайталайбыз.

2. Эки колдун манжаларынын жаздықчалары менен беттин үстүңкү бөлүгүн мурундуң кырынан (*ортосунан*) мурун көндөйүнүн бағыты менен кулакка чейин каккылап массаждайбыз. Бир эле мезгилде **м** же **и** сонорлуу үнсүз тыбыштарын үн менен үзгүлтүксүз созуп, оозду ачпай, мурун аркылуу дем чыгарабыз. Көнүгүүнү 4–6 жолу кайталайбыз. Ушул учурда мурунчул **м**, **и** үнсүздөрдү айтууда аба эркин, шыдыр чыгыш үчүн мурун көндөйү ачык болот, ал эми у үндүү тыбышын айтууда аба кенээт.

3. Оң колдун сөөмөйү менен оң таноону басып, сол таноо аркылуу дем алабыз да, ошол эле замат сол колдун сөөмөйү менен сол таноону басып туруп, **м** тыбышын созо үн чыгаруу менен бирге он таноону оң колубуздун сөөмөй жаздықчасы менен каккылап аба агымын чыгарабыз. 4–6 жолу кайталайбыз.

4. Сол колдун сөөмөйү менен сол таноону басып, оң таноо аркылуу дем алабыз да, ошол эле замат он колдун сөөмөйү менен он таноону басып, **м** үнсүз тыбышын созо үн чыгарып, сол таноону сол колдун сөөмөй жаздықчасынын жардамы менен каккылап аба чыгарабыз. 4–6 жолу.

5. Эки таноо менен тең дем алыйп, демди чыгарууда **м** үнсүз тыбышын үзгүлтүксүз созо үн чыгаруу менен эки колдун сөөмөйлөрүнүн жаздықчалары менен эки таноону бир эле мезгилде каккылап массаждоо менен абаны чыгарабыз. 4–6 ирээт кайталоо зарыл.

6. Бир колдун (*оң кол, сологой студент сол колу менен*) манжаларынын жаздықчалары менен үстүңкү эриндин үстү жагын каккылап массаждоодо эки таноо менен тең эркин дем алыйп, демди чыгарууда тешикчил, эринчил **в** үнсүз тыбышын айтуу менен үндү үзгүлтүксүз

созуп жасайбыз. Эскертуү, в тыбышын айтууда аба агымы эркисизден алдыга үстүңкү тишке багытталат. Бул көнүгүү деле 4–6 жолу кайталанат.

7. Бул көнүгүүдө да бир колдун манжаларынын жаздыкчалары менен алдыңкы эриндин асты жагын каккылап массаждоодо, бир эле учурда алдыңкы тешикчил, тилчил з үнсүз тыбышын үндүн жардамы менен аба чыгарабыз. Эскертуү, з үнсүз тыбышын айтууда аба агымы алдыны көздөй, астыңкы тишке багытталат. 4–6 жолу.

8. Кезек-кезеги менен, адегенде оң кол андан кийин сол колдордун манжаларынын жаздыкчаларынын жардамы менен көкүрөк клеткаларынын үстүңкү бөлүгүн каккылап массаждоодо, бир эле мезгилде алдыңкы тилчил, тешикчил ж, же сонорлуу м тыбышын үндүн жардамы менен созо аба чыгарылып жасалат.

9. Эки алакандын кырлары менен көкүрөк клеткаларынын ылдайкы каптал бөлүгүн каккылап массаждоодо, бир эле учурда сонорлуу мурунчул м үнсүз тыбышын үндүн жардамы менен созуп, абаны чыгарабыз. Көнүгүүнү 4–6 ирет үзбөй жасоо керек.

10. Оң колдун манжаларынын жаздыкчаларынын жардамы менен ылдайкы курсак булчундарынын, ал эми сол колдун кыры менен (бармактын үстү жагы) сол жаккы арткы кабыргаларды каккылап массаждасак, кайра тескерисинче колдорду алмаштырып кайталоо менен, бир эле мезгилде эки жолу тең сонорлуу м тыбышын үндүн жардамы менен каккылап абаны чыгарабыз. 4–6 жолу жасайбыз.

11. Бир эле мезгилде эки колдун тең алакандары менен далыны жана арткы кабыргалар аралык майды булчундарды уучтоо жолу аркылуу (колдордун канча жетишинче) массаждайбыз, ошол эле мезгилде сонорлуу м тыбышын үндүн жардамы менен созо абаны чыгарабыз. Көнүгүү 4–6 жолу кайталанат.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Козлянинова И. П. Сценическая речь. Учеб. пособие. – «просвещение», М., 1976. 259-260 б.

## **§ 1.4. Мурун менен дем алууну өздөштүрүү үчүн машыгуулар**

1. Ооз ачык. Мурун менен дем алыш, кайра эле мурун аркылуу чыгаруу. Дем 10–12 санга чыгарылат.

2. Дем алууда эки таноо тең кеңээт. Дем чыгаруу учурунда таноолор алгачкы абалына келишет. Бул машыгуу 4–6 жолу кайталанат.

3. Оң таноону манжа менен жаап (*басып*), сол таноо менен дем тартылат да, сол таноону сол манжа менен басып, кайра оң таноодон дем чыгарылат. Андан соң сол таноону сол манжа менен жаап (*басып*), оң таноо менен дем тартылат да, кайра оң таноону оң манжа менен басып дем чыгарылат. Ушул эки абалды кайталаган көнүгүү кезек менен 4–6 жолу жасалат.

4. Дем алынганда тез, женил, добушсуз таноолор аяр, акырын кеңээт. А дем чыгарууда, дем алуудагыга салыштырмалуу дем жай жана узагыраак чыгып, таноолор акырындап алгачкы абалына келет. Бул көнүгүү дагы 4–6 жолу кайталанат.

### **Мурун менен дем алуу машыгууларында пайдаланылуучу ар кандай кыймылдардын жардамы менен жасалчу көнүгүүлөр**

1. Баш түз. Дене түз, эркин отурабыз. Башты солго буруп, мурун менен дем алабыз. Алынган демди жай чыгаруу мезгилинде башты акырын, жумшак кыймыл менен онго баштапкы абалына алыш келебиз. Ошону эле оң жака буруп, кайталайбыз. 10 жолу жасайбыз.

2. Мурун менен дем тартууда башты артка таштап, желкеге тийгизип өйдө жакты карайбыз. Кайра демди мурун аркылуу чыгарып, акырын алгачкы абалга келебиз. 10 жолу кайталайбыз.

3. Алгачкы абал – туруп турабыз. Колдор бош – түшүрүлгөн, ооз эркинче ачык. Мурун менен дем тарткан учурда эки кол эки капиталга ачылат. Ал эми абаны жай темпте мурун менен чыгарууда – колдор алгачкы абалдарына келишет. 4–6 ирээт кайталанат.

4. Алгачкы абал – туруп турабыз. Колдор түшүрүлүү, ооз эркинче ачык. Мурун менен дем алыш, кайра чыгарабыз. Дем тартып жаткан

мезгилде бир бутту артка жылдырып буттун башына коёбуз да эки колду өйдө карай көтөрөбүз. Кайра дем чыгарууда бут да, кол да өз-өз орундарына келет. 4–6 жолу жасалат.

5. Алгачкы абал – түз турабыз. Тез, элпек гана кыймыл менен эки кол өйдө көтөрүлүп, манжалар кайчылаштырылып, алакандар өйдө бурулат. Эми мурун менен дем алган учурда дene эркин, элпек эки буттун учун гана туруп, болушунча өйдө тартылат. Ал эми демди чыгарууда колдор капиталга жай түшүрүлүп, буттар да өз орундарына келет. Көнүгүү 4–6 ирээт кайталанат.

6. Алгачкы абал – отурабыз. Эки кол белде. Мурун менен дем тартканда чыканактар артка тартылат. Демди чыгарууда алдыга эңкейип, колдор эки тизеге коюлат. Дем алуу менен дем чыгаруу мурун менен аткарылат. Көнүгүү 4–6 жолу кайталанат.

7. Алгачкы абал – туруп турабыз. Мурун менен чолок дем алууда колдор эки капиталга жайылат. А дем ооз аркылуу кыска гана **х** тыбышын айтту менен чыгат. Демди чыгарган учурда эки ийин колдор менен кучталат. Көнүгүү 3–4 жолу жасалат.

8. Мурун менен дем алабыз. Демди мурун аркылуу чыгарып жатып башты солдон – онго айландырабыз. Тескерисинче, башты ондон солго айландырып көнүгүүнү кайталайбыз. Бул 4–6 жолу жасалат.

9. Мурун менен дем алабыз. Кайра демди мурундан чыгарып жаткан учурда ийиндерди 3–5 жолу көтөрүп жана түшүрөбүз. Көнүгүү 5 жолу кайталанат.

### § 1.5. Дем алуу аппараттарынын булчундарын машиктыруу. Аралаш – диафрагмалык дем алууну өздөштүрүү

Машыгуунун бардык эле түрлөрүнө үзгүлтүксүз булчун чыңалуулары кандай керек болсо, толук дем алуу машыгууларында булчундардын чыңалуусу менен алардын бошонушунун кезектешип түрүсүсүн солдан зарыл болуп эсептелет. Мындай үзгүлтүксүз машыгуулар булчундарды чоюлгуч, ийилгич кылып ашыкча чыңалуудан бошотуп, жагымсыз чарчоолордун алдын алат. Мейли үйдөбү, иш орундарында, сабактык аудиториянда, 2 же 4 көнүгүү жасап, булчундарды сөзсүз түрдө бошотуп алуу керек. «Эс алуу машыгууларын» туруп, отуруп жасоого болот. Бардык эле дем алуу көнүгүүлөрүн жа-

саардын алдында көнүгүү жасалчу жайды шамалдатып алуу зарыл болот. Антпесе, жабык жердеги абада газдалган заттар болгондуктан, алар адамдын организмине терс таасирин тийгизет. Бардык жасала турган көнүгүүлөрдү эртең мөнөн же иш күнүнүн ортосунда жасоо талапка ылайык болот.

Кандай гана көнүгүүлөр болбосун жатып, туруп же отуруп жасай турган «эс алуу машигуусуна» атайын бир бүтүн позаларды алуунун кереги жок. Аркага же көмкөрөдөн жаткан учурларда булчундардын боштугун жана жумшактыгын биз моюндун, ийиндин, колдун манжаларынын, тизе менен тамандын булчундарынын бош болуусунан улам аныктайбыз. Бул мезгилде айрыкча курсак (*иҷ*) булчундарына маани берүү зарыл. Алар диафрагманын күчтүү булчундарынын негиздери-нен болуу менен, экөө биргелешип, үндүн чыгуусуна таяныч болуп беришет. Абаны үндүн жардамы менен чыгаруу мезгилинде булчун-дардын керектүү ченемин так билүү зарыл. Абаны катуу түртүп чыга-руу үн байланыштарын кысып, жагымсыз чолок үндү жаратат.

Машыгуу гимнастикаларынын баары, мейли дем алуунунбу, үндүнбү, жумшак, үзгүлтүксүз жасалышы керек. Ал эмес, тез жасалчу көнүтүү болсо да ушул эрежени сакташ керек. Курсак булчундарынын пресси, машыгып жаткан адамдын түзөлүүсүнө, б.а. туура осанканы сактоо менен бирге, үнгө зияны тиер ашыкча дем алуусуна шарт түзбөйт. Андыктан ичин ылдый жагын кантип жана качан тарта билүү өтө керектүү. Буга мисал кылып төмөнкү көнүгүүлөрдү көлтиребиз.

а) Түз турабыз, буттар ийиндер аралыгынча ченемде ачылат. Ичин ылдай жагы тартылып, жамбаш булчундары бекем кысылган. Эми мурун менен женил жана тез дем алабыз. Кымтылган эриндердин ортосунда жараган ичке тешикче аркылуу абаны жай чыгарып, 1–10 чейин, 1–12 чейин, 1–15ге чейин үн чыгарбай санайбыз. Ар бир сандарга көнүгүүнү өз алдыларынча кайталайбыз. Бул көнүгүүдө ата-йын жасалган дем алуу процесси төмөндөгүдөй өтөт:

ры ақырындык менен бошонот. Мунун баарын башкарған – ылдайкы курсак (иң) булчундары болуп саналат. Башкача айтканда, атайдын жасалчу дем алуу процессин кыскача айтсак:

– ичин ылдай жагы тартылат, жамбаш булчундары кысылат да, мурундан кыска дем тартылат, аба жай үнсүз саноо менен чыгат. Булчундар бошонуп, эс алуу үчүн кыска тыным жасалат. Эстен чыгарбоочу нерсе – ылдайкы курсак булчундары менен жамбаш булчундарынын жыйрылуулары адамды эркисизден түзөлүүгө, ийиндерди эркин, женил артка таштап, башты түз кармоого мажбур кылат. Бул көнүгүүнү бир нече ирээт кайталоо керек.

б) Студда отурганда, жамбаш булчундарын бекем жыйрабыз: мурун менен дем тартабыз жана ақырындык менен эрин аралык ичке тешикче аркылуу абаны чыгарып, 1–10, 1–12, 1–15, 1–20 сандарын үнсүз санайбыз. Ар бөлөк жасалган көнүгүүлөрдөгү ар бир сандардан кийин сөзсүз түрдө булчундарды бошотобуз. Негизги көнүлдү ичке агым менен чыгып жаткан абага бурабыз. Демдин чыгышы канчалык узак болсо, абанын ичке агымы ошончо курч болот. Бул көнүгүүнү 3–4 ирээт кайталагандан кийин, абаны эркин, жумшак өз убактысында чыгарып калгандан соң, санды үн менен санап жасоого болот. Бирок, санды жумшак, эркин, кыйкыrbай саноо зарыл. Көнүгүүнү бир нече ирет дем чыгаруу тынымынан кийин кайталаш керек.

### **Ушул негизде дем алуу көнүгүүлөрү шарттуу түрдө төрт группага бөлүнөт:**

1. **Кыймылсыз дем алуу көнүгүүлөрү.** Бул көнүгүүлөр тынч абалда: жатып, отуруп же бир орунда туруп турганда жасалат. Бул көнүгүүлөрдүн максаты – курсак прессинин булчундарынын ишкердүүлүгүн арттырып аралаш – диафрагмалык дем алуунун техникасын туура өздөштүрүп, ошону менен биргэе дем алуу жана дем чыгаруунун байланыш ритмин жөнгө салуу болуп эсептелет. Мындай дем алуу көнүгүүлөрүн күндө аудиторияда, ишканада гана эмес, үйдө да аткаруу керек. Жатып жасалчу көнүгүүлөрдү эртең менен түра электе, а кечкисин уктаар алдында жасоо сунушталат.

2. **Динамикалык дем алуу көнүгүүлөрү.** Булар атайдын тандалып алынган кыймылдуу көнүгүүлөр болуп эсептелет. Динами-

калык көнүгүүлөрдүн максаты – толук, аралаш – диафрагмалык дем алуу менен курсак прессинин булчундарынын толук иштешин дем алуу жана дем чыгаруу мезгилиндеги эрежелерин бекемдөө болуп саналат.

3. **Күнүмдүк турмушта машигуу** – Басып баратканда, тепкич менен чыгууда жана кээ бир иш аткаруу учурларында жасалат. Мынданай машигуунун максаты – дем алуу учүн атайын өтүлгөн сабактардагы үйрөтүлгөн нерселерди пайдалануу жана бекемдөө максатында болот.

4. **Тексттерди окуу жана сөздөрдү сүйлөөдөгү машигуу** – алдынагы келтирилген (*көрсөтүлгөн*) машигуулар учурнадагы дем алуунун баардык ықмаларын пайдалануу максатында алынат. Бул маанилүү машигуунун максаты – окула турган тексттин жана сүйлөнө турган сөздөрдүн мазмунуна, сүйлем түзүлүшүнө, грамматикалык жана логикалык тынымына, эмоциялык денгээлине карата алынган демди (абаны) бөлүштүрө билүү болуп эсептелет. Ошол себептүү колдун, буттун, баштын жана дененин кыймылдары катышкан – жатып, отуруп, туруп, басып жасалчу – көнүгүүлөр атайын алынган, берилген тапшырмаларга жараша түзүлөт.<sup>1</sup>

### Отуруп жасалчу көнүгүүлөр

1к. Алгачкы абал – буттар бирге коюлган, колдор стулдун эки жагынан кармалат. Дем алууда тизелер өйдө көтөрүлүп, дene өзгөрбөгөн абалда, түз. Дем чыгарууда – 1–2–3 сандарын үн чыгарбай саноо учурнда тизе ордуна келет. Буга удаа эле 4–12 с. чейин үн менен санап дем чыгарабыз. Ийин чегиндеги булчундар бош болуусу зарыл. Сан аяктап баратканда колдор бошоп ылдый түшөт. Көнүгүү эс алуу паузасы менен жыйынтыкталат.

1а. Алгачкы абал жогорудагыдай толук кайталанат. Бирок, дем чыгарууну сандардын жардамы менен эмес, с үнсүз тыбышынын сыйбызғыган добушунун (*1–12 санга чейин*) чыгышы аркылуу аткарылат.

<sup>1</sup> Козлянинова И.П. и Промтова И. Ю. Сценическая речь. Учебник. 5-е изд, испр. и допол. – «ГИТИС», М., 2009. 391-б.

16. Жогорку көнүгүүнү толук жасоо менен абанын чыгуусун зм үнсүз тыбыштарынын кошулмаларын пайдалануу аркылуу үндүн жардамы менен ишке ашырабыз. Булардын аткарылышы 4–6 жолдон жасалат.

2к. Алгачкы абал – эки бут бирге, колдор төмөн, бош турат. Дем алганда – эки кол белде, буттардын учунан таянып акырын эңкейебиз, бирок ошол эле маалда ийиндер түз, бел бүгүлбөйт. Ал эми дем чыгарууда – үнсүз 1–12ге чейин эс тутумда саноо менен баары алгачкы абалга келет. Эс алуу тынымдан кийин кайра 4–6 жолу кайталайбыз. Жогорку көнүгүүлөрдүн баарын тен 4–6 жолдон жасоо зарыл.

2а. Жогорудагы көнүгүүнү толук кайталоо менен, дем чыгарууну с үнсүз тыбышын пайдалануу жолу менен ишке ашырабыз.

2б. Ошол эле көнүгүү – дем чыгарууда – зм үнсүз тыбыштарынын кошулмасынын жардамы менен да жасалат. Үндүн жардамы менен.

3. Алгачкы абал – буттар алдыга сунулуп – бирге. Колдордун манжалары кайчылашып желкеге алынат. Эки чыканак алдыга сунулуп, бири-бирине тийишип турат. Дем алганда – колдор ордуна, чыканактар эки жака кенен ачылат, ийин – түз, көкүрөк – кен керилет. Дем чыгарганды – үнсүз, эс тутумда 1ден 12ге чейин саноо менен жай кыймылда эки колду буттун учунан жеткиче сунуу абзел. Булчундар бошотулуп, кайра алгачкы абалга келебиз. Эс алуу тынымы.

3а. Учунчү көнүгүүнүн аткаруу шарттарын толук кайталап, с тыбышынын жардамын пайдаланып дем чыгарабыз.

3б. Ошол эле көнүгүүдөгү дем чыгаруу процессине зм үнсүз тыбыштарынын кошулмасын үндүн жардамын пайдалануу менен аткарабыз.

4. Алгачкы абал – эки бут бирге, колдор белгө алынган. Дем алганда – эки кол капталга сунулуп ачылат, буттар учунан коюлуп, тизе көтөрүлөт. Ал эми дем чыгарууда эки кол ийиндерди кучактап, булчундар толук бошогондон кийин алгачкы абалга келет. Дем чыгарууда үн чыгарбай, эс тутумдун жардамы менен 12 ге чейин саноо жана с, зм үнсүз тыбыштарын пайдалануу жолдору менен ар бир учурда тен 4–6 ирээттен жасалат.

## Туруп жасалчу көнүгүүлөр

1. Алгачкы абал – буттардын аралыгы аз-маз ачык, колдор бош ташталган. Дем алганда – колдор желкеге коюлуп, далылар түз кармалып, женил эңкейүү керек. Ал эми дем чыгарганда – колдор капиталга түшүрүлүп, далылар түзөлүп, дene алгачкы абалга келет. Дем чыгаруда адегенде үн чыгарбай 15, 18, 20га чейин санап, кайра көнүгүүнү кайталаганда үндүн жардамы менен санап жасалат. Көнүгүүлөр 4–6 жолу кайталанат.

2. Эки кол белде, согончоктор биргэ, буттун баштары бир аз ачык. Мурун менен дем алып, ал эми дем чыгарууда – согончокту ажырат-пастан жай отуруп, 10го чейин саналат. Өйдө турганда мурун менен терең дем алынат. Көнүгүүнү 4–6 жолу кайталап, андан соң эс алуу тынымы жасалат.

3. Алгачкы абалда буттар биргэ, колдор өйдө көтөрүлүп, манжалар кайчылаштырылган. Дем алууда – алакандарды өйдө карата бурултуп, буттун башына турабыз. Бул учурда колдор, дene өйдө тартылып, а ийиндер көтөрүлбейт. Дем чыгарууда – үн чыгарбай, акыл менен 12,15,18ге чейин саноо менен колдор жай түшүрүлүп, буттар алгачкы абалга келет. 4–6 жолу кайталанып, эс алуу тынымы жасалат.

За. Жогорку көнүгүүнү толук кайталап дем алуу менен, дем чыгаруу мезгилинде алынган сандардын ордуна дм үнсүз тыбыштарынын кошулмасы пайдаланылат. Бул да 4–6 жолу.

4. Алгачкы абал – буттар аз ачык коюлган, колдор капиталга бош ташталат. Дем алганда – буттарга жарым отуруп, колдор алдыга сунулат. Бир эле учурда эриндердин кысылуусунан пайда болгон тешикчеден ачылып чыккан абанын жардамы менен 12,15,18ге чейин үн чыгарбай эс тутум аркылуу саналат. Денеге эс алуу тынымы берилип, кайра 4–6 ирээт кайталанат.

4а. Көнүгүүнү толук аткарылышын кайталоо менен, дем чыгаруу учурунда сан ордуна дм үнсүз тыбыштарынын кошулмасы алынат.

4б. Көнүгүү жогорку көрсөтүлгөн эреже менен жасалат. Дем чыгарууда сандарды үн менен, кайра үнсүз саноо аркылуу ишке ашат. Көнүгүүлөр үзгүлтүксүз 4–6 жолу жасалат.

5. Бул көнүгүү жогорку көнүгүүгө окшош, айырмасы, дем алуу мезгилиндеги колдор капиталдарга сунулуп, дем чыгарууда да капиталдарга түшүшү. Калган эрежелер толук ошол бойdon сакталат. 4–6 жолу кайталанат.

6. Алгачкы абал – буттар бирге, колдор капиталда. Дем алганда – колдор өйдө көтөрүлүп, алакандар бири-бирине караган, он бут учун артка жылат. Дем чыгарууда – үн чыгарбай эс тутум менен 15, 20га чейин санап, колдор алакандары жогору караган абалда жай түшөт. Бут алгачкы абалына келет. Көнүгүүнү экинчи ирет кайталаганда он буттун ордуна сол бут артка коюлат, калган эреже толук сакталат. Көнүгүү 4–6 жолу жасалат.

6а. Көнүгүү берилгендей толук жасалып, бир гана дем чыгарууда сан ордуна дм үнсүз тыбыштарынын кошулмасы пайдаланылат. Адат-тагыдай эле 4–6 ирет кайталанат.

7. Басуу аркылуу жасалуучу көнүгүү: буттар бирге, колдор бош ташталган. Дем алууда – тизеден бүгүлгөн бир бут көтөрүлөт. А дем чыгарууда – мугалим берген ритмде (*ритм алакан чабуу менен берилет*) басылат. Дем чыгарууда – басуу үстүндө 15, 18, 20га чейин үнсүз саналат. Баса баштаганда буттар менен бирге колдор шилтепет. Дем чыгып бүткөндө кол, бут токтоп эс алуу тынымы жасалып, көнүгүү толук кайталанып, экинчи ирет дем чыгарууда 15, 18, 20 сандары үндүн жардамы менен саналат.

7а. Жогорку көнүгүү толук кайталанып, дем чыгаруу жаңылмач, чакан (*1–2 куплет*) поэзиянын жардамы менен ишке ашырылат. Эки көнүгүү тен 4–6 жолу жасалат.

8. Чүркоонун жардамы менен **көнүгүү жасоо**. Дем тартууда – тизеден бүгүлгөн бут көтөрүлүп, дем чыгарууда – мугалим берген ритмде бир орунда чүркоо:

а) үнсүз 20, 25, 30га чейин саноо;

б) 15, 20га чейин үнсүз санап – анан токтоп, сандардын уландыла-рын үндүн жардамы менен калган абанын жетишинчелик санга чейин саналат;

в) жаңылмач жана төрт сап поэзия айтуу сунушталат. Көнүгүүлөр бир нече ирет кайталанат.

### Жатып жасалчу көнүгүүлөр

1. Алгачкы абал – чалкадан жатып (*килемченин устүндө полдо, диванда жаздыксыз, түз*), колдор капталда жатат. Дем алууда – жамбаш менен ийиндерди жерден үзбестөн, далы-кабыргалар женил ийилип көтөрүлөт. Дем чыгарууда – баары алгачкы абалга келет, аба эриндер аралыгынан сызылып чыгып 10го чейин саналат да, моюн, ийин, кол, бут булчундары бошотулган соң, кайта мурун менен дем тартып: ГМММ-ГМММ-ГННН-ГНН үнсүз тыбыштарынын кошулмаларын созуп үндүн жардамын пайдаланбыз. 4–6 жолу кайталанат.

2. Дем тартканда колдор чыканактан бүгүлөт. Чыканактар менен согончокторго таянып, арка ийилип, жамбаш жерден көтөрүлөт. Дем чыгарууда 10го чейин санап, баары алгачкы абалга келет; булчундар бошонот да, кайра мурун менен дем тартылып: ГММ-ГНН-ЗММ-ЗНН үнсүз тыбыштарынын кошулмаларын үн чыгарбай созуп айтабыз. Көнүгүү 4–6 жолу жасалат.

3. Алгачкы абал жогорудагыдай. Дем мурун аркылуу алышып, а дем чыгарууда буттар жай үзгүлтүксүз кыймыл менен өйдө көтөрүп, анан тизени ичке бекем кысып, бүгөбүз да, 10–12–15ке чейин саналат. Бул дем чыгаруу бүтөөр менен кайра дем тартылат да, тез бирок, үзгүлтүксүз кыймыл менен өйдө көтөрүп, кайра алгачкы абалга келет. Булчундар бошотулат. Көнүгүү 4–6 жолу кайталанат.

4. Алгачкы абал – көмкөрөдөн жатабыз, колдор баштан өйдө, буттар бирге. Дем алганда – колдор көтөрүлүп, баш женил гана артка тартылат, бел ийилип, буттар көтөрүлөт. Демди чыгарууда – колдор эркин, бош баштын жанына коюлат; моюндуң, колдордун, ийин, бут,

белдин булчундары бошонгон абалда болуп; **б, д, г, ж, с, м, н** жана – **бмм, дмм** үнсүздөрүнүн кошулмаларын үндүн жардамы менен созуп айтылып, 4–6 ирет кайталанат.

Жатып жасалчу көнүгүүлөр курсак пресси менен бел булчундарын машыктырат, б.а. аралаш – диафрагмалык дем алууга толугу менен катышкан булчундарды машыктырат. Бул көнүгүүлөрдү үйдө – төшөктө, диванда же килемче төшөлгөн полдо, ал эми сабак убагындагы жекече машыгууну атайын төшөлгөн маттарда жасоо абзел. Колдун кыймылдары баштан бийик эмес болгон көнүгүүлөр, көкүрек клеткаларынын төмөнкү бөлүгүнүн жана диафрагманын дем алуу функцияларынын иштешин жакшыртат. Ал эми колдор белге коюлган учурдагы көнүгүүлөр епкөнүн жогорку бөлүгүнүн иштешин жөнгө салат. Колдор капиталга созулуп, алакандар өйдө буруулуп жасалган көнүгүүлөр, дем алуу мезгилиндеги кабыргалар аралык булчундарды ирээттүү иштетип, демдин жай, үзгүлтүксүз чыгышына жардам берет. Отурган, жаткан, туруп турган абалдагы буттун кыймылдары болсо, курсактын, диафрагманын жана белдин булчундарын бекемдейт.

Ушундай эле максаттарды дененин ар түрдүү: энкейген, чалкалаган, бүгүлүп-түзөлгөн жана эки капиталдарга бураалган көнүгүүлөрү дагы аткарылат. Курсак булчундарынын чыналуусу курсак ичиндеги басымды күчтөтүп түздөн-түз диафрагманы машыктырып, өзүнө жооп кайтарууга мажбурлайт. Ал эми баскан, бир орунда чуркаган жана отуруп-туруу учурундагы машыгуулар буттун кесек булчундарын катыштырышат. Ылдыйкы шыйрактардын кесек булчундарынын тынымсыз жыйрылуусу көп сандагы кандын жүрүшүн катыштырып, ошону менен биргэ жогорку дем алуунун жолдору менен байланышкан жерлердеги топтолуп туруп калган кандардан бошотот. Мындай кыймылдар толук кандуу дем алууну жана мурун аркылуу эркин дем алууну бекемдейт. Ал эми баш менен моюнду айлантуу кыймылдары – үстүнкү дем алуу жолдоруна жакын жайгашкан булчундардын иштөөсүн жакшыртат. Ал көмөкөйдүн жанындагы булчундардын ашыкча чыналуусун алып салып, епкөнүн жогорку бөлүгүнүн кан айлануусун жөнгө салат.

## § 1.6. Аралаш – диафрагмалык жана мурун менен дем алуу көнүгүүлөрүн туура өздөштүрүү үчүн жасалчу машыгуу-көнүгүүлөрү

Эң оболу жөн эле табигый жол менен дем алууну бекемдөө абзел. Дем алуу жана дем чыгаруу механизми табиятыбызда автоматтык жол менен иштейт. Бирок аларды каалагандай кылып башкарса да болот. Дем алуу көнүгүүлөрүн системалык түрдө кайта-кайта кайталап жасоонун натыйжасында алар баш мээ тамырларын убактылуу кыжырланткандастан дем алуунун мүнөзүн, ритмин, терендигин өзгөртүүгө шарт түзүлөт. Ан үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү пайдаланабыз:

**1. Көнүгүү: «Табигый дем алууну бекемдөө»** – дene түз, эркин, туура осанкада турабыз. Он колду диафрагманын булчундарынын иштөө кыймылын көзөмөлдөө үчүн пайдалансак, сол колду ылдыйкы кабырга (*алдыңкы, арткы*) булчундарынын кыймылдарын көзөмөлдөөгө пайдаланабыз. Ал үчүн баш бармак алдыңкы кабыргалар булчунуна коюлса, төрт манжалар арткы кабырга булчундарынын туура иштөөсүн текшерет. Оболу алынган аба калдыгынан үйлөө (*ушкүрүү*) жолу менен бошонобуз да, мурун менен дем алабыз. Демди (*абаны*) диафрагмада отуруктاشтырып (*акыл сезими менен*) кармал туруп, акырын эриндердин жыйрылып үйлөөсүндө, угулаар-угулбас добуш менен чыгарабыз да, абанын калдыгынан тез бошонобуз.

Бул процесс төмөнкү графикте көрсөтүлгөн.

Бошонуу	Аралаш-диафрагмага дем алуу	Дем алуу таянычын кармоо	Дем чыгарууда	Бошонуу
1-дегенде калдых аба үшкүрүк мүнөзүндө денеден чыгарылат.	1-дегенде мурун менен дем алынат. Ооз жабык болот.	1-деген-де дем таянычы кармалат. Ылдыйкы курсак булчуну тартылат.	Жай (от үйлөө имитациясы менен) аба чыгарылат. Эриндер чала кымтылып, тешикче пайда болот.	Ичте калган аба калдыгынан бошонуу. Дене толук бошонуу абалга келет.

Бул көнүгүү бир нече жолу кайталанып жасалат. Жай, эркин абалда.

## 2-көнүгүү: «Шам өчүрүү»

№	Бошонуу	Дем алуу	Дем кармоо	Дем чыгарууда	Бошонуу
1	1 санга	1 санга	1 санга	Шам алыс – чыканак сунулуп кармалат. Жай эрин тешикчеси аркылуу 1ден 8ге чейин созулуп абаны үйлөп шам өчүрүлөт.	1 санга калдык абадан бошонуу.
2	1 санга	1 санга	1 санга	Шам орто – аралыкта чыканак орточо бүгүлүп кармалат. Жай эрин тешикчеси аркылуу абаны 1ден 5ке чейин созултуп шам өчүрүлөт.	1 санга калдык абадан бошонуу.
3	1 санга	1 санга	1 санга	Шам жакындан – чыканак толук бүгүлүп, 1 санга абаны тез үйлөп шам өчүрүлөт.	1 санга калдык абадан бошонуу.

## 3-көнүгүү: «Гүл саткан дүкөн»

Өзүндү гүл саткан дүкөндөмүн деп сез. Дүкөндүн ичи ар түрдүү гүлдөрдүн жытына толгон. Кайсы гүлдүн жыты өзгөчө – ашыкча жылттанып жатат? Ошол гүлдү тап! 1,2,3 жолу изде. Ушул учурда дем алуунду байка. Демди жай, тынч, терең алуу керек. Эч кандай добушсуз эле таноолордун кенеиши менен абанын агымы тартылат. Эгер дем алганда добуш угулса, демек, аба тез тартылып жатат. Дем алып жаткан учурда керек жытты табууга аракеттенгиле. Колдорду ылдыйкы кабыргаларга (белден өйдөрөөк) коюп, ал эми бармактар арткы кабыргаларга коюлуп, дем алган учурда көкүрөк клеткаларынын кыймылын колдор сезиши керек. Ал клеткалар кенеигенде, кол-

дор да алар менен бирге канталды көздөй кеңеет. Байкагыла: көкүрөк клеткалары өйдө көтөрүлбөстөн, канталга кеңейиши абзел.

Эгер ийиндер менен көкүрөк клеткалары өйдө көтөрүлүүсү байкалбаса, демек, туура, терең дем алуу диафрагманын жана кабырга аралык булчундарынын жардамы менен ишке ашканын билдириет. Терең дем алуу учурунда ушуларды сезгенден кийин гана көңүлүнөрдү бирдей, жай, узак «ах...» – деп, демди чыгарганга бөлгүлө. Көнүгүүнү бир нече ирет кайталап жасоо керек.

#### 4-көнүгүү: «Тешик топ»

Чыканактар бүгүлүп, көкүрөк тушта (*алдыда*) чоң резина тобун кармап турам деп сезгиле, б.а. актёрдүк мастерствооду «буюмсуз этюд» көнүгүүсүн чагылдырат. Топто тешик бар. Аны эки кол менен кыса баштаганда желдин чыгып жаткан добушу угулат. Бул демди чыгаруу мезгилиндеги көрүнүш болуп эсептелет. Ал эми дем алган мезгилиnde мурун аркылуу дем тартылып, топко ағылып кирип толо баштагандай сезим менен чыканактар жайылып, колдор канталдарга ачылганынан улам далылар бири-бирине тийишкен абалга келишип, топ толот. Эми кайрадан абаны чыгаруу процесси башталып, эриндер алдыга созулуп, эрин тешикчеси аркылуу абаны үйлөө менен бирге эле, бир кылка «cccccc...» үнсүз тыбышынын добушунун жардамы менен, топту эки алакандар абдан жай темпте кысып жүрүп отурушуп, кошулушуп калышат. Чыканактардын жай бүгүлүшүнөн топтон чыгып аткан абанын каршылыгы сезилип, эң акырында баардыгы баштапкы абалга келип, алынган аба да чыгып, диафрагма, кабырга аралык булчундар бошонгон абалда болушат. Көнүгүү учурунда кол булчундары чыңалуусуз, кысылбаган абалда болуп үн чыгаруунун жардамы менен жасалышы да мүмкүн. Көнүгүүнү шашпай бир нече жолу кайталап машигуу зарыл.

#### 5-көнүгүү: «Насос»

Көнүгүүгө эки студент катышат. Бир студент «Чоң үйлөтүлүүчү топ», экинчи студент ошол топту үйлөй турган «Насос». «Топ» болгон студент денеси бош, бүрүшүп, тизеси жарым-жартылай бүгүлүп,

моюну, колу, башы бош салаңдаган абалда болот. Денеси алдыны көздөй ташталып, эңкейиңки. Экинчи студент (*насос*) эки колунун жардамы менен иштеп жаткан насосту чагылдырып иштете «с» үнсүз тыбышынын добушун чыгаруу аркылуу, биринчи студентке (*топко*) жел толтуруу үчүн үзгүлтүксүз үйлөнөт. «С» тыбышынын добушунун жардамы менен абанын берилүүсүнүн негизинде «топ» (*биринчи студент*) ал абаны мурдуунун жардамы менен соруп алуу аркылуу чоюла (*үйлөнө*) баштайды, б.а. «топ» (*биринчи студент*) акырындап де-не-башы түзөлүп (*семире баштагандай*) чынала, **12–15** санга чейин саноонун негизинде толук үйлөнгөн топко айланат да калат. Башкача айтканда:

- 1) – **3 санга «с»** тыбышынын добушунан (*абанын үйлөнүүсүнөн*) улам тизеси түзөлүп буттун турушун ишке ашыраса;
- 2) – **3 санга «с»** тыбышынын добушунан (*абанын үйлөнүүсүнөн*) улам дененин түзөлүүсү;
- 3) – **3 санга «с»** тыбышынын добушунан (*абанын үйлөнүүсүнөн*) улам моюн, баш түзөлсө;
- 4) – **3 санга «с»** тыбышынын добушунан (*абанын үйлөнүүсүнөн*) улам эки колдор кенен керилип капиталдарга ачылат. Бул 4-процесс үзгүлтүксүз илээшип жасалат. Экинчи студент (*насос*) үйлөгөнүн токтотуп «топтон» (*биринчи студент*) күч менен «ппшшшшшшшш...» үнсүз тыбыштарынын кошулма добушунун жардамы аркылуу абаны чыгарат да, кайрадан алгачкы абалына келип калат. Бул көнүгүүдөгү дем алуу жана дем чыгаруу процессине далы, жамбаш, шыйрак, та-ман булчундары катышат. Студенттер ролдорун алмашуу жолу менен көнүгүү бир нече жолу жасалат.

## 6-көнүгүү: «Тажаткан чиркей»

Эки колдордун алакандары бир-бирине караталып сунулуп көкүрөк алдында. «Бир» дегенде үн чыгарбай мурун аркылуу терен дем алынып бир эле мезгилде тез арада эки кол болушунча капиталга жыйылат. Андан кийин жай аба чыгаруу менен колдорду бири-бирин көздөй жылдырып, алакандарды кезигиштиребиз. Эми көнүгүүнү «з3з-з» үнсүз тыбышынын добушун кошуу аркылуу ишке ашырабыз. «Бир» деген санга терен дем алып, колдор капиталга сунулат (*жайы*-

лат). Аба чыгарууда ызылдап тажаткан чиркейди өлтүрүү үчүн «з» үнсүз тыбышын айтуу менен шашпастан (*алакандарды*) колдорду бириктиreibиз. Себеби, чымын колдор тез кошулууга жумшалган аба кыймылын сезип калса – учуп кетет. Андыктан жай, өтө аяр, аны чоочутпастан кармап алуу зарыл. Мындай максат колдордун кыймылын жайларат да, аргасыздан демди чыгаруу темпин жай агылтып азайтат. Ошол себептен табигый дем кармоо таянычы пайда болот. Чиркейди өлтүргөндөн кийин гана (*алакандар табышкандан соң*), дем алуу булчундарынын толук эркиндиги (*бошонуусу*) пайда болот. Көнүгүүнү адегенде жекече, андан кийин группа менен жасоо керек. Кайталап жасоо өтө пайдалуу.

### **7-көнүгүү: «Отун жаруу» (демди тез чыгаруу көнүгүүсү)**

Буттардын аралыгы ийиндердин аралыгынча ачык, колдор түшүрүлгөн. Балтаны эки кол менен кармап баштан жогору көтөрүп жатып, бир эле мезгилде женил жана терең дем алабыз да, ооз аркылуу тез, толук дем чыгаруу менен бирге ылдый көздөй тез эңкейип, колдорду түшүрөбүз, б.а. балта менен отун жарган сяктуу. Кайра түзөлүп колду көтерүүдө терең дем алабыз жана отунду «чабуу» менен «бир» – деп, аба чыгарабыз. Көнүгүүнү адегенде ооз аркылуу үнсүз демди чыгаруу жолу менен жасасак, экинчи жолу «бир» деген санды (сөздү) үндүн жардамын пайдаланып жасалат. Андан соң эки түрдү кезек менен 4–6 жолу кайталоо зарыл.

### **8-көнүгүү: «Чарчоо» (дем кармоо үчүн көнүгүү)**

Буттардын арасы ийин аралыгындай ачык, колдор бош ташталган. Дем алууда буттардын башына туруп, колдор өйдө көтөрүлөт. Дем бир аз кармалат да, «ух!»- деп денени төмөн карай бош таштоо менен бир порция дем чыгат. Толук өйдө түзүлбөгөн абалда болуп, дагы мурунку порцияга кошумча үч жолу пружина сяктуу: «ух-ух-ух!» – деп, үч мертем эңкейип абанын калгандары чыгарылат. Дем чыгып бүткөндөн кийин кайра баары алгачкы абалга келет. Дем алуу жогорудагыдай эрежеде алынып, ал эми дем чыгаруудагы эреже улам өйдө болууга аракет берет. Ар бир бошошууда абанын порция менен

чыгуусу да байкалат, аба аяктаганда кайра баары биринчи көрүнүшкө келет. Бул көнүгүү курсак булчундарын, дene эркиндигин жана фонациялык дем алуу жолун машыктырат. Көнүгүүнү бир нече ирет кайталао талапка ылайык.

### **9-көнүгүү: «Ооруу» (моюн булчундарынын эркиндиги)**

Дем алабыз. Демди чыгарууда баш жай, женил, бош ылдый ийилет, б.а. көкүрөккө кулап калган сыйктуу, андан кийин оң жака, артка, солго, алдыга; дем алганда көтөрүлөт, а дем чыгарганда кайра алдыга ташталат да, жай, онго, артка, солго жана алдыга айландырылат. Моюн абдан бош, башты кармай албайт. Көнүгүү эркин – ийиндин, моюндун бошонуу менен жасалып жатканын текшериш үчүн, дем чыгарууда «з, ж, н» үнсүз тыбыштарын айтуу сунушталат. Үндүн туура, эркин, үзгүлтүксүз чыгышы моюн, ийиндин бош экендигин далилдейт.

### **10-көнүгүү: «Алсыздык» (дененин айлануусу)**

Дем алабыз (*мурун менен*). Дем чыгарууда – дene алдыга, онго, артка, солго, кайра алдыга ташталат. Дем тартканда – дene өйдө көтөрүлөт. Ушул абалдагы көнүгүүнүн демди чыгаруусунда: с, з, ш, ж, ф, н, м үнсүз тыбыштарынын жардамын пайдаланабыз. Ар бир кайталаганда бир тыбышты айтуу менен дем чыгарып көнүгүүнү кайталайбыз. Дененин толук бош болуусунда – баштын, колдун эркин кошо айлануусу бирге болуусу зарыл.

Бирок, бут денени бекем кармап турат. Демек, дененин белден жогору жагы гана бош ташталып айлантылат. Бул көнүгүү капитал булчундарды, курсак булчунун жана дененин, моюндун, кекиртек булчундарын машыктырып чыйралтат.

Көнүгүүнү кайталоолордо: **зыым, жаш, сиз, шарф, мен** – деген сыйктуу кыска сөздөрдү пайдаланууга болот. Албетте булар дем чыгаруу процессинде пайдаланылат.

Жогоруда берилген көнүгүүлөрдү фонациялык дем алуусунун даярдануу же алгачкы этабы катары кабылдоо керек. Ал эми сүйлөө процессиндеги дем алуу жана дем чыгаруу татаал көрүнүш болот. Ал

ар кандай ағымдарга баш ийип (*сөздөрдүн тобуна карата тынымдан – тынымга чейин*), сөздөрдүн маанисине, анын узундугу, кыскалыгы, же тездиги, жайлалыгы жана татаалдыгы, жөнөкөйлүгүнө жара-ша болот.

Кээде үнү жакшы адамдардын деле сүйлөгөнүнен интонациясы, тынымы, маани-манзызы, ритм-темпи жетишсиз болгондугунан угуу-чуларга эч кандай таасир бербегени байкалат. Көп учурларда үндүн угулуу ченеминен четтеген: күчсүз-алсыз, кырылдаган, кыйкыр-ган, чыйылдаган, корулдаган, кышылдаган, үзүлүп-кеシリп чыккан, муунган, какаган, титиреген, угулаар-угулбас, мыңкылдаган (*муур-дан маңқаланган*), етө жабык, бир тондо, чырылдаган үндөрдү угуу-га болот. Мунун эн негизги себеби: сүйлөө дем алуусун туура эмес пайдалануудан улам, үн жана сүйлөө аппаратынын булчундарынын ашыкча кысылуусу болуп саналат.

Адамдын бардык чыгармачылыгында, айрыкча сүйлөө мезгилини-де дем алуу менен физикалык жана психологиялык процесстеринин тыгыз байланышта болоорлугу белгилүү. Дем алуу аппараты жана анын бардык булчундары адамдын өзү менен бирге «жашайт», адам менен бирге «угат», «көрөт», «кабылдайт», «баалайт», «ойлонот», «сезет» да, үндү жана сөздү «ожаратат». Коңшу бөлмөдө эмне болуп атканын ынтаа коюп укула. Угуп атам деп атайлап эле аракеттенбе. Дем алуу кандай болуп атканын байкагыла! Ал процесс дагы сага ок-шоп тыңшап, андып калат: дем алыш, дем чыгаруу абдан аяр, тынч, тез-тез.

Эгерде абдан терең көнүл бөлүнсө, дем алуу да секундага токтоп калат, бирок ушул мезгилде абдан эркин отуруу керек. Кол, бут, ийиндер, бет, моюн бош. Уккула да дем алгыла! Организмиңер эмне болуп атканын байкагыла, дем алыш, дем чыгаргандан башка дагы кандай учурду сездинер? Дем алган кезде өпкөгө аба киргенде көкүрөк клет-касы кенең жөцил көтөрүлөт, заматта түшөт да, дем чыгып токтоп ка-лып, кичине тыным болуп, кайра дем тартуу зарылчылыгы жаралат.

Ошентип бири-биринин артынан бирдей ритмде дем алуу про-цесси: дем алуу, дем чыгаруу, эс алуу (*токтоп калуу*) кайталанат. Дем чыгаргандан кийинки эс алуунун эсебинен улам дем чыгаруу узагы-раак болот. Сүйлөө убагындагы дем алуу – тынч турган убактагы дем алуудан айырмаланат: дем алуу дем чыгаруудан кыска болуп, дем ал-

бай токтоп калуу эми дем чыгаргандан кийин болбой, дем алгандан кийин аткарылат. Мына мунун өзү фонациялык дем алуу болуп эсептелет, б.а. терен, кыска дем алыш, узагыраак дем чыгарууну тарбиялаш керек. Фонациялык дем алуу – бул жагымдуу, уккулуктуу үндүн түзүлүшүнүн негизи болуп саналаары шексиз.<sup>1</sup>

### § 1.7. Токтоп «дем кармоо» үчүн машыгуу көнүгүүлөрү

Көркөм окугандар, актёрлор, лекция окуган кесипкөйлөр, журналистер, мугалимдер, дикторлор, дегеле эл алдына чыгып сөз сүйлөө менен алектенген адамдар – дем алуу аппараттарын бекемдеп күнүгө машыгып туруулары зарыл. Андан алар туура, так, маани-маңызы жеткиликтүү сүйлөй билүү учурундагы дем алууну ёстурот, дем алуу рефлексин бекемдетип, чыгып жаткан үндүн сапатын узакка чейин сактоого жардам берет. Көнүгүүлөрдүн негизги максаты – бул ичин түз булчундары менен диафрагма зонасында түйүлүүлөрдү болтурбай, ал булчундардын күчүн бекемдейт. Жай жана терен дем алуу туура, так сүйлөө үчүн өтө зарыл болуп эсептелет.

#### Дем кармоо жана демди үн чыгарууга даярдоо

Бул процессти аткаруу үчүн төмөндөгүдөй абалдардагы көнүгүүлөр жасалса жакшы жыйынтык чыгарылат.

1. Дем чыгаруу: – демди чыгарууда мүмкүн болушунча диафрагманын дем алган учурундагы абалын узагыраак кармоо менен бирге ылдыйкы курсак булчундары жактан ичти жана ейде көздөй жасалган женил басымды сезүү керек. Көнүгүү отуруп жасалат.

2. Биринчи көнүгүүдөгүдөй эле туруп турган абалда жасалат. Тулку-бой түз, көкүрөк – жайык, ич – тартылган, баш – бош эркин абалда болот. Жогорку көнүгүү толук кайталанат.

3. Жогорудагыдай эле, бирок стулга отуруп жасалат (*түз отуруп, көкүрөк – жайык, ич – тартылган абалда*).

4. Туруп турган абалдагы диафрагмалык дем алуу: демди тартуу менен бирге эле колдор көтөрүлөт, чыканак бүгүлүп, колдун манжалары ийиндерге тийип турат, дем чыгарууда колдор түшүрүлөт.

<sup>1</sup> Савкова З. Как сделать голос. – «искусство» М.; 1960. 18-25 б.

5. Түрүп турган абалдагы диафрагмалык дем алуу: демди тартуу менен бирге колдор ийиндердин бийиктик денгээлине чейин көтөрүлүп, дем чыгаруу учурунда түшүрүлөт.

6. Түрүп турган абалдагы диафрагмалык дем алуу: дем алуу мезгилинде – бир эле учурда колдор баштан өйдө көтөрүлөт; демди чыгарууда ылдый түшүрүлөт. Бул көнүгүүлөрдүң кайталап жасоо пайдалуу болот.<sup>1</sup>

### 1-көнүгүү: «Дем кармоо»

Дем алуу	Токтоп дем кармоо	Дем алуу	Токтоп дем кармоо	Дем алуу	Дем чыгаруу
1-2-3 санга санап дем тартуу	1-2 санга кармап ток- топ туруу	4-5-6 санап дем тартуу	1-2 санга токтоп, кармап туруу	7-8-9 са- нап дем тартуу	Алынган демди бош, эркин чыгарып салуу

Көнүгүүнү 5–6 жолу кайталоо талапка ылайык.

### 2-көнүгүү: Сандардын жардамы менен жасалчы «дем кармоо» көнүгүүлөрү

Дем алуу	Дем кармоо	Акырын дем чыгаруу	Бошонуу	Дем алуу	Дем кармоо	Шыбырапсаноо	Толук үн менен саноо	Бошонуу
8 санга	4 санга	15 санап	Эркин	1 санга	1 санга	10 санга	25 санга	Эркин
6 санга	3 санга	18 санап	Эркин	1 санга	1 санга	15 санга	30 санга	Эркин
4 санга	2 санга	24 санап	Эркин	1 санга	1 санга	18 санга	35 санга	Эркин
2 санга	2 санга	28 санап	Эркин	1 санга	1 санга	20 санга	40 санга	Эркин
1 санга	1 санга	30 санап	Эркин	1 санга	1 санга	23 санга	40 санга	Эркин
1 санга	1 санга	35 санап	Эркин	1 санга	1 санга	25 санга	45 санга	Эркин
1 санга	1 санга	40 санап	Эркин	1 санга	1 санга	25 санга	45 санга	Эркин

<sup>1</sup> Саричева Е.Ф. Сценическая речь. М., 1955. 90 б.

### 3-көнүгүү

Дем алуу	Дем кармоо	Дем чыгаруу	Бошонуу
3 санга	2 санга	Артикуляция менен: 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94.	Эркин, бош – абадан бошонуу.
2 санга	2 санга	Шыбырап: 104,114,124,134 ,144,154,164,174,184,194.	Эркин, бош –абадан бошонуу.
1санга	1санга	Акырын: 204,214,224,234,2 44,254,264,274,284,294.	Эркин, бош –абадан бошонуу.
1санга	1санга	Катуу: 304,314,324,334,344, 354,364,374, 384,394.	Эркин, бош –абадан бошонуу.

### 4-көнүгүү: Сандын жардамы менен артикуляцияны пайдаланган «дем кармоо» көнүгүүсү

Дем алуу	Дем кармоо	Тыбыштар	Санга	Бошонуу	Дем алуу	Дем кармоо	Тыбыштын айтылышы	Санга	Бошонуу
1 санга	1 санга	БФ	10 с	Эркин	1 с	1 с	БФ-шыбырап	10 с	Эркин
1 санга	1 санга	МИ	12 с	Эркин	1 с	1 с	МИ-шыбыр үн менен	12 с	Эркин
1 санга	1 санга	ХИ	15 с	Эркин	1 с	1 с	ХИ-үн менен	15 с	Эркин
1 санга	1 санга	ТИ	18 с	Эркин	1 с	1 с	ТИ-шыбыр үн менен	18 с	Эркин
1 санга	1 санга	СИ	20 с	Эркин	1 с	1 с	СИ-шыбыр үн менен	20 с	Эркин
1 санга	1 санга	ЖНИ	22 с	Эркин	1 с	1 с	ЖНИ-үн менен	22 с	Эркин
1 санга	1 санга	ЛРИ	25 с	Эркин	1 с	1 с	ЛРИ-үн менен	25 с	Эркин
1 санга	1 санга	ШИ	30 с	Эркин	1 с	1 с	ШИ- үн менен	30 с	Эркин

**5-көнүгүү: Артикуляциянын жардамы менен  
дем алуу жана дем кармоо көнүгүүсү**

Дем алуу	Дем кармоо	<u>Шыбырап</u> үзбей илээширип айтуу	Бошонуу	Дем алуу	Дем кармоо	<u>Үн</u> менен айтуу	Бошонуу
1 с.	1 с.	Бабаба-Бебебеп Бобобол-Бөбөбөп Бубубуп-Бүбүбүп Быбыбып- Бибибип	Эркин бошонуу			Үзбей илээширип айтуу керек	Эркин бошонуу
				1 с.	1 с.	Дададат- дэдэдэт. Дододот- дөдөдёт. Дудудут- дүдүдүт. Дыдыдыт- дидидит.	Эркин бошонуу
1 с	1 с	Нананам- Нэнэнэм. Нононом- Нөнөнем. Нунунум- Нүнүнүм. Ныныым- Нининим.	Эркин бошонуу			Үзбей илээширип айтуу керек.	
				1 с	1 с	Гагагак- Гэгэгэк. Гогогок- Гөгөгөк. Гугугук- Гүгүгүк. Гыгыгык- Гигигик.	Эркин бошонуу

1 с	1 с	Тататад- Тэтэтэд. Тототод- Төтөтөд. Тутутуд- Түтүтүд. Тытытыд- Тититид	Эркин бошо- нуу			Үзбөй илээшти- рип айтуу керек.	
				1 с	1 с	Зваз-зваз- зваз Звээз-звээз- звез Звоз-звоз- звоз Звөз-звөз- звөз	Эркин бошо- нуу
		Звуз-звуз-звуз Звүз-звүз-звүз Звыз-зызыз-зызыз Звиз-зызиз-зызиз	Эркин бошо- нуу			Үзбөй илээшти- рип айтуу керек.	
				1 с	1 с	Змаж- змаж- змаж Змэж- змэж-змэж Змож- змож- змож Змөж- змөж- змөж	Эркин бошо- нуу
1 с	1 с	Змуж-змуж-змуж Змүз-змүж-змүж Змыж-змыж- змыж Змиж-змиж-змиж	Эркин бошо- нуу			Үзбөй илээшти- рип айтуу керек.	
				1 с	1 с	Злан-злан- злан Злэн-злэн- злэн Злон- злон-злон Злөн- злөн-злөн	Эркин бошо- нуу

1 с	1 с	Злун-злун-злун Злүн-злүн-злүн Злын-злын-злын Злин-злин-злин	Эркин бошо- нуу			Үзбөй илэшти- рип айтуу керек.	
				1 с	1 с	Знар- знар-знар Знэр- знэр-знэр Знор- зор-зор Знөр- нэр-знэр	Эркин бошо- нуу
1 с	1 с	Знур-знур-знур Знүр-знүр-знүр Зныр-зырыр-зырыр Знир-зирир-зирир	Эркин бошо- нуу				

### 6-көнүгүү: Кыска дем алып, узакка чыгаруу үчүн сандын жардамы менен жасалчу «дем кармоо» көнүгүүсү

Дем алуу	Дем кар моо	Дем чыгаруу – <u>үзбөй</u> айтуу керек	Бошо- нуу
1 с	1 с	-1,2,3,4,5,6 (үн менен үзбөй саналат)	Эркин
1 с	1 с	-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (кезек менен: шыбыр, үн менен)	Эркин
1 с	1 с	-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 (кезек менен: артикуляция, шыбыр, үн менен)	Эркин
1 с	1 с	-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 (үн менен үзбөй)	Эркин
1 с	1 с	-1и 2и 3и 4и 5и 6и 7и (кезек менен: сан үн, тыбыш «и» шыбыр менен)	Эркин
1 с	1 с	-1и 2и 3и 4и 5и 6и 7и 8и 9иТОИ (жалаң үн менен)	Эркин
1 с	1 с	-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20. (үзбөй үн менен айтылат)	Эркин

1 с	1 с	-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21, 22, 23, 24,25 (үзбөстөн үн менен)	Эркин
1 с	1 с	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23, 24,25,26,27,28,29,30 (үзбөй үн менен)	Эркин
1 с	1 с	-пит-пэт-пат-пот-пёт-пут-пүт-пыт	Эркин
1 с	1 с	-тип-тэп-тап-топ-төп-туп-түп-тып	Эркин
1 с	1 с	-биб-бэб-баб-боб-бөб-бүб-бүб-быб	Эркин
1 с	1 с	-пиб-пэб-паб-поб-пөб-пуб-пүб-пыб	Эркин
1 с	1 с	-бип-бэп-бап-поб-пөб-пуб-пүб-пыб	Эркин
1 с	1 с	-киг-кэг-каг-ког-көг-куг-куг-кыг	Эркин
1 с	1 с	-гих-гэх-гах-гох-гөх-гух-гүх-гых	Эркин
1 с	1 с	-хик-хэк-хак-хок-хөк-хук-хүк-хык	Эркин
1 с	1 с	-ких-кэх-ках-кох-көх-кух-кух-кых	Эркин
1 с	1 с	-дит-дэт-дат-дот-дөт-дүт-дыт	Эркин
1 с	1 с	-фивв-фэвв-фавв-фовв-фөвв-фувв-фүвв- фывв	Эркин
1 с	1 с	-вифф-вэфф-вафф-вофф-вөфф-вуфф-вүфф- выфф	Эркин
1 с	1 с	-сиizz-сэzz-сазз-созз-сөzz-суzz-сүzz-сыzz	Эркин
1 с	1 с	-зисс-зэсс-засс-зосс-зөсс-зусс-зүсс-зысс	Эркин
1 с	1 с	-ждит-ждэт-ждат-ждот-ждөт-ждүт-ждыт	Эркин
1 с	1 с	-штипп-штэп-штап-штоп-штөп-штул-штүп- штып	Эркин
1 с	1 с	-нмин-нмэн-нман-нмон-нмөн-нмун-нмүн- нмын	Эркин
1 с	1 с	-мним-мнэм-мнам-мном-мнөм-мнум- мүм-мним	Эркин
1 с	1 с	-лрир-лрэр-лрар-лрор-лрөр-лрур-лрүр-л- рыр	Эркин
1 с	1 с	-рлир-рлэр-рлар-рлор-рлөр-рлур-рлүр-р- лыр	Эркин
1 с	1 с	-дрит-дрэт-драг-дрөт-друт-друт-дрыт	Эркин
1 с	1 с	-трид-трэд-трад-трод-трөд-труд-труд-трыд	Эркин

## 1-главанын жыйынтығы

Жогоруда келтирилген көнүгүүлөр үйдө жана аудиторияда, класста жасоого ылайык. Бул көнүгүүлөр орто жана жогорку атайын кесипчилик окуу жайларынын биринчи окуу жылында жасалат. Алар акырындык менен үн көнүгүүлөрүнө өтөт. Адегенде сзызылып үнсүз тыбыштардын кошулмалары болуп эсептелсе, андан кийин сандар (адегенде үн чыгарбай, кийин үн менен) колдонулат. Андан кийин анча чоң эмес тексттер алышат.

«Дем кармоо» үчүн машыгуу көнүгүүлөрү жогортон айтып келаткан дем алуунун эң эффективдүү түрү болгон «аралаш – диафрагмалык» дем алуу жолу менен ишке ашырылат. Андыктан: дene түз табигый эркиндикте турат. Арткы жана алдыңкы кабыргалардын ылдыйкы жука булчундарынын туура, толук кандуу иштөөсүн көзөмөлдөө үчүн сол колдун баш бармагы алдыңкы кабыргаларды, ал эми манжалары биримдикте болуп, арткы кабыргаларды кармоо (уучтоо) жумушун аткарат. Он колдун манжалары алакандын толук кандуу жардамы менен жайыла диафрагма зонасын көзөмөлдөшөт.

Жогорудагыдай машыгуулар маалындагы дем алуу учурундагы диафрагмалык күчтүү булчундарынын каршылаши болуп эсептелген курсак прессинин ишине бөтөнчө көнүл бөлсөк, ал экөөнүн биригүүсүнүн негизинде **«үн таянычы»** пайда болоору байкалат.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Дулатова Г. Кыргыз театрынын сахналык кеби. – «Шам», Б., 2004. 50-57 б.

## 2 - ГЛАВА

### ДЕМ ТАЯНЫЧЫ. АРТИКУЛЯЦИЯЛЫК ЖӨНӨКӨЙ ЖАНА ТАТААЛ КОШУЛМАЛАРДЫН ЖАНА МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫН ЖАРДАМЫ АРКЫЛУУ МАШЫГУУЛАР

#### § 2.1. Дем таянычы

Дем таянычы төмөндөгүдөй сезимдерге байланыштуу болот.

1. Дененин таянычын сезүү (*осанканын тууралыгы*).
2. Курсак прессинин булчундарынын жана ылдыйкы кабырга булчундарынын чыналуусун сезүү.
3. Ооз менен кулкун көндөйүнүн жана баш резонаторунун үн чыгаруу эркиндигин сезүү.
4. Көкүрөк клеткаларынын жана көкүрөк резонаторлорунун үн чыгаруу эркиндигин сезүү.

Үндүн жардамы менен аба чыгаруу учурунда булчундардын чыналуу ченемин билүү (*байкоо*) өтө зарыл болуп саналат. Дем алуу жана үн машыгуу гимнастикалары учурундагы жасалуучу бардык кыймылдар тез темпте болсо дагы жумшак (*жүлкүлдабаган*) абалда жасалышы керек. Булчундардын булкуп, үздүк-кестик иштеши абаны үн складкаларына түртүп киргизип, үндүн түйүндөр алдындагы басымын күчтөтүп, демдин кысылып-үзүлүп чыгышынан улам, үн да ачуу, үздүк-үздүк, жагымсыз болуп чыгат. Ичтин ылдый жагынын тартылыши (*курсак прессинин булчунун жыйирлыши*) эркисизден адамды түзөлүүгө мажбур кылат, ошону менен бирге осанканы туура кармоого шарт түзүп, үнгө залалын тийгизээр дем алууга жол бербейт. Ичтин ылдый жагын качан жана кантитп тартууну билүү менен туура аткараруу өтө маанилүү. Булчундардын сезүүсүн так баалоосун жана анын туура аткаралуусун жөнгө салуу үчүн төмөндөгү көнүгүүлөр тартууланат.

## 1-көнүгүү: Дем таянычына

Түз тур. Эки бут ийин аралыгынча ачык турат. Жамбаш булчундарын бекем кысып, мурун менен тез жана женил дем алышат. Андан соң, бекем кысылган эриндердин ортосундагы тешикче аркылуу аба чыгаруу менен 10,12,15ке чейин үнсүз (акыл менен) саналат. Бул учурда бир кол курсак бөлүгүндө жатса, а экинчи кол кабыргага коюлган. Колдор дем алган мезгилде көкүрөк клеткаларынын ылдыйкы жана ортонку бөлүгүнүн көнөйишин жана ичин алдыга чыгуусун белгилейт. Бул абал алышан дем аягына чейин чыгып бүткүчө сакталат, ал эми курсак пресси дем алуу убагында ылдый түшкөн диафрагманы жумшак, жай басат, аны өйдө карай түртөт, а аба эриндер аралык тешикче аркылуу бирдей агым менен чыгат да, курсак жана көкүрөк клеткалары акырындык менен алгачкы абалдарына келет.

Башкача айтканда, дем алуу процесси төмөндөгүчө жүрөт: адегенде жамбаш булчундары кысылганда, ичин ылдый жагы эрксизден тартылат, анан мурун менен кыска дем алышп, ооз же мурун аркылуу аба жай, үнсүз саноо менен чыгат. Андан кийин кичине тынным болуп, бул учурда булчундар бошонуп, эс алат. Эскерте кетчү нерсе: жамбаш булчундары кысылганда адам эрксизден (*өзү эле*) түзөлөт да ийиндерин эркин жана женил артка таштайт, башы түз кармалат, ичин ылдый жагы (*жыйырат*). Мындаи абалда демди ашыра алуу мүмкүн эмес. Фонациялык дем алуу менен иштөө убагында булчундардын чыңалуусу (ун чыгарып) орган – көмөкөйдөн алыс болусу зарыл.

## 2-көнүгүү

Стулга отуруп, жамбаш булчундарын бекем кысып, мурун менен дем алышп, акырындык менен (шашпай) кысылган эриндер ортосунда пайда болгон тешикче аркылуу үн чыгарбастан 10,12,15 сандарга чейин санап аба чыгарылат. Ар бир алышып саналган сан бөлүгүнөн кийин эс алышп, булчун бошотулуш керек. Негизги көнүл эриндер арасы аркылуу ичке агым болуп чыгып жаткан абага бурулушу зарыл. Аба канчалык узакка чейин чыкса, чыгып аткан абанын агымы да ошончолук ичке жана курч болот. Үнсүз (ун чыгарбай) 2–3 ирет санап кайталангандан кийин, дем алуу менен дем чыгаруу ээн-эркин

жасала баштагандан соң, сандарды үндү пайдаланып санай баштоо керек. Алынган абаны этият акырындап чыгаруу менен санды жай, кыйкырбай санап, аягында анча мынча абанын калдыгы калган болсо туура болот.

Бул көнүгүүнү жасоодо кабырга аралык булчундар, диафрагма жана курсак прессине алаксып, көкүрөк клеткасынын жогорку бөлүгүн өйдө көтөрүү, ичтин өйдө жагын тартуу кемчилик-жаңылыштыгы жасалышы мүмкүн. Мындай учурда төмөнкү ыкманы пайдаланып, кабыргалардын капиталына, ашказандын ылдый жагына колдордун коюлуп турганын сезүү керек: алдын ала ичтеги абаны чыгарып, анан кымтылган эриндердин ортосунда пайда болгон кичинекей тешикче менен, б.а. ичке камыш аркылуу абаны соруп аткандай, жай дем алынат. Мындай дем тартууда ийиндер көтөрүлбөйт, аба өпкөнүн ортонкү жана ылдыйкы бөлүгүнө жайгашып, ийин ылдый жакты көздөй тартылып, ал эми өйдө жагы женил (*аз-маз*) алдыга чыгат.

Бирок, бул көрсөтмө-түшүндүрүү дем алууну туура жөнгө салуу үчүн гана керектелчү мисал, атайын машыгуу үчүн жасалчу көнүгүү болуп эсептелбейт. Ар дайым туура дем алуу үчүн көкүрөк клеткасын, диафрагманы, ылдыйкы курсак булчундарынын кыймылышын жайлатылган съёмкадай карасак, улам кийинки машыгуунун кайталоосунда дем бат алышп, бир эле мезгилде ылдыйкы курсак булчундарын да бат тартуу керек. Ооз ачык болсо да дем алуу ар дайым мурун менен гана алынат. Дем чыгаруу да дайым жай, үзгүлтүксүз, узакка чыккан агым аркылуу чыгарылат.

Дем чыгаруу техникасы үн менен сүйлөө мезгилинде эң жакшы сапатта ишке ашырылышы зарыл. Дем алуу кыймылышын ритмин, сөздөрдү айтуу үнүн бузбай, кыймылдаган (*баскан*, *чуркаган*, *ж.б.*) мезгилде күйүгүп калууга жол бербей өпкөгө абаны ашыкча топтогондон сактап, эң негизгиси сүйлөө үнүнүн таза, табигый жол менен жаралуусуна он таасирин гана тийгизүүсү керек. Үн менен машыгуу да дем алуу булчундарын бекемдейт жана үн ооруларын болтурбоого шарт түзөт.

Кандай гана машыгууларда болбосун, ошондой эле группа менен өтүүчү сабактарда, бүт группага ылайыкташтырылган тапшырмалар бериллип жана жасалып, ар бир студенттин туура дем алышп жана дем чыгаруусунун тууралыгын жекече текшерүү талапка ылайык. Сүйлөө

учурунда логикалык паузаларды улам жаңылап, дем алуу үчүн пайдалана билүү керек.

Ушул жогоруда келтирилген эреже, талаптарды пайдаланып, туура дем алыш жана дем чыгарууда «дем кармоо», «дем таянычы» сияктуу сезимдерди бышырып, өнөкөткө айландыруу үчүн: ар түрдүү (женил жана татаал) артикуляциялык кошулмалардын, сөздөрдүн, ма-кал-лакаптардын, жаңылмачтардын, санактын, санат, санжыра, поэзия, Манастын, бат айтма (*күлүк сөз түзүү*), ар түрдүү кыймыл-ара-кеттердин коштоосундагы, б.а. скакалка, обруч, жанглёр, топ ойнотуу, чалгы чабуу учурнадагы атайын алынган «апыртмалар» (*калл сөздөр*) жана кара сөздөр (*прозадан узундуу*), спектаклдерден алынган негизги образдардын монологдорунун жардамы менен машыгууларды жасоо талапка ылайык болуп саналат. Төмөндө ошол көнүгүүлөрдүн бир катарлары тартууланат.

### **Артикуляциялык женил кошулмалардын жардамы менен жасалчу үндүү тыбыштардын көнүгүүлөрү**

Ар бир кошулма төрт жолудан бир демде кайталанат.

1. И-э-а-о-ө-ү-ы, -е-ё-ю-я (4 жолу) бир дем менен.

2. И-э

Э-а

А-о

О-ө

Ө-ү

Ү-ү

Ү-ы (2 жолу)

3. И-э, и-э, и-э, и-э (бир демде)

Э-а, э-а, э-а, э-а (бир демде)

А-о, а-о, а-о, а-о (бир демде)

О-ө, о-ө, о-ө, о-ө (бир демде)

Ө-ү, ө-ү, ө-ү, ө-ү (бир демде)

Ү-ү, ү-ү, ү-ү, ү-ү (бир демде)

Ү-ы, ү-ы, ү-ы, ү-ы (бир демде)

Ы-е, ы-е, ы-е, ы-е (бир демде)

Е-ё, е-ё, е-ё, е-ё (бир демде)

Ё-ю, ё-ю, ё-ю, ёю (бүр дөмдө)

Ю-я-ю-я-ю-я-ю-я (бид демде)

Я-и, я-и, я-и, я-и (бүр дөмдө)

4. И эи аи ои ёи уи ўи єи ёи юи яи  
Иа за аэ оэ ёэ уэ ўэ ўэ єи ёи юи я  
Ио эо ао oa ёа уа ўа єа ea ёа юа я  
Ие эе ае ое ёо уо ўо eo ёо юо яо  
Иу эу ay ou єу уе ўе єе ёе юе яе  
Иу эу ау оу єу уу ўу єу ey ёу юу яу  
Иы эы аы оы ёы уы ўы ey ёу юу яу  
Ие эе ае ое ѿ ye ўе ўе еи ёы юы яы  
Иё эё аё оё ѿ ye ўе ўе єё ёе юе яе  
Ию эю аю ою ѿ ўу ўу єю єю ёю яё  
Ия эя ая оя ёя уя ўя єя ёя юя яю

**Үндүү тыбыштардын татаал кошулмаларынын жардамы аркылуу демди кармоо үчүн машигуулар**

1-Машыгүү

| бир дем менен  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| иэа            | иэа            | эзи            | оэи            | оиэ            |
| эзо            | иэо            | эзи            | өзи            | өиэ            |
| аоө            | иэө            | эзи            | үзи            | үиэ            |
| оөү            | иэү            | эзү            | үзү            | үиү            |
| өүү            | иэү            | эзү            | аэи            | аиэ            |
| уұы            | иэы            | эзы            | ызи            | ыиэ            |
| ұые            | иэе            | эзе            | еэи            | еиэ            |
| ыеё            | иёё            | эёи            | ёзи            | ёиэ            |
| еёю            | иёю            | эюи            | юзи            | юиэ            |
| ёюя<br>(бошон) | иэя<br>(бошон) | эзи<br>(бошон) | яэи<br>(бошон) | яиэ<br>(бошон) |

## 2-Машыгуу

Төрттөн саналат, экинчи тыбышка басым коюлат, бирок үзүлбөй, илээшип саноо керек.

бир дем менен
иэ́-ао
эá-оө
ао́-өү
оө́-үү
өү́-үү
үү́-ые
үы́-её
ыé-ёю
её́-юя (бошон)

И-э| а-о, э-а|о-ө, а-о|ө-ү, о-ө|ү-ү, ө-ү|ү-ы, ү-ү|ы-е|ү-ы́|е-ё, ы-е|ё-ю, е-ё|ю-я, е-ю| я-и, ю-я|и-э, я-и|э-а.

Бул көнүгүүдө башында бир ирет жана дал ортосунда дагы бир жолу дем алынып жасалат, б.а. у-ү|ы-е ден кийин токтоп, бошонуп (калдык абаны бош, эркин чыгарып ийип), кайра дем тартып демди кармоо менен экинчи бөлүгүн аягына чейин илээшире айтылат.

**Ар бир үндүү тыбыштан түзүлгөн 13–15 сездү бир демде айтуу  
менен туура дем алып жана дем чыгарууда  
дем кармоону сактай билүү**

**И** – илим, ийрим, иним, ишим, изим, ийик, тирилик, ичимдик, биримдик, кийик, инир, ичирип, имидж, илбирс, ирик.

**Э** – эмерек, эртерээк, эпелек, ээр, эткээл, эрмектеп, энтелеп, ээлеген, эселек, эреже, эстеп, эрээркеп, эркек, мээр, ээк.

**А** – аппарат, алларат, аманат, аталап, акаарат, азamat, талаалап, каалап, таңгалат, агарат, адамзат, атаганат, айталат, башаламан.

**О** – оролгон, ойлонгондон, отолгон, октолгондон, обон, озгон, ошондон, онолгон, ормон, олондой, котормодон, толгон, ороо, ойноо, короо.

**Ө** – өлчөм, өрөөн, өткөндөн, өктөм, өжөр, өзгөчөлөнгөн, өчөшкөн, өңгөч, өбөлгөлөнгөн, кейнөкчөн, көрөгөч, көпкөк, көрмөксөн, көркөм, өйдөдөн, дөөпөрөс.

**Ү** – улук, унут, укурук, угут, учур, уктум, утуп, жутун, кургур, утурумдук, угулуптур, учуптур, укмуштуу, кубулуптур.

**Ү** – үшкүрүп, үнүлүп, үзүлтүп, үшүкчүл, үркүн, үлүл, үлгүлүү, үйлүү, мүйүздүү, үгүтчүл, үзүрлүү, күйгүзүү, дүбүрт, үнкүр, үйдүкү.

**Ы** – ышкырып, ыктытып, ыргытып, ыбырсытып, кыйынчылык, бытпышлык, тыгылып, кысылып, ыргылжын, сыйызгып, жырык, чынчыл, ыйык.

**Е** – сезгенген, секелек, керектеп, жетектеген, пендө, бербе, кетпе, сексенде, делдейген, терезе, теректер, дене, жердеш, берешен, керемет, ефрейтор.

**Ё** – ёжик, ёлка, боёк, баёо, мыёо, ноён, оён, соёт, тоёт, коёт, чоноёт, койкоёт, тойтоёт, актёр, коём, жоёт.

**Ю** – суюк, туюк, бюост, бюджет, куюн, юбилей, юмор, юбка, юрист, буюм, уюл, туюл, жоюл, буюр, коюп, уюп.

**Я** – кыял, аял, аяр, даяр, дарыя, карыя, аяп, таяк, аяк, саяк, баят, уят, жаят, туят, куят, түяк, бияк, баян, чаян, кыяк, жарыя, кыя, сия, авария, куян.

**Үисүз тыбыштардын жөнөкөй жана татаал кошулмаларын  
пайдалануу менен туура дем алуу жана демди чыгарууда «дем  
кармоону» отургузуу үчүн машыгуулар**

**Үисүз тыбыштардын жөнөкөй кошулмаларынын  
жардамы менен жасалчу көнүгүүлөр**

Төмөнкү көнүгүүлөрдүн ар бири бир дем тартуу менен, алынган демди кармап туруп, кошулмаларды айтып бүткөндө женил, эркин калдык абаны чыгарып бошонуу керек да; кайра дем тартуу өз жолу менен кайталанат.

1. Пи-пэ-па-по-пө-пу-пү-пы-пе-пё-пю-пя (калдык демден бошонуу)

(*дем тартып кармап*) би-бэ-ба-бо-бө-бу-бү-бы-бे-бё-бю-бя (бошонуу)

2. (*дем тартуу*) бип-бэп-бап-боп-бөп-буп-бып-беп-бёп-бюп-бяп (бошонуу)  
 3. (*дем тартуу*) ви-вэ-ва-во-вө-ву-вы-ве-вё-вю-вя (бошонуу)  
 (*дем тартуу*) фи-фэ-фа-фо-фө-фү-фы-фе-фё-фю-фя (бошонуу)  
 4. (*дем тартуу*) виф-вэф-ваф-воф-вөф-вуф-вүф-выф-веф-вёф-вюф-вяф (бошонуу)  
 5. (*дем тартуу*) ти-тэ-та-то-тө-ту-ту-ты-те-тё-ти-тя (бошонуу)  
 (*дем тартуу*) ди-дэ-да-до-дө-ду-дү-ды-де-дё-дю-дя (бошонуу)  
 6. (*дем тартуу*) тид-тэд-тад-тод-төд-туд-дүт-дыйт-дэт-дёт-дют-дят (бошонуу)  
 7. (*дем тартуу*) ки-кэ-ка-ко-кө-ку-кү-кы-ке-кё-кю-кя (бошонуу)  
 (*дем тартуу*) ги-гэ-га-го-гө-гу-гү-гы-ке-кё-кю-кя (бошонуу)  
 (*дем тартуу*) хи-хэ-ха-хо-хө-хү-хү-хы-хе-хё-хю-хя (бошонуу)  
 8. (*дем тартуу*) кигихи-кэгэхэ-кагаха-когохо-көгөхө-кугуху-кугүхү-кыгыхы- (бошонуу)  
 9. (*дем тартуу*) ли-лэ-ла-ло-лө-лу-лү-лы-ле-лё-лю-ля (бошонуу)  
 (*дем тартуу*) ри-рэ-ра-ро-рө-ру-рү-ры-ре-рё-рю-ря (бошонуу)  
 10. (*дем тартуу*) лир-лэр-лар-лор-лөр-лур-лүр-лыр-лер-лёр-люр-ляр (бошонуу)  
 11. (*дем тартуу*) ми-мэ-ма-мо-мө-му-мү-мы-ме-мё-мю-мя (бошонуу)  
 (*дем тартуу*) ни-нэ-на-но-нө-ну-нү-ны-не-нё-ню-ня (бошонуу)  
 12. (*дем тартуу*) мин-мэн-ман-мон-мөн-мун-мүн-мын-мен-мён-мюн-мян (бошонуу)  
 13. (*дем тартуу*) ци-цэ-ца-цо-цө-цу-щү-цы-це-цё-ци-ция (бошонуу)  
 14. (*дем тартуу*) са-сэ-со-сө-су-сү-сы-си-се-сё-сю-ся (бошонуу)  
 (*дем тартуу*) за-зэ-зо-зө-зу-зү-зы-зи-зе-зё-зю-зя (бошонуу)  
 15. (*дем тартуу*) саз-сээз-соз-сөз-суз-сүз-сыз-сиз-сез-сёз-сюз-сяз  
 (бошонуу)  
 16. (*дем тартуу*) ши- шэ- ша-шо-шө-шу-шү-ши-шё-шю-шя  
 (бошонуу)  
 (*дем тартуу*) жи-жэ-жа-жо-жө-жу-жү-жы-же-жё-жю-жя  
 (бошонуу)  
 17. (*дем тартуу*) жиши-жэши-жаш-жоши-жөши-жуши-жүши-  
 жеш-жёши-жюши-жяши (бошонуу)

18. (дем тартуу) чи-чэ-ча-чо-чө-чу-чү-чи-че-чё-чю-чя (бошонуу)  
 19. (дем тартуу) щи-щэ-ща-шо-щө-шу-шы-ще-щё-щю-щя  
(бошонуу)  
 20. (дем тартуу) чиши-чэшэ-чаща-чошо-чөшө-чушу-чүшү-чишы  
(бошонуу)

### Үнсүз тыбыштардын татаал кошулмаларынын жардамы менен жасалчу «дем кармоо» көнүгүүлөрү

Төмөндө берилген ар бир столбиктерди бир демге үзбөй илээширип машигуу абзел:

- А) дем тартып,
- Б) бир демде айтып (*артикуляциялык кошулмаларды*),
- В) калдык абаны чыгарып бошонуу.

Ушул абал кайталана берет.

| (дем тарт) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| П.ппи      | б.бби      | титит      | дидид      | фифт       | вивиф      | к.кки      | гих        |
| П.ппэ      | б.ббэ      | тэтэт      | дэдэд      | фэфт       | вэвэф      | к.ккэ      | гэх        |
| П.ппа      | б.бба      | татат      | дадад      | фафт       | ваваф      | к.кка      | гах        |
| П.ппо      | б.ббо      | тотот      | додод      | фофт       | вовоф      | к.кко      | гох        |
| П.ппө      | б.ббө      | тетөт      | дөдөд      | фөфт       | вөвөф      | к.ккө      | гөх        |
| П.ппу      | б.ббу      | тутут      | дуудуд     | фуфт       | вувуф      | к.кку      | гух        |
| П.ппү      | б.ббү      | түтүт      | дүүдүд     | фүфт       | вүвүф      | к.ккү      | гүх        |
| П.ппы      | б.ббы      | тытыт      | дыдыд      | фыфт       | вывыф      | к.ккы      | гых        |
| П.ппе      | б.бби      | титит      | дидид      | фифт       | вивиф      | к.кки      | гих        |
| (бошон)    | (бошон)    | тетет      | (бошон)    | (бошон)    | (бошон)    | (бошон)    | (бошон)    |
|            |            | (бошон)    |            |            |            |            |            |

| (дем тарт) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Л.лирр     | р.рилл     | нми        | мимн       | ин-ни      | с.си       | 3.3зи      |
| Л.лэрр     | р.рэлл     | нмэ        | мэмн       | эн-нэ      | с.сэ       | 3.3зэ      |
| Л.ларр     | р.ралл     | нма        | мамн       | ан-на      | с.са       | 3.3за      |
| Л.лорр     | р.ролл     | нмо        | момн       | он-но      | с.со       | 3.3зо      |
| Л.лөрр     | р.рөлл     | нмө        | мөмн       | өн-нө      | с.сө       | 3.3зө      |
| Л.лурр     | р.рулл     | нму        | мумн       | ун-ну      | с.су       | 3.3зу      |
| Л.лүрр     | р.рүлл     | нмү        | мүмн       | үн-нү      | с.суү      | 3.3зуү     |
| Л.лырр     | р.рылл     | нмы        | мымн       | ын-ны      | с.сы       | 3.3зы      |
| Л.лирр     | р.рилл     | нми        | мимн       | ин-ни      | с.си       | 3.3зи      |
| (бошон)    |
| (дем тарт) |
Ц.ци	си-ци	ж.жжиш	ш.шиш	жиш	ч.чичи	щ.щич
Ц.циэ	сэ-цэ	ж.жжэш	ш.шэш	жэш	ч.чэчэ	щ.щэч
Ц.ца	са-ца	ж.жжаш	ш.шаш	жаш	ч.чача	щ.щач
Ц.цо	со-цо	ж.жжош	ш.шош	жош	ч.чочо	щ.щоч
Ц.цө	сө-цө	ж.жжөш	ш.шөш	жөш	ч.чөчө	щ.щөч
Ц.цуу	су-цуу	ж.жжуш	ш.шуш	жуш	ч.чучу	щ.щуч
Ц.циү	сү-циү	ж.жжүш	ш.шүш	жуш	ч.чүчү	щ.щүч
Ц.циы	сы-циы	ж.жжыш	ш.шиш	жиш	ч.чицы	щ.щич
Ц.ции	си-ции	ж.жжиш	ш.шиш	жиш	ч.чичи	щ.щич
(бошон)						

Бир демге үзбей илээштирип, «дем кармоо» менен айтылат. Кошулма татаал болгондуктан ар бир төрт саптан кийин жаңыртып дем алуу абзел. Дем алаар алдында мурункудан калган калдык аба чыгарылат.

(дем тарт)	(дем тарт)	(дем тарт)	(дем тарт)
Би-пи-пи-пибб	ти-ди-ди-ди-тидд	ки-ги-ги-ги- гикк	фи-ви-ви-ви- вифф
Бэ-пэ-пэ-пэ-пэбб	тэ-дэ-дэ-дэ-тэдд	кэ-гэ-гэ-гэ- гэkk	фэ-вэ-вэ-вэ- вэфф
Ба-па-па-па-пабб	та-да-да-да-тадд	ка-га-га-га- гакк	фа-ва-ва-ва- вафф
Бо-по-по-по-побб	то-до-до-до-тодд	ко-го-го-го- гокк	фо-во-во-во- вофф
(дем тартып)	(дем тартып)	(дем тартып)	(дем тартып)
Бө-пө-пө-пө-пөбб	тө-дө-дө-дө-төдд	кө-гө-гө-гө- гөкк	фө-вө-вө-вө- вөфф
Бу-пу-пу-пу-пүбб	ту-ду-ду-ду-түдд	ку-гу-гу-гу- гүкк	фу-вү-вү-вү- вүфф
Бү-пү-пү-пү-пүбб	тү-дү-дү-дү-түдд	кү-гү-гү-гү- гүкк	фү-вү-вү-вү- вүфф
Бы-пы-пы- пы-пыбб	ты-ды-ды- ды-тыдд	кы-гы-гы-гы- гыкк	фы-вы-вы- вы-выфф
(калдык абадан бошонуп)	(калдык абадан бошонуп)	(калдык аба- дан бошонуп)	(калдык абадан бошонуп)
(дем тарт)	(дем тарт)	(дем тарт)	(дем тарт)
Рли-лри-лри- лри-лир	сас-са-са-са-сас	заз-за-за-за- заз	спа-са-са-спа
Рлэ-лрэ-лрэ- рлэ-лэр	сос-со-со-со-сос	зоз-зо-зо-зо- зоз	спо-со-со-со-спо
Рла-лра-лра- лра-лар	сөс-сө-сө-сө-сөс	зөз-зө-зө-зө- зөз	спө-сө-сө-сө-спө
Рло-лро-лро- лро-лор	сүс-су-су-су-сүс	зуз-зу-зу-зу- зуз	спу-су-су-спу
(дем тартып)	(дем тартып)	(бошонуу)	сүп-сү-сү-сү-спу
Рлө-лрө-лрө- лрө-лөр	сис-си-си-си-сис	(дем тартып)	спы-сы-сы-сы- спы
Рлу-лру-лру- лру-лур	сэс-сэ-сэ-сэ-сэс	зиз-зи-зи-зи- зиз	(бошонуу)

Рлү-лрү-лрү- лрү-лрү	сүс-сү-сү-сү-сүс	зәз-зә-зә-зә- зәз	(дем тартып)
Рлы-лры- лры-лры-лры	сыс-сы-сы-сы-сыс	зүз-зү-зү-зү- зүз	Зба-за-за-за-зба
(калдык абадан бошонуп)	(бошонуу)	зыз-зы-зы-зы- зыз	Збо-зо-зо-зо-збо
		(бошонуу)	Збө-зө-зө-зө-збө
			Збу-зу-зу-зу-збу
			Збү-зү-зү-зү-збү
			Збы-зы-зы-зы- зы
			(бошонуу)

(дем тарт)	(дем тарт)	(дем тарт)	(дем тарт)
Сва-са-са-са-сва	ца-ца-ца-ца-ца- ца	жа-ша-ша-ша-жа	ша-жа-жа-жа- ша
Ст-са-са-са-ста	цо-цо-цо-цо-цо- цо	жо-шо-шо-шо-жо	шо-жо-жо-жо- шо
Сна-са-са-са-сна	цө-цө-цө-цө-цө- цө	же-шө-шө-шө-же	шө-жө-жө-жө- шө
Ска-са-са-са-ска	цу-цу-цу-цу-цу- цу	жу-шу-шу-шу-жу	шу-жу-жу-жу- шу
Сфа-са-са-са-сфа	(дем тартып)	жү-шү-шү-шү-жү	шү-жү-жү-жү- шү
(бошонуу)	ци-ци-ци-ци-ци- ци	(дем тартып)	(дем тартып)
(дем тартып)	цы-цы-цы-цы-цы- цы	жи-ши-ши-ши- жи	ши-жи-жи-жи- ши
Зва-за-за-за-зва	ци-ци-ци-ци-ци- ци	жэ-шэ-шэ-шэ-жэ	шэ-жэ-жэ-жэ- шэ
Зда-за-за-за-зда	цэ-цэ-цэ-цэ-цэ- цэ	жа-ша-ша-ша-жа	ша-жа-жа-жа- ша
Зма-за-за-за-зма	(бошонуу)	жы-шы-шы- шы-жы	шы-жы-жы- шы
Зга-за-за-за-зга		жи-ши-ши-ши- жи	ши-жи-жи-жи- ши

Зла-за-за-за-зла (бошонуу)		(бошонуу)	(бошонуу)
-------------------------------	--	-----------	-----------

(дем тарт)	(дем тарт)	(дем тарт)
чи-щи-чи-ши-шич	щи-чи-чи-чи-чищ	шка-шла-шма-шпа
чэ-щэ-чэ-щэ-щэч	щэ-чэ-чэ-чэ-чэш	шва-шра-шта-шна
ча-ша-ча-ша-щач	ща-ча-ча-ча-чащ	шко-шло-шмо-шпо
чо-що-чо-що-щоч	що-чо-чо-чо-чощ	шво-шро-што-шпо
чө-щө-чө-що-щөч	щө-чө-чө-чө-чөщ	шку-шлу-шму-шпу
(бошонуу)	(бошонуу)	шву-шру-шту-шпу
(дем тартып)	(дем тартып)	(бошонуу)
чу-шу-чу-шу-шуч	шу-чу-чу-чу-чущ	(дем тартып)
чү-шү-чү-шү-шүч	шү-чү-чү-чү-чүч	жба-жда-жму-жну
чы-шы-чы- шы-шыч	шы-чы-чы-чы-чыщ	жла-жра-жга-жва
чи-ши-чи-ши-шич	ши-чи-чи-чи-чищ	жбо-ждо-жмо-жно
чэ-щэ-чэ-щэ-щэч	щэ-чэ-чэ-чэ-чэш	жло-жро-жго-жно
(бошонуу)	(бошонуу)	жбу-жду-жму-жну
		жлу-жру-жгу-жву
		(бошонуу)

### Сандардын жардамы менен дем кармап машыгуу

Дем алып кармап туруу менен биргэ, ар бир сапты бир демге үзбей саноо талапка ылайык.

1.	4-14-24-34-44-54-64-74-84-94-104	(бошонуу)
2.	104-114-124-134-144-154-164-174-184-194-204	(бошонуу)
3	204-214-224-234-244-254-264-274-284-294-304	(бошонуу)
4.	304-314-324-334-344-354-364-374-384-394-404	(бошонуу)
5.	404-414-424-434-444-454-464-474-484-494-504	(бошонуу)
6.	504-514-524-534-544-554-564-574-584-594-604	(бошонуу)

7.	604-614-624-634-644-654-664-674-684-694-704	(бошонуу)
8.	704-694-684-674-664-654-644-634-624-614-604	(бошонуу)
9.	604-654-584-574-564-554-544-534-524-514-504	(бошонуу)
10.	504-494-484-474-464-454-444-434-424-414-404	(бошонуу)
11.	404-394-384-374-364-354-344-334-324-314-304	(бошонуу)
12.	304-294-284-274-264-254-244-234-224-214-204	(бошонуу)
13.	204-194-184-174-164-154-144-134-124-114-104	(бошонуу)
14.	104-94-84-74-64-54-44-34-24-14-4	(бошонуу)

дем тарт	дем тарт
$2 \times 1 = 2$	$2 \times 11 = 22$
$2 \times 2 = 4$	$2 \times 12 = 24$
$2 \times 3 = 6$	$2 \times 13 = 26$
$2 \times 4 = 8$	$2 \times 14 = 28$
$2 \times 5 = 10$	$2 \times 15 = 30$
$2 \times 6 = 12$	$2 \times 16 = 32$
$2 \times 7 = 14$	$2 \times 17 = 34$
$2 \times 8 = 16$	$2 \times 18 = 36$
$2 \times 9 = 18$	$2 \times 19 = 38$
$2 \times 10 = 20$	$2 \times 20 = 40$
<b>бошонуу</b>	<b>бошонуу</b>

1.	(дем тарт)	5-15-25-35-45-55-65-75-85-95-105	(бошонуу)
2.	(дем тарт)	115-125-135-145-155-165-175-185-195	(бошонуу)
3.	(дем тарт)	205-215-225-235-245-255-265-275	(бошонуу)
4.	(дем тарт)	285-295-305-315-325-335-345-355-365	(бошонуу)
5.	(дем тарт)	375-385-395-405-415-425-435-445-455	(бошонуу)
6.	(дем тарт)	465-475-485-495-505-515-525-535-545	(бошонуу)
7.	(дем тарт)	555-565-575-585-595-605-615-625-635	(бошонуу)
8.	(дем тарт)	645-655-665-675-685-695-705-715-725	(бошонуу)

9.	(дем тарт)	735-745-755-765-775-785-795-805-815	(бошонуу)
10.	(дем тарт)	825-835-845-855-865-875-885-895-905	(бошонуу)
11.	(дем тарт)	915-925-935-945-955-965-975-985-995-1000	(бошонуу)

дем тарт	дем тарт
$5 \times 1 = 5$	$5 \times 11 = 55$
$5 \times 2 = 10$	$5 \times 12 = 60$
$5 \times 3 = 15$	$5 \times 13 = 65$
$5 \times 4 = 20$	$5 \times 14 = 70$
$5 \times 5 = 25$	$5 \times 15 = 75$
$5 \times 6 = 30$	$5 \times 16 = 80$
$5 \times 7 = 35$	$5 \times 17 = 85$
$5 \times 8 = 40$	$5 \times 18 = 90$
$5 \times 9 = 45$	$5 \times 19 = 95$
$5 \times 10 = 50$	$5 \times 20 = 100$
бошонуу	бошонуу

**§ 2.2. Артикуляциялык машигуулардагы  
айтылган тыбыштар аркылуу сөздөр түзүлгөндүктөн,  
сөздөрдүн жардамы менен дем алыш жана  
дем карман машыгуу**

1. (*дем тартып*) – баптис, шарф, дәбәт, каалга, керөгөч, кароол, мейман, дөң, сансыз, цилиндр, жарааш, чоочун, щука. (бошонуу)
2. (*дем тартып*) – Барпы, фитиль, доктор, көгүчкөн, карга, шахмат, аркарлар, мансап, тоң, сызгыч, шыраалжын, цех, чанач, щи. (бошонуу)
3. (*дем тартып*) – билип, фреска, дүбүрт, көгүлтүр, хирургия, лавр, намаз, көң, саз, жолдош, кычкач, шприц. (бошонуу)
4. (*дем тартып*) – балапан, февраль, тарсылдак, кечигүү, карагат, халат, бурул, манап, күн, сервис, жаратылыш, семичке, циркуль, щётка. (бошонуу)

5. (*дем тартып*) – баштап, фармацевт, тоодак, көк, коко, вахта, лагерь, момун, жен, сагызган, мотоцикл, жениш, чач тараң, щёлоч. (бошонуу)

6. (*дем тартып*) – бапылдап, физика, депутат, көгөөн, кыргоол, Хаят, лауреат, Манас, сабиз, дың, Жаныш, чычкан, церемония, ящерица. (бошонуу)

7. (*дем тартып*) – бапестеп, дарт, факель, кейнөк, коргоол, рулет, намыс, тың, сезим, цыган, жакшы, чач, щенок. (бошонуу)

8. (*дем тартып*) – бапылдап, фельдшер, тандыр, күйгүз, карағай, сахна, аралар, менсинген, шан, саз, жашыл, церковь, чөмүч. (бошонуу)

9. (*дем тартып*) – бетпак, фарш, таңдан, көрөгөч, кыргыз, арал, мунар, сыйызгы, ажыраш, крахмал, цирк, чаян, шприц. (бошонуу)

10. (*дем тартып*) – бөлөп, Фрунзе, дат, күүгүм, кыраан, халва, саз, мончок, дүн, совхоз, центр, жергөмүш, чайкоочу, Кошай. (бошонуу)

11. (*дем тартып*) – бопойуп, квалификация, драматург, келеке, карғыш, шахтёр, марал, наам, он, семиз, редакция, жышаан, чынчыл, щит. (бошонуу)

12. (*дем тартып*) – борпон, вафли, даават, көгүчкөн, курут, халал, дарылар, мүнөз, тан, созул, циркуль, жарыш, чучук, щебель. (бошонуу)

13. (*дем тартып*) – быттылдык, фаварит, тагдыр, көркөм, каган, хан, жаралар, ыйман, чон, сазан, царь, жыламыш, чечек, щёлоч. (бошонуу)

14. (*дем тартып*) – байпак, дөөлөт, фосфор, кургур, көгүлтүр, каухар, лирика, Неман, мин, сегиз, Цезарь, жашоо, чөйчөк, щука. (бошонуу)

15. (*дем тартып*) – барпырап, фонарь, талдоо, күзгү, кыроо, хор, үрүл-бүрүл, мазмуун, үнүр, сөз, цепочка, жазмыш, чүчөк, щелоч. (бошонуу)

**Артикуляциялық өтө татаал кошулмалардагы дем алыш жана демди кармоо эрежесинин үстүндө машигуу үчүн көнүгүүлөр**

1. Үндүү тыбыштарды төрттөн бир айтуу жолу.

(дем тарт)	и-э а-о, ә-ә о-ө, а-о о-у, о-ө у-γ, ө-ү γ-ы, у-γ ы-е,
(дем тарт)	ү-ы е-ё, ы-é ë-ю, е-ë ю-я, е-ю я-и, ю-я и-э, я-и э-а. (бошонуу)

2.

(дем тарт)	бупти-птупти-птупти-птупт, бўпти-птупти-птупти-птупт.	(бошонуу)
(дем тарт)	бопти-птолти-птолти-птолт, бўпти-птолти-птолти-птолт.	(бошонуу)
(дем тарт)	быпти-птыпти-птыпти-птыпти, билти-птилти-птилти-птилти.	(бошонуу)
(дем тарт)	бэлти-птэлти-птэлти-птэлт, бапти-птапти-птапти-птапт.	(бошонуу)

3.

(дем тарт)	иструм-мнустрими-мнустрими-иструм, истрұм-мнұстрими-мнұстрими-истрұм.	(бошонуу)
(дем тарт)	истром-мнострими-мнострими-истром, истрөм-мнөстрими-мнөстрими-истрөм.	(бошонуу)
(дем тарт)	истрым-мныстрими-мныстрими-истрым, истрим-мнистрими-мнистрими-истрим.	(бошонуу)
(дем тарт)	истрэм-минстрими-минстрими-истрэм, истрам-минастрими-минастрими-истрам.	(бошонуу)
(дем тарт)	жушшэ-шужжутэ-шужжутэ-жушшэ, жушшэ-шужжутэ-шужжутэ-жушшэ	(бошонуу)
(дем тарт)	жошиш-шожжотэ-шожжотэ-жошиш, жөшиш-шөжжөтэ-шөжжөтэ-жөшиш	(бошонуу)

(дем тарт)	жышшэ-шыижжытэ-шыижжытэ-жышшэ, жишишэ-шиижжитэ-шиижжитэ-жишишэ	(бошонуу)
(дем тарт)	жэшшэ-шэжжэтэ-шэжжэтэ-жэшшэ, жааша-шажжатэ-шажжатэ-жааша	(бошонуу)

4.

(дем тарт)	үссүзи-зүссүззис-зүссүззис-үссүзи, үссүзи-зүссүззис-зүссүззис-үссүзи	(бошонуу)
(дем тарт)	оссози-зоссоззис-зоссоззис-оссози, өссөзи-зөссөззис-зөссөззис-өссөзи	(бошонуу)
(дем тарт)	ыссызи-зыссыззис-зыссыззис-ыссызи, иссизи-зиссиззис-зиссиззис-иссизи	(бошонуу)
(дем тарт)	эссези-зэссэззис-зэссэззис-эссези, ассази-зассаззис-зассаззис-ассази	(бошонуу)

5.

(дем тарт)	звз-звз-звз, змж-змж-змж, злн-злн-злн, знр-знр-знр	(бошонуу)
(дем тарт)	жвж-жвж-жвж, жмж-жмж-жмж, жлн-жлн- жлн, жнр-жнр-жнр	(бошонуу)
(дем тарт)	мвм-мвм-мвм, мжм-мжм-мжм, мнм-мнм- мнм, мрм-мрм-мрм	(бошонуу)

6.

(дем тарт)	лвл-лвл-лвл, лжл-лжл-лжл, лнл-лнл-лнл, лрл-лрл-лрл	(бошонуу)
(дем тарт)	рвр-рвр-рвр, ржр-ржр-ржр, рнр-рнр-рнр, рлр-рлр-рлр	(бошонуу)

7.

(дем тарт)	мммим, мммэм, мммом, мммөм, мммум, мммүм, мммам, мммым	(бошонуу)
(дем тарт)	нннин, нннэн, нннон, нннөн, нннун, нннүн, нннан, нннын	(бошонуу)

(дем тарт)	лллил, лллэл, лллол, лллөл, лллул, лллүл, лллал, лллыл	(бошонуу)
(дем тарт)	рррир, рррэр, рррор, рррөр, рррур, рррүр, рррап, рррыр	(бошонуу).
(дем тарт)	зззиz, зззэz, зззоz, зззөz, зззуz, зззуz, зззаз, зззыz	(бошонуу)
(дем тарт)	вввиv, вввэv, вввов, вввөv, вввув, вввүv, вввав, вввывv	(бошонуу)

8.

(дем тарт)	би-бэ ба-бы, бэ-ба бы-бе, ба-бы бе-бя, бы-бе бя-би, бе-бя би-бэ, бя-би бэ-ба	(бошонуу)
(дем тарт)	ти-тэ та-ты, тэ-та ты-те, та-ты те-тя, ты-те тя-ти, те-тя ти-тэ, тя-ти тэ-та	(бошонуу)
(дем тарт)	ки-кэ ка-кы, кэ-ка кы-ке, ка-кы ке-кя, кы-ке кя-ки, ке-кя ки-кэ, кя-ки кэ-ка	(бошонуу)
(дем тарт)	ли-лэ ла-лы, лэ-ла лы-ле, ла-лы ле-ля, лы-ле ля-ли, ле-ля ли-лэ, ля-ли лэ-ла	(бошонуу)
(дем тарт)	ри-рэ ра-ры, рэ-ра ры-ре, ра-ры ре-ря, ры-ре ря-ри, ре-ря ри-рэ, ря-ри рэ-ра	(бошонуу)
(дем тарт)	ми-мэ ма-мы, мэ-мá мы-ме, ма-мы ме- мя, мы-мé мя-ми, мé-мя ми-мэ, мя- ми mэ-ма	(бошонуу)
(дем тарт)	пи-пэ па-пы, пэ-па пы-пе, па-пы пе-пя, пы-пе пя-пи, пе-пя пи-пэ, пя-пи пэ-па	(бошонуу)
(дем тарт)	ди-дэ да-ды, дэ-да ды-де, да-ды де-дя, ды-де дя-ди, де-дя ди-дэ, дя-ди дэ-да	(бошонуу)
(дем тарт)	ги-гэ га-гы, гэ-гá гы-ге, га-гы ге-гя, гы- гэ гя-ги, гэ-гя ги-гэ, гя-ги гэ-га	(бошонуу)
(дем тарт)	ни-нэ на-ны, нэ-на ны-не, на-ны не-ня, ны-не ня-ни, не-ня ни-нэ, ня-ни нэ-на	(бошонуу)

(дем тарт)	сас са-са-са-са сас сос со-со-со-со сос сес се-се-се-се сес сус су-су-су-су сус	(бошонуу)
(дем тарт)	сүс сү-сү-сү-сү сүс сыс сы-сы-сы-сы сыс сэс сэ-сэ-сэ-сэ сэс сас са-са-са-са сас	(бошонуу)
(дем тарт)	сес се-се-се-се сес сёс сё-сё-сё-сё сёс сюс сю-сю-сю-сю сюс сяс ся-ся-ся-ся сяс	(бошонуу)
(дем тарт)	заз за-за-за-за заз зоз зо-зо-зо-зо зоз зөз зө-зө-зө-зө зөз зуз зу-зу-зу-зу зуз	(бошонуу)
(дем тарт)	зүз зү-зү-зү-зү зүз зыз зы-зы-зы-зы зыз зэз зэ-зэ-зэ-зэ зэз заз за-за-за-за заз	(бошонуу)
(дем тарт)	зөз зе-зе-зе-зе зез зёз зё-зё-зё-зё зёз зюз зю-зю-зю-зю зюз зяз зя-зя-зя-зя зяз	(бошонуу)
(дем тарт)	ша-жа-ша шо-жо-шо шө-жө-шө шу-жу-шу шү-жү-шү ши-жы-ши шэ-жэ-шэ	(бошонуу)
(дем тарт)	жа-ша-жа жо-шо-жо жө-шө-жө жу-шу-жу жү-шү-жү жы-шы-жы жэ-шэ-жэ жи-ши-жи	(бошонуу)

Дем алуунун туура уюштуруулган машыгуулары организмдин жашоо процессинин туура өтүүсүн камсыз кылат. Жалпы организмдин жана сүйлөө аппараттарынын чарchoосуна жол бербейт, тескерисинче сүйлөө аппараттарын өстүрөт жана жашоо ишмердигине жардам берет.

Сүйлөп жаткан учурдагы чыгуучу аба – үн түйүндөрүн кыймылга келтирээр чөйрө гана болбостон, үн аппараттарынын перифериялык рецепторлорунун дүүлүктүргүчү болуп да эсептелет. Машыгып жаткан учурларда машыгуучудан туура дем алууну пайдалануудагы билимдүүлүк талап кылынат.

Артикуляциялык женил жана татаал кошулмалар, сөздөр, макаллакаптар, жаңылмачтар, ыр саптары, узун фразалары, женил диалогдор, эпостук ооз-еки чыгармалар, кыймылдуу (*секирген, кувырок, фектование, топ, күрөшүүдөн*) ж.б. сөздөр – ушунун бардыгы бышкан, дыкат иштелген, туура коюлган дем алууну талап кылат. Аңсыз поэзиянын түзүлүшү, фразалардагы ойлордун агымы жана үндүн чыгуу калыбы бузулат. Чыгып жаткан абаны ысырап пайдалануу, ал эми дем алууда денеге күч келтирүү студенттин, актёрдун, ж.б. абалдарына чыналууну, чарchoону пайда кылат. Ал эми дем алууну орду, эби менен пайдаланганды, ал кесипкөйдүн үнүн байытып, ден соолугуна жагымдуу таасир берет, андай болбосо сүйлөө мезгилиндеги женил, элпек, даана жана күчтүү (таасирдүү) сапат жок болуп, үн оорусунун пайда болуусуна түрткү берет. Төмөндө сунуш кылынган макаллакаптар туура дем алып жана дем чыгаруу үчүн машыктырылат.<sup>1</sup>

### § 2.3. Макал-лакаптардын жардамы аркылуу машыгуу

- (Дем тарт): Дарт кетсе дарыгер да эстен чыгат. (**бошон**)
- (Дем тарт): Казанга жакын журсө, көөсү жугат. (**бошон**)
- (Дем тарт): Черге күшүн түшпөсүн, жаманга ишиң түшпөсүн. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Кесирлүү ооздон кесепеттүү сөз чыгат. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Эл жоосуз болбос, жер тоосуз болбос. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Балаң пайдалуу болсо, аштыгың айдалуу. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Бирдики – мингэ, көптүкү – түмөнгө. (**бошон**)

<sup>1</sup> Козлянинова И. П. и Промтова И. Ю. Сценическая речь. Учебник. 5-е изд., испр. и допол. – «ГИТИС», М., 2009. 396-397 б.

- (Дем тарт): Кырсыкта калган кайрат, жарым жеңиш. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Ат эриндүү келет, эр мурундуу келет. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Майда саймак эрдиктен, ат жоорутмак тердиктен.  
**(бошон)**
  - (Дем тарт): Айылынды караарсың – алаканынды жалаарсың.  
**(бошон)**
  - (Дем тарт): Чыккан кыз чийден тышкary. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Байлык атасы – эмгек, энеси – жер. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Жердин көркү – э гин, эрдин көркү – эмгек. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Эмгек – дайра, билим – кеме. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Билим карыбайт, өнөр арыбайт. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Окусан озоорсун, окубасан – тозоорсун. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Билимди сатып албайт, аны казып алат. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Акыл – тозбос тон, билим – түгөнбөс кен. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Билими жок бирди жыгат, билими бар минди жыгат. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Мээнетин катуу болсо, тапканың таттуу болот. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Билим – турмуш чырагы, өнөр – эрдин куралы. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Билими бийик алдатпайт, кыялыш күлүк карматпайт.  
**(бошон)**
  - (Дем тарт): Акылдуу отко карайт, акылсыз казанга карайт. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Колун менен бирди, акылың менен минди жеңесин.  
**(бошон)**
  - (Дем тарт): Акылы бар билимди самайт, акылы жок кийимди самайт. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Билимдүү адам бийикке жетет, билимсиз жер менен кетет. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Сыймыкты эмгектен, сыйлыкты элден, билимди китечтеп изде. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Тилинди таптап узартканча, билиминди таптап узарт. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Карынын сөзүн капка сал, достун сөзүн угуп ал.  
**(бошон)**

- (Дем тарт): «Сиз» деген сылык сөз, «сен» деген сенек сөз. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Көрө-көрө кесөм болосун, сүйлөй-сүйлөй чечен болосун. (**бошон**)
  - (Дем тарт): «Бар» – таттуу сөз, «жок» – ачуу сөз. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Өкүм болмок өзүндөн, сылык болмок сөзүндөн. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Сөздүн көркү макалда, эчкинин көркү сакалда. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Суу атасы – булак, сөз атасы – кулак, эчкинин ба-ласы – улак. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Билимден артык сөз жок, өлүмдөн артык кас жок. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Билим албай «болдум дебе, эмгек кылбай толдум дебе. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Өнөр – ағып жаткан булак, билим – күйүп турган чырак. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Жакшы эр элин өргө сүйрөйт, жаман эр элин көргө сүйрөйт. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Акыл – тозбос тон, билим – түгөнбөс кен; эмгек-дайра, билим – кеме. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Тилим бийикке тартса, акыл алыска үндөйт, эрк максатка жеткирет. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Жалгыз аттуу жарышчаак, жаман киши урушчаак. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Жөө жүрүп ырдаганың курусун, өгүз минип жыр-гаганың курусун. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Кең пейилдүү кемибейт, тар пейилдүү жарыбайт. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Ичкенде, жегенде сиздикинде бололу, ойногондо, күлгөндө биздикинде бололу. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Жакшы жанылса өзүнөн көрөт, жаман жанылса башкадан көрөт. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Эки жаман таарынса амандашпайт, эки жакшы таа-рынышса жамандашпайт. (**бошон**)
  - (Дем тарт): Кийимдин калыны – кир көтөрүмдүү, кишинин ка-лыны сөз көтөрүмдүү. (**бошон**)

- (Дем тарт): Жакшыдан жалынып кутул, жамандан жарынып кутул. **(бошон)**
- (Дем тарт): Итке набат таштасаң таттуулугун билем албайт, жаманга жардам кылсаң жакшылыгынды биле албайт. **(бошон)**
- (Дем тарт): Жакшыдан жаман туулса чыгаша, жамандан жакшы туулса киреше. **(бошон)**
- (Дем тарт): Келин жаманы – кетпес кесик, келин жакшысы – керемет. **(бошон)**
- (Дем тарт): Жакшы кыз – жакадагы кундуз, жакшы жигит – көктөгү жылдыз. **(бошон)**
- (Дем тарт): Карагай болбой чер болбойт, кайратсыз адам эр болбойт. **(бошон)**
- (Дем тарт): Күчтүү күчөнсө күчүнө келет, күчсүз күчөнсө беш мертинет. **(бошон)**
- (Дем тарт): Төшөктүн тардыгы – тардык, көнүлдүн тардыгы – кордук. **(бошон)**
- (Дем тарт): Байдын ниети кара, колу – ак, кедейдин колу кара ниети – ак. **(бошон)**
- (Дем тарт): Эмгек бар жерде жылыш бар, жылыш бар жерде ырыс бар. **(бошон)**
- (Дем тарт): Эки оору бир келсе – ажалындын жеткени, эки доочу бир келсе-амалындын кеткени. **(бошон)**
- (Дем тарт): Мээнетиң катуу болсо, татканың таттуу болот. **(бошон)**
- (Дем тарт): Кулактууга сөз айтса – кулагынын башында, кулаксызга сөз айтса – куба кыркын башында. **(бошон)**
- (Дем тарт): Жакшы уул элине баш, жаман уул элине кас. **(бошон)**
- (Дем тарт): Аңкоо адам азаптан кутулбайт, алаңгазар мазактан кутулбай. **(бошон)**
- (Дем тарт): Жакшы атты жакшы баксаң – тулпар, күйкөнүн табын тапсан – шумкар. **(бошон)**
- (Дем тарт): Жаман аял терисин жуубай иттен көрөт, башын жуубай биттен көрөт. **(бошон)**
- (Дем тарт): Тай – кунанга жеткизет, кунан – атка жеткизет, ат – муратка жеткизет. **(бошон)**

- (Дем тарт): Билген миң баләэден кутулат, билбеген миң баләэгә тутулат. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Болоор кулун желеде жулкунат, болоор бала бешиктөн булкунат. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Жолоочу болсо жолго сал, жортуулчу болсо башын ал. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Құлұп сүйлөгөндөн тұнұл, күн тийип жаагандан тұнұл. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Аш кадырын ачыккан билет, жок кадырын тарыккан билет. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Баатырдың көркү – маңдайда, чечендин көркү – таңдайда. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Миң кишинин атын билгиче, бир кишинин сырын бил. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Айран ичкен кутуултур, челек жалаган тутуултур. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Бакылдаган текени суу кечкенде көрөөрмүн, такылдаган аялды үй чеккенде көрөөрмүн. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Жакшы абысының барганча, жаман чамаданыңды антар. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Агайиндин кадырын жалаалуу болсоң биләэрсин, ата-энендин кадырын балалуу болсоң биләэрсин. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Жашыңда кылжын болсоң, карыганда мылжың болорсун. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Эңкейгенге эңкейгин башың жерге тийгенче, чалкайғанга чалкайғын төбөң көккө жеткенче. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Санаасы жок сары сууга семирет, катыны жок кыздуду үйгө теминет. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Құзғұ муздун құзғұдәйүнөн качпа, жазғы муздун жабыктайынан кач. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Уй сыйпаганды билбейт, жаман сыйлаганды билбейт. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Адамга чычалак жараашпайт, атка жаталак жараашпайт. **(бошон)**
  - (Дем тарт): Жорго минген жолдошунан айрылат, көп жашаган курдашынан айрылат. **(бошон)**

- (Дем тарт): Сыйлашпаган тууганы – сыр айтпаган душмандай.  
**(бошон)**
- (Дем тарт): Бирөө кечээрge кечүү таппай жүрсө, бирөө ичээрge суу таппай жүрөт. **(бошон)**
- (Дем тарт): Булаттан чыккан күн ачуу, жамандан чыккан сез ачуу. **(бошон)**
- (Дем тарт): Жылкычынын ичкенин бирде ит ичпейт, бирде хан ичпейт. **(бошон)**
- (Дем тарт): Иттин ачуусу – куйругунда, аттын ачуусу – кулагында. **(бошон)**
- (Дем тарт): Калпты чындай айтса, чын чычайып чыга качат. **(бошон)**
- (Дем тарт): Болоор адам он жашында баш болот, болбос адам кырк жашында жаш болот. **(бошон)**
- (Дем тарт): Пулу бардын оозу чайнайт, пулу жоктун көзү жайнайт. **(бошон)**
- (Дем тарт): Киши акылын таңдап ал, таңдап – талгап, талдап ал. **(бошон)**
- (Дем тарт): Бутактуу жыгачка күш жыйылат, берекелүү үйгө киши жыйылат. **(бошон)**
- (Дем тарт): Темирди кызытса сынаарын билбес, тентекти көкүтсө өлөөрүн билбес. **(бошон)**
- (Дем тарт): Билимден артык досун жок, өлүмдөн артык касын жок. **(бошон)**
- (Дем тарт): Казанга жакын жүрсө, көөсү жугат, ууруга жакын жүрсө, чуусу жугат. **(бошон)**
- (Дем тарт): Кеп жакшысын кулак билет, кыз жакшысын ынак билет. **(бошон)**
- (Дем тарт): Кылышынан кан тамган баатырды, тилинен бал тамган ақын алат. **(бошон)**
- (Дем тарт): «Ме» дегенди билбесен, «бер» дегенди билбессин, «ме» дегенди албасан, «бер» дегенди таппасын. **(бошон)**
- (Дем тарт): Жакшы – сезүндү сыйлаар, жамандан карыз алсан – тар жерде кыйнаар. **(бошон)**
- (Дем тарт): Жамгыр жааса – жер ырысы, жакшы туулса – эл ырысы. **(бошон)**

- (Дем тарт): Жакшы жашынан эл башкарат, жаман карыган са-йын жашарат. (бошон)
- (Дем тарт): Жаш чыбыктын ийилгени – сынганы, жаш жигит-тин уялганы – өлгөнү. (бошон)
- (Дем тарт): Шараптын баш оорусу кетет, байлыктын баш оору-су кетпейт. (бошон)
- (Дем тарт): Балээлүү жерди баспа, башына иш түшсө шашпа. (бошон)
- (Дем тарт): Жакшынын жүргөн жери – базар, жамандын жүр-гөн жери – азар. (бошон)
- (Дем тарт): Жолу болоор жигитке, жолдон жолдош кошулат. (бошон)
- (Дем тарт): Жээн эл болоор – жайы болсо, желке тон болоормайы болсо. (бошон)
- (Дем тарт): Жакшы иштесен – ашыңды жээрсин, жаман иште-сен – башыңды жээрсин. (бошон)
- (Дем тарт): Жакшынын жаты болбос, жамандын уяты болбос. (бошон)
- (Дем тарт): Жорго жүрүшүнөн пул, жаман жүрүшүнөн кул. (бошон)
- (Дем тарт): Чапанчанга камчы чапса, кейнөкчөнгө доо кетет.<sup>1</sup> (бошон)

<sup>1</sup> Давлетбакова Д.Т. Кыргыз элинин бир мин макал-лакаптары. Академик К. Юдахиндин жыйнагынан. – Б., 2000. 1-114 б.

## **2-главанын жыйынтығы**

Улуттук элдик оозеки чыгармачылыгында макал-лакаптар канчалык көп болсо, кыргыз тили ошончолук бай тил экендигинин далили болуп эсептелинет. Түрмуштук ар түрдүү шарттарга, окуяларга, себептерге карата өзгөчө маанидеги баа берилген макал-лакаптар арбын. «Эл оозунда элек жок» дегендей, иргелип, тандалып, андан кийин бир тартипке, атайын эрежеге баш ийдирип жаратуучу чыгармачылык багыт болусу мүмкүн да эмес.

Өзүнүн курч маанилуу ритмикалуу айтылышынан, элдик оозеки чыгармалардын катарында болуп, «Манас» үчилтигинен баштап көзү ачык-көрөгөч улуу Калыгул атабыздан бери улана багылып, кийинки кыргыздын белгилүү жазуучуларынын чыгармаларынан да жолугуштуруп келебиз. Кыргыз тилин нукура таза билген жана сүйлөгөндөрдүн сөздөрүнөн өз орду, учуру менен, тиешелүү шарттарына ылайыктап туруп, өз бааларын, көз караштарын, мамилелерин, ойтолгоолорун ақылман элдик макал-лакаптар аркылуу түшүндүрүп, билдирип, бекемдеп койгон чыгаан адамдар да арбын.

Демек, макал-лакаптар – дилдин, тилдин, улуттук өзгөчөлүктүн байлыгы болуп саналаары шексиз. Бекеринен: – «макал атасы – сөз», – деп айтылбагандыр. Андыктан, макалдарды айтып машыгууда туура дем алыш, жана дем чыгарууну гана аткаруу менен чектелбестен, сөздөрдүн маани-маңызына, максатына, темалык көтөрөгөн жүгүнө маани берип, өз акыл-парасатты катыштыруу жоопкерчилигин унутпоо зарыл.

Атайын кесипкей-фониаторлор түшүндүргөндөй, «таяныч» – бул, аба чыгаруучу булчундардын чыңалуусун жөнгө салууну, б.а. курсак прессинин жардамы менен дем чыгаруу фазасынын жайла-тылышын даана түшүндүрө турган термин болуп эсептелет. Курсак прессинин катышуусун күчтөтүү жана дем чыгаруу учурундагы дем кармоо процессин сактай билүүдө, б.а. бул экөөнүн байланышынын түзүлүүсү «дем таянычын» жаратып, үндүн бир калыпта чыгуусун жөнгө салат.

### 3 - ГЛАВА

## ТУУРА ДЕМ АЛУУ ЖАНА ТУУРА ДЕМ ЧЫГАРУУ МАШЫГУУЛАРЫНА ЖАҢЫЛМАЧТЫ, АПЫРТМА-КАЛПТАРДЫ ЖАНА САНДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ

### § 3.1. Туура дем алуу жана демди чыгаруу процессине «жанылмачтарды» пайдалануу менен жасалчу машыгуулар

Жанылмач менен иштөө – эн пайдалуу дикциялык көнүгүү болуу менен бирге эле, дем алуу көнүгүүлөрүнүн да маанилүү бөлүгүн түзөт. Бардык дикциялык, үндүк машыгуулар сыйктуу, туура дем алыш, кайра ошол алынган демди жыйынтыктуу чыгарып, пайдалана билүүдөгү иш убактысында ар бир студентке (кесипкөйгө) өз алдынча мамиле жасоо – үзүрлүү жыйынтык берет.

Табиятынан жай сүйлөгөн студентке тез сүйлөөгө үйрөтүү, албетте акырындык, аярлык менен, ал эми табиятынан тез сүйлөгөн студентке өтө жай сүйлөө жолунда машыктыруу зарылдыгы – талапка ылайык болот. Кандай гана машыгуу көнүгүүлөрү пайдаланылбасын, жанылмачтын маанисин абдан так талдап, ал сөздөр аркылуу эмне айтылып жатканын билүү зарыл.

Дем алуу машыгууларында жанылмачты акырындык менен ылдамдатып: үч темпте айтып, бирок маанисин жоготпош керек. Жогоrudа эскерткендей: тез сүйлөөгө мүнөздүүлөрдү – эки темп менен жай жана тезирээк; ал эми жай мүнөздө сүйлөгөндөрдү – үч темпте – жай, тезирээк жана тез айтуу менен машыктыруу абзел. Жанылмачтар – женил (кыска) жана татаал (узун) түзүлүштө айтылуучу болуп бөлүнөт. Эн алгач дем алуу көнүгүүлөрүнө женил (кыска) жанылмачтарды колдонуп, андан соң татаал (узун) жанылмачтар менен машыгуулар жасалат.

### Жөнөкөй, женил (кыска) жанылмачтар менен машыгуулар

Бир дем тартуу аркылуу алынган абаны кармоо менен жанылмачты жай темпте, тыбыштарды так жана даана айтып, ошол эле мез-

гилде жаңылмачтын маанисин жеткирүү милдетин кошо аткаруу кепек. Жаңылмачтын биринчи сөзүнөн баштап эң акыркы сөзүн айтып бүткөнгө чейин, алгачкы алынган абаны максатсыз чыгарбай да же жаңыдан дем тартпай да, демди (*алынган абаны*) кармап туруп жаңылмачты айтып бүтүрүп анан гана абанын калдыгынан бошонуп женилдөө процесси жасалат. Бул процесс бардык жасалуучу машигууларда, мейли женил (кыска) же татаал (узун) жаңылмачтарды айтту мезгилинде толук сакталып аткарылат.

## Жаңылмачтар

1. Табиятынан тез сүйлөөгө мүнөздүүлөр эки темпте: жай, тезирээк айтышат.

2. Табиятынан жай сүйлөөгө мүнөздүүлөр үч темпте: жай, тезирээк, тез айтышат.

– (дем тартып):

Ак мончок, көк мончок. Аябай көп мончок.

Көп мончок ичинде, көгүлтүр көз мончок.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Кырк кызыл куйрук, кырк кызыл куйрук.

Кырк кызыл куйрук ичинде, ылгый кызыл кыл куйрук.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Көп карышкыр – көп карышкырды талап,

Көп карышкыр – көп карышкырды кабат.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Көзү бүтүк үч күчүк үшүп,

Үч күчүк үшүп үнү бүтүп,

Энесин күтүп чүчкүрүшүп.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Эй, жигиттер эт ашатчы,

Эт ашатсаң бат ашатчы.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Бактыяр бээсин алабатага алабаталатам деп барып,  
Алабатага өзү алабаталанды.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Бул кайсы арал? Каргалы арал,  
Камыш башын кайрып, карга уялаар.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Токон топту тоголотту. Топ тоголокпү?  
Тоголонгон топту, Токон торомокпү?

(бошонуу).

– (дем тартып):

Кейкөлгөн көк чөп жакши,  
Көктөмдүн көп-көк чачы.  
Көктөмдө Көчөр чапты,  
Көчөр чөптү көп чапты.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Көк чөп, көпкөк чөп.  
Көк чөптөн көп, көпкөк чөп.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Көп-көп көпөлөк, көп болуп көкөлөп.  
Көк-жашыл кейнөгүн көп кызга көрсөтө,  
Көнүлдү көтөрөт.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Беш кашка кой, бешөө беш башка кой.  
Беш кашка койду, беш башка койго кош.  
Беш башка койду, беш кашка койго кош.

(бошонуу).

– (дем тартып):

Эзелки досун kas болсо,  
Эзелки касын дос болсо,  
Эзели ишиң онолбос.

**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Базарды араласаң карала чан.

Калдарды кардалдар алдаса,

Кардалдарды Калдар алдайт.

**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Анжиандан келген Аккаңкы ээр

Ал Аккаңкы ээрди мен анжылабай,

Ал Аккаңкы ээрди ким анжылайт?

**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Чоко чалгы чапканда,

Чокону чаян чакканда.

Чоко чоочуп, чокуга чыга качканда.

**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Бул кайсы оозу май тайлак?

Бул кайдагы сары май, бал каймак?

Бул оозанган – оозу май тайлак,

Бул сүр, сары май, бал каймак.

**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Кумда куралай таш аппак,

Курут, май кошкон аш аппак.

Сайда саралай таш аппак,

Сары май куйган аш аппак.

**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Тай-тай Тайкарбай,

Такыр жерге коюнду жай калтырбай.

Тоодогу тоодактай топтолушуп,

Кыздар, кайда барасыңар, кой кайтарбай.

**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Кудаяр деген кудам бар эле.

Кудаярды мен кудалай албадым,  
Кудаяр мени кудалай албай,  
Куу жолдо калды кургурум.  
**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Ал аралда да марал,  
Бул аралда да марал.  
От экен маралга да арал,  
Оттосун аралда да марал.  
**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Араала балам араала.  
Атаңа бир аз карала.  
Сен карапаганда ким карапайт,  
Сен араалабаганда ким араалайт?  
**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Маң- маң, маң кашка кой.  
Маңы башка, беш кашка кой.  
Тиши ушак, ак кашка кой.  
Буту тушак, беш кашка кой.  
**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Суу боюнда дарак ёсөт,  
Сулуу чачын тарап ёсөт.  
Сууну дайым карап ёсөт,  
Суусуз калса аран ёсөт.  
**(бошонуу).**

– (дем тартып):

Элге тыбыт тыттырып,  
Эгер эл тыбыт тытпаса,  
Тыткандарга тыттырып.  
Тыттырычуулар көп чыкса,  
Тыбытчылар да кө чыгып.  
**(бошонуу).**

## Татаал (узун) жаңылмачтар менен машыгуулар

Жогоруда берилген женил (кыска) жаңылмачтарды айтуудагыдай эле, бул татаал (узун) жаңылмачтарда да туура дем алыш жана дем чыгаруу, эң негизгиси – алган демди (абаны) карман турлуу эрежесин сактап, ошол аркылуу дем алуу процессине толук кандуу катышчу булчундарды өнөкөттүү иштөөгө көндүрүү үчүн машыга билүү зарылдыгы талапка ылайык. Бул учурда деле жогорку эки талап коюлат:

1. Табиятынан тез сүйлөөгө мүнөздүүлөр: өтө жай, жай, тезирээк, тез.
2. Табиятынан жай сүйлөөгө мүнөздүүлөр: жай, тезирээк, тез, өтө тез.

### Жаңылмачтар

– (дем тартып):

Нарындан Нарман нар минип келет,

Нарындан Нурман нан алыш келет.

(бошонбай туруп),

– (дем тартып):

Нарманга Нурман нанын берет,

Нурманга Нарман несин берет?

(бошонуу).

Бул абал; өтө жай, жай, тезирээк темптерде айтылган мезгилдерде сакталат. Ал эми – тез жана өтө тез айтылган учурда жаңылмач толугу менен бир гана дем тартуу менен аткарыйлат. Жакшылап көнүл коюуда татаал (узун) жаңылмачтарды айтуу эки тартипте болот.

1. Жаңылмачтын дал ортосунан токтоп, дем тартып (*дем алыш*) алыш, андан кийин экинчи жарымын айтып бутуп, анан гана эркин, демдин калдыгынан бошонуу талапка ылайык деп эсептелинет.

2. Жогоруда айтылгандай эле жаңылмач кандай гана көлөмдө болбосун ар качан бир дем тартуу (*дем алуу*) менен дем кармалып, токтобостон толук (*тез же өтө тез темпте*) айтылат.

Төмөндөгү берилген жаңылмачтардын тизмегинде ушул эрежелерди толук сактап машыгуу талап кылышат. Машыгууларды мугалим өтө кылдаттык менен баамдап көз салышы зарыл болуп саналат.

**– (дем тартип):**

Нарындан Нарман нар минип келет

Нарындан Нурман нан алып келет

Нарманга Нурман нанын берет

Нурманга Нарман несин берет.

(бошонуу).

**Биринчи тартип:**

**– (дем тартип):**

Бек тоо, бекем тоо, бер жагы бермет зоо,

Бермет зоо берметтин, берээри бекер го.

(бошонбой туруп),

**– (дем тартип):**

Берет деп берметин,

Бекерге атын атып бергени бекер го.

(бошонуу).

**Экинчи тартип:**

**– (дем тартип):**

Бек тоо, бекем тоо бер жагы бермет зоо,

Бермет зоо берметин берээри бекер го,

Белгисиз бир бейбаш байжайлую бек зоого

Берет деп берметин, бекерге бек атын берген го.

(бошонуу).

**Биринчи тартип:**

**– (дем тартип):**

Тоодогу койлор ойго түштү,

Ойдогу койлор толо түштү.

Тоодогу койлор, ойдогу койлор топтолушуп,

(бошонбой туруп),

**– (дем тартип):**

Толгон кой толкуй түштү,

Толкуган кой жолго түштү.

(бошонуу)

### **Экинчи тартып:**

– (дем тартып):

Тоодогу койлор ойго түштү,  
Ойдогу койлор толо түштү.  
Тоодогу койлор, ойдогу койлор топтолушуп  
Толгон кой толкүй түштү,  
Толкуган кой жолго түштү.  
(бошонуу).

### **Биринчи тартып:**

– (дем тартып):

Бал чөлекте аарылар,  
Байкагыла баарыңар.  
Байкабасан баарыңар,  
Балээ кылат аарылар.  
(бошонбостон),

– (дем тартып):

Балээ кылса аарылар,  
Бакыргыла баарыңар.  
Бакырбасаң баарыңар,  
Баарың чагат аарылар.  
(бошонуу).

### **Экинчи тартып:**

– (дем тартып):

Бал чөлекте аарылар байкагыла баарыңар  
Байкабасаң баарыңар балээ кылат аарылар  
Балээ кылса аарылар бакыргыла баарыңар,  
Бакырбасаң баарыңар баарың чагат аарылар  
(бошонуу)

### **Биринчи тартып:**

– (дем тартып):

Бир түп тыт,  
Бир түп тыттын түбүндө бир түп түрп.  
(бошонбой туруп),

– (дем тартип):

Бир түп түрптүн тамырын  
Бир түп тыттын тамыры  
Түртүп турат,  
Бир түп тыттын тамырын  
Бир түп түрптүн тамыры  
Түртүп турат.  
(бошонуу).

Экинчи тартип:

– (дем тартип):

Бир түп тыт, бир түп тыттын түбүндө бир түп түрп.  
Бир түп түрптүн тамырын бир түп тыттын тамыры түртүп турат,  
Бир түп тыттын тамырын бир түп түрптүн тамыры түртүп турат.  
(бошонуу).

Биринчи тартип:

– (дем тартип):

Бул – булбу, бул?  
Бул деген булбул!  
(бошонбой туруп),

– (дем тартип):

Бул – булбул тура – деп,  
Булдуруктаптыр кургур.  
Бул булбулбу? – деп,  
Булдуруктаптыр чулдур.  
(бошонуу)

Экинчи тартип:

– (дем тартип):

Бул – булбу, бул? – бул деген булбул!  
Бул – булбул тура – деп, – булдуруктаптыр кургур.  
Бул булбул. бу – деп – булдуруктаптыр чулдур.  
(бошонуу).

## **Биринчи тартып:**

**– (дем тартып):**

- Балдар, баарыңар,  
Бул ырды  
Башынан байкап,  
Баарыңар «б» ны  
Бат «б» лап  
Бат окуп багыңар!

**(тоткобой),**

**– (дем тартып):**

-Бабыр бабыраар,  
«Ба-ба» лап балдыраар.  
«Бай-бай», байбайлап  
Баш чайкаар бабырлар.

**(бошонуу)**

## **Экинчи тартып:**

**– (дем тартып):**

Балдар баарыңар бул ырды башынан байкап  
Баарыңар «б» ны бат «б» лап бат окуп багыңар.  
Бабыр бабыраар «ба-ба» лап балдыраар.  
«Бай-бай» байбайлап баш чайкаар бабырлар.

**(бошонуу).**

## **Биринчи тартып:**

**– (дем тартып):**

Чоң курсак Беке,

Узун бут Кеке,

Жана да Меке,

Үчөөнүн мингени,

мүйүздүү теке.

**(тоткобой),**

**– (дем тартып):**

Мөңкүдү теке,

Жыгылды Беке,  
Жыгылды Кеке  
Жыгылды Меке  
Жөнөдү жеке  
Мүйүздүү теке.  
(бошонуу).

### Экинчи тартып:

#### – (дем тартып):

Чоң курсак Беке, узун бут Кеке жана да Меке –  
Үчөөнүн мингени мүйүздүү теке.  
Менкүдү теке, жыгылды Беке, жыгылды Кеке, жыгылды Меке,  
Жөнөдү жеке мүйүздүү теке.  
(бошонуу).

### Биринчи тартып:

#### – (дем тартып):

Алмабек апорт алманы алууну андады,  
Апортун алабат кызылын абайлап кармады.  
Апортун алабет кызылы алдыра албады,  
(токтобой),

#### – (дем тартып):

Апортун алабет кызылын алам деп алалбай,  
Абалтан жактырат, Алмабек бул апорт алманы.  
(бошонуу).

### Экинчи тартып:

#### – (дем тартып):

Алмабек апорт алманы алууну андады,  
Апортун алабат кызылын абайлап кармады.  
Апортун алабет кызылын алдыра албады  
Апортун алабет кызылын алам деп алалбай,  
Абалтан жактырат Алмабек бул апорт алманы.  
(бошонуу).

### **Биринчи тартып:**

– (дем тартып):

Атам баккан уйлардын,  
Көпчүлүгү сарала,  
Азчылыгы карала.  
Апам баккан уйлардын,  
Азчылыгы карала,  
Көпчүлүгү сарала.  
Ишенбесен экөөнүн,  
Бүт уйларын арала.  
(бошонуу).

### **Экинчи тартып:**

– (дем тартып):

Атам баккан уйлардын көпчүлүгү сарала, азчылыгы карала,  
Апам баккан уйлардын азчылыгы карала, көпчүлүгү сарала.  
Ишенбесен экөөнүн бүт уйларын арала.  
(бошонуу).

### **Биринчи тартып:**

– (дем тартып):

Аппак ак ыргай,  
Ак ыргай ағын ай,  
Алсам дейм акыйкат,  
Асыл таш алдыrbай,  
(токтобой),

– (дем тартып):

Асыл таш акыйкат,  
Атаны арман ай.  
Азабы аз эмес,  
Ар иштин ар кандай.  
(бошонуу).

### **Экинчи тартып:**

– (дем тартып):

Аппак ак ыргай ак ыргай ағын ай

Алсам дейм акыйкат асыл таш алдырбай  
Асыл таш акыйкат атаны арман ай  
Азабы аз эмес ар иштин ар кандай.  
**(бошонуу).**

### **Биринчи тартып:**

**– (дем тартып):**

Асманда эки айры куйрук,  
Бирөө – ак кыска куйруктуу  
Айры куйрук.  
Бирөө – кара кыска куйруктуу  
Айры куйрук.

**(токтобой),**

**– (дем тартып):**

Ак кыска куйруктуу  
Айры куйруктун жолун  
Кара кыска куйруктуу  
Айры куйрук тосот.

**(токтобой),**

**– (дем тартып):**

Кара кыска куйруктуу  
Айры куйруктун жолун  
Ак кыска куйруктуу  
Айры куйрук тосот.  
**(бошонуу).**

### **Экинчи тартып:**

**– (дем тартып):**

Асманда эки айры куйрук, бирөө – кыска куйруктуу айры куйрук,  
Бирөө – кара кыска куйруктуу айры куйрук.  
Ак кыска куйруктуу айры куйруктун жолун  
Кара кыска куйруктуу айры куйрук тосот.  
Кара кыска куйруктуу айры куйруктун жолун  
Ак кыска куйруктуу айры куйрук тосот.  
**(бошонуу)**

## **Биринчи тартип:**

**– (дем тартып):**

Чал чалгы чапты,  
Чалгы чапкан чалды чаян чакты.  
Чал чаңырып,  
Чайканага качты.

**(тектобой),**

**– (дем тартып):**

Чайканадагы чалдар,  
Чалга чайдын чамасын,  
Чайкап-чайкап чачты.  
Чал чочуп  
Чалдарды чөмүч менен  
Чокуга чапты.  
**(бошонуу).**

## **Экинчи тартип:**

**– (дем тартып):**

Чал чалгы чапты, чалгы чапкан чалды чаян чакты.  
Чал чаңырып, чайканага качты, чайканадагы чалдар  
Чалга чайдын чамасын чайкап-чайкап чачты.  
Чал чочуп, чалдарды чөмүч менен чокуга чапты.  
**(бошонуу).**

## **Биринчи тартип:**

**– (дем тартып):**

Жылгаларга шыралжын  
Жыш өсүптүр.  
Шалбааларга шыралжын  
Жык өсүптүр.

**(тектобой),**

**– (дем тартып):**

Шыралжын чаап шалбаадан,  
Шыралжын жыйнап жылгадан,  
Шырмалчан  
Жан өтүптүр.  
**(бошонуу).**

## Экинчи тартып:

– (дем тартып):

Жылгаларга шыралжын жыш өсүптүр

Шалбааларга шыралжын жык өсүптүр.

Шыралжын чаап шалбаадан, шыралжын жыйнап жылгадан

Шырмалчан жан өтүптүр.<sup>1</sup>

(бошонуу).

Туура дем алуунун ыгын тарбиялоодо дененин түздүгү келбетке (*осанкага*) көз салып, бел, курсак, тизе, моюн булчундарын, далынын түздүгүн бекемдөөчү көнүгүүлөргө көбүрөөк көңүл коюу өтө пайдалуу болуп эсептелет. Туура эмес келбет (*осанка*) туура эмес дем алууга алып келсе, тескерисинче ошол туура эмес алынган дем тартуу өз жолунда туура эмес келбетке, б.а. дененин түздүгүнүн (*осанканын*) бузулушуна шарт түзөт. Демек, андай учурда үн аппараттары өз ара кысылууларынын натыйжасында тез чарчагандыктан адистик үн оорусу пайда болот. Мунун негизинде студенттин, кесипкөйлөрдүн жалпы табынын бузулусуна түрткү берип, б.а. алардагы тез талыкшууну, кош көнүлдүүлүктү жаратып, эң зарыл болгон нерсе –«ишмердүүлүктү» жоготот.

## Туура келбетти тарбиялоо үчүн дем алуу көнүгүүлөрү

1. Баштапкы абал: буттар биргө болуп, колдор – белде. Дем тартуу менен биргө 2 далыны бириктирип, омуртка түз абалда болуп, алынган демди чыгаруу менен баштапкы абалга келебиз. Абаны ВВВ... үнсүз тыбышын созултуп үзбөй айтуунун жардамында чыгарабыз. Көнүгүүнү 4–6 жолу кайталоо керек.

2. Баштапкы абал: буттар биргө болуп, ал эми колдор – желкеде. Алдыга женил энкейүү менен биргө дем тартабыз, далылар жана омуртка түз. Демди чыгарууда колдорду көкүрөкө кайчылаштырып, ЛЛЛ... үнсүз тыбышын созуп айтабыз. Көнүгүү 4–6 жолу кайталанат.

3. Баштапкы абал: буттар ийиндер аралык чегинде ачылып, колдор – желкеде.

<sup>1</sup> Акматалиев А. Балдар фольклору. Түз-н: Г. Орозова. К.У.И.А. ж.б. – Б., 1998. 71-76 б.

А) Ошол абалда, омуртка, далыларды түз кармоо менен дем тартып, он жака эңкейүүдө демди чыгарабыз. ССС... үнсүз тыбышын со зултуп айтабыз.

Б) Баштапкы абалда: дем тартып, сол жака эңкейип демди ССС... тыбышынын жардамы менен чыгарабыз.

В) Баштапкы абалда: дем тартып, алдыга эңкейип дем чыгарабыз. Дем тартууну жана чыгарууну оозду кымтыбаган абалда кармоо менен, мурун аркылуу жүргүзүү талапка ылайык. Көнүгүүнү 2 жолу кайталоого болот.

1. Чалкадан жатып демди тартуу. Колдордун жардамысыз, демди мурун аркылуу чыгарып – отуруу. Далылар, омуртка – түз. Кайра мурун аркылуу демди тартып баштапкы абалга келүү – демди чыгаруу баштапкыдагыдай. Көнүгүү 4 жолу кайталанат.

2. Түз туруу, колдорду аркага айкалыштыруу менен алдыга жарайм эңкейүү: ушул эле учурда эриндер кымтылбаган абалында мурун менен дем тартуу керек. Кайта баштапкы абалга келүүдө – демди чыгарууда ММ, ММ... үнсүзүн айкалыштырып созуу талапка ылайык. Көнүгүү 4–6 жолу кайталанат.

Бул көнүгүүлөр жасалып жаткан учурларда ар дайым далылар түз, омуртка бүгүлбөй, келбетти (*осанканы*) туура калыптандыруу максатын эстен чыгарбоо керек. Ошондой эле милдеттерден болуп – толук, уу-шуусуз дем алуу ыктарын өнүктүрүү, кекиртек жанында гы жана артикуляциялык мускулатурадагы булчун чыналуусу арылуу, эң негизгиси, узартылган эркин дем чыгарууну машиктыруу саналат.

Кандай гана көнүгүүлөр жасалбасын дем алган кезде өпкөгө аба киргенде көкүрөк клеткасы кеңеиже жецил көтөрүлөт, бирок заматта түшө баштап дем чыгат да, кичине тыным болуп токтоп, кайра дем тартуу зарылчылыгы жаралат. Ошентип бири-биринин артынан бирдей ритмде дем алуу процесси: дем тартуу – дем чыгаруу – (тыным) эс алуу болуп турат. Дем тартуудан – дем чыгаруу ритми узагыраак болот. Сүйлөө убагындагы дем алуу ритми тынч туруп, дем алуудан айырмаланат: дем тартуу дем чыгаруудан кыска болуп, алынган демди кармап тартуу абалы узагыраак болуу менен дем чыгаруу процесси созунку өтөт. Мунун өзү фоноциялык дем алуу түрүнө кирип, б.а. терең-кыска дем алып, узагыраак дем чыгарууну тарбиялоо болуп сана-

лат. Фонациялык дем алуу – бул уккулуктуу, жагымдуу, мол диапазондуу үндүн жана так дикциянын түзүлүшүнүн негизи болуп саналат.

Дем алуулар дайын бир гана (туруп турган, отурган) абалдарда болуу менен эмес, ар кандай шарттагы кыймылдарды жасоо аркылуу да машыгуу өтө пайдалуу болоорун жакшы билебиз. Ал кыймыл-аракеттер туура дем алыш, туура дем чыгаруу учурларына күчтүү таасириң тийгизет. Белгилүү болгондой, өзгөчө сахнадагы кездешүүчү кыймылдарга байланышкан сүйлөө мезгилдериндеги дем алдырыгыч аппараттардын кызматы өтө татаал болоору анык. Мындай шарттарда дем алуунун үстүнде иштөөдө кесипкөйлөрдүн жалпы эмоциялык абалы чоң мааниге ээ.

Кыймыл-аракеттердин кайсы түрү алынбасын (*скакалка, обруч, оңко баш аттай, топ үйлөө, жсанглер, фехтование, улуттук мүнөздүү чабыштар ж.б.*) аткарылып жаткан машыгуунун он жыйынтыктары кесипкөйгө канаттанууну жаратып, жагымдуу жаркын эмоциянын булагы болуу менен, андан ары улануучу иштин үзүрлүү болусуна түрткү берет.

Ал эми тескерисинче, көнүгүүлөрдү жактырбай, каалабай жасоодо же аларды жеткиликтүү түшүнбөстөн туура эмес машыгуудан пайда болгон кополдуктардан улам, бат чарчоо менен терс эмоция жаралып, ошонун негизинде адистик оорулар да пайда болуу мүмкүндүгү бар. Кандай гана машыгуу болбосун кесипкөйгө женилдикти жана ырахаттануу сезимин жаратып кайра-кайра кайталоону эңсетүүгө алыш келип, ошол шарттуулукта анын сүйлөгүсүн, ырдагысын, иштегисин келтиргендей болушу керек.

Ар кандай машыгуулар мезгилинде адегендө организмден олдоксон, ийкемсиз, коомай, эпсиз, көнүмүш эмес коошпогон бир кыймылдар пайда болуп, бара-бара иштелип отуруп – ишенимдүү, ийкемдүү, эптуү оной – көнүмүш нерседей боло баштайт. Ушундай ырааттуу машыгуу жолу менен иштөөдө фонациялык дем алууну туура пайдалануу ыкмалары өнүгө берет.

Мындай системалуу машыгуулар кесипкөйгө, студентке керектүү болгон шарттуу рефлекстерди бекитет. Андыктан ар кандай машыгуу көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз жүргүзүп, дем алуу мезгилине катышкан булчундарды массаждоону ар дайын жүргүзүү абзел. Машыгуу учурундагы сезе жана уга билүү да үндү өстүрүп, зарыл болгондой

калыпка салууга көмөк көрсөтөт. Айта кетчү нерсе: туура дем алып жана аны туура пайдалана билүүдөгү жасалган машыгуулар ар дайым окутуучу тарабынан көзөмөлгө алынуусу талапка ылайык болот.

Төмөндөгү үлгү катары берилген бир катар ар кандай кыймыл-аракеттүү көнүгүүлөрдү (*машыгууларды*) жасоо учурунда алынган абаны кармап туруп, ошол эле учурда айтылып жаткан сөз менен жасалып жаткан кыймылдарды айкалыштырып машыгуу максатка ылайык болот. Качан гана кармалып (чыгарбай) турган аба тиешелүү биринчи сөз бөлүгүн толук айтып бүтүүгө сарамжалдуу сарпталып бүткөндөн кийин, ичте калган абанын калдыгын чыгарып салуу (ооздон үшкүрүү) менен бошонобуз. Кайта эле мурун аркылуу тез дем тартып жана алынган демди кармап туруп (чыгарбай сактап), кийинки (Экинчи) сөз бөлүгүн кыймыл-аракет менен айкалыштырып айтып, биринчи абалдагыдай эле калдык абадан бошонуп, 3-чү, 4-чү сөз бөлүктөрүн дагы 1-чи, 2-чи абалдагыдай кылышып аткаруу керек.

Бардык сөз бөлүктөрүн айтуудагы жасалып (*аткарылып*) жаткан кыймыл-аракеттердин сөз менен айкалышшууларындагы эң керектүү болгон **«дем кармоо»** эрежеси өтө так сакталышы керек. Мындай туура дем алып аны кармоо жана ошол алынган демди максаттуу сарптап чыгаруу эрежелери бардык көнүгүүлөрдүн түрлөрүндө тен; скакалка, обруч, онко баш атмай, топ ийлөө, жанглёрлук, фехтование, ар кандай улуттук мүнөздөгү чабышуу ж.б. ыкмаларында бирдей тартипте аткарылат.

Бул кыймыл-аракеттердин жардамы менен машыгуучу көнүгүүлөрдү ишке ашыруу үчүн элдик оозеки чыгармачылыктардын түрмөгүнө кирген «калптар» же «апыртмаларды» жана «сандарды» алуу эң ыңгайлуу болуп саналат.

### § 3.2. Сандар менен жасалчу көнүгүүлөрдүн таблицалары

Машыгууларды жасоо үчүн бир нече «сандар» үлгү катары сунуш кылышат. Көнүгүүнү аткаруу талапка ылайыктуу дөңгөлдө болусу үчүн төмөнкү таблицалар тартууланат.

1-таблица

Дем тартуу	Тартылган демди кармап туруп, сандардын 3 бөлүгүн тен кыймыл-аракеттер менен айкалаштырып айттуу.	Калдык абадан бошонуу	Санга тыным. Кыймыл-аракет токтобойт.
1-дем тартуу	Сандын 1-чи бөлүгү айтылат 3 мин, 13 мин, 23 мин, 33 мин, 43 мин, 53 мин, 63 мин, 73 мин, 83 мин, 93 мин,	Калдык абадан бошонуу	Санга тыным. Кыймыл-аракет токтобойт.
2-дем тартуу	Сандын 2-чи бөлүгү айтылат 103 мин, 113 мин, 123 мин, 143 мин, 153 мин, 163 мин, 173 мин, 183 мин, 193 мин, 203 мин.	Калдык абадан бошонуу	Санга тыным. Кыймыл-аракет токтобойт.
3-Дем тартуу	Сандын 3-чү бөлүгү айтылат 213 млн, 223 млн, 233 млн, 243 млн, 253 млн, 263 млн, 273 млн, 283 млн, 293 млн, 303 млн.	Калдык абадан бошонуу	Сан айтылып бүткөндө кыймыл да токтойт

2-таблица

Дем тартып	Тартылган демди кармап, сандардын үч бөлүгүн тен кыймыл-аракеттер менен айкалыштырып айттуу.	Калдык абадан бошонуу	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
1-дем тартуу	1-бөлүгү 1 млн, 11 млн, 21 млн, 31 млн, 41 млн, 51 млн, 61 млн, 61 млн, 71 млн, 81 млн, 91 млн, 101 млн.	Калдык абадан бошонуу	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.

2-дем тартуу	2-бөлүгү 111 млн, 121 млн, 131 млн, 141 млн, 151 млн, 161 млн, 171 млн, 181 млн, 191 млн, 201 млн.	Калдык абадан бошонуу	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
3-дем тартуу	3-бөлүгү 211 млн, 221 млн, 231 млн, 241 млн, 251 млн, 261 млн, 271 млн, 281 млн, 291 млн, 301 млн.	Сандардын айтылып бүтүшүндө кыймыл да токтойт.	

3-таблица

1-дем тартуу	5 мин, 15 мин, 25 мин, 35 мин, 45 мин, 55 мин, 65 мин, 75 мин, 85 мин, 95 мин, 105 мин.	Калдык абадан бошонуу	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
2-дем тартуу	155 мин, 165 мин, 175 мин, 185 мин, 195 мин, 205 мин, 215 мин, 225 мин, 235 мин, 245 мин, 255 мин.	Калдык абадан бошонуу	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
3-дем тартуу	15 мин, 155 мин, 255 мин, 355 мин, 455 мин, 555 мин, 655мин, 755 мин, 755 мин, 855 мин, 955 мин.	Сандардын айтылып бүтүшүндө кыймыл да токтойт.	

4-таблица

1-дем тар- туу	18, 118, 128, 138 148, 158, 168, 178, 188, 198, 208, 218, 228.	Калдык абадан бошонуу	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
2-дем тар- туу	238, 248, 258, 268, 278, 288, 298, 308, 318, 328, 338, 348, 358.	Калдык абадан бошонуу	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
3-дем тар- туу	808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898, 908.	Сан айтылып бүткөндө кыймыл токтойт.	

5-таблица

1-дем тартуу	1 млрд, 2 млрд, 3 млрд, 4 млрд, 5 млрд, 6 млрд, 7 млрд, 8 млрд, 9 млрд, 10 млрд.	Калдык абадан бошонуу.	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
2-дем тартуу	11 млрд, 12 млрд, 13 млрд, 14 млрд, 15 млрд, 16 млрд, 17 млрд, 18 млрд, 19 млрд, 20 млрд.	Калдык абадан бошонуу.	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
3-дем тартуу	21 млрд, 22 млрд, 23 млрд, 24 млрд, 25 млрд, 26 млрд, 27 млрд, 28 млрд, 29 млрд, 30 млрд.	Сан айтылып бүткөндө кыймыл токтойт.	

6-таблица

1-дем тартуу	1 млрд, 2 млн, 3 мин, 4 жүз, 5 млрд, 6 млн, 7 мин, 8 жүз.	Калдык абадан бошонуу.	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
2-дем тартуу	8 млрд, 7 млн, 6 мин, 5 жүз. 4 млрд, 3 млн, 2 мин, 1 жүз.	Калдык абадан бошонуу.	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
3-дем тартуу	2 млрд, 4 млн, 6 мин, 8 жүз. 8 млрд, 6 млн, 4 мин, 2 жүз.	Сан айтылып буткөндө кыймыл токтойт.	

7-таблица

1-дем тартуу	7, 77, 107, 117, 127, 137, 147, 157, 167, 177, 77, 7.	Калдык абадан бошонуу.	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
2-дем тартуу	707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777, 787, 797, 717, 707.	Калдык абадан бошонуу.	Санга тыным. Кыймыл токтобойт.
3-дем тартуу	7, 77, 177, 277, 377, 477, 577, 677, 707, 777, 77, 7.	Сан айтылып бүткөндө, кыймыл токтойт.	

### § 3.3. Туура келбетти тарбиялоо үчүн «апыртмалар» же «калптардын» жардамы менен жасалчу машыгуулар

Машыгуунун мындай түрүн студенттердин, мугалимдердин чыгармачылык фантазиясынын жардамы менен каалагандай көңейтип, ар кандай мүнөздөгү тексттерди, аралашма сандарды, ж.б. дагы турдүү ыкмаларды пайдаланууга болот. Улгү катары төмөнкү «апыртма», «калптар», тартууланат.

Дем тартуу	Тартылган демди кармап туруп сөздүн 3-бөлүгүн кыймыл-аракет менен айкалыштырып айтуу учуру	Калдык абадан бошонуу	Сөзгө тыным. Кыймыл-аракет токтобой улана берет.
1 дем алып.	Сөздүн 1-чи бөлүгү айтылат: Бир жылы аштык бакканда, чөптү калың чапканда, чымын менен чымчыштым, көөгөн менен күрөштүм.	Калдык абадан бошонуу	Сөзгө тыным. Кыймыл-аракет токтобой улана берет.
2 дем алып:	Сөздүн 2-чи бөлүгү айтылат. Чиркей менен чиркештим, Аары менен арбаштым. Аары чакты мойнумду, Аарыга салган ойнумду.	Калдык абадан бошонуу Сөзгө тыным. Кыймыл-аракет токтобой улана берет.	
3 дем алып:	Сөздүн 3-чү бөлүгү айтылат. Аары кууп берди такымдан, Качып бердим жакындан. Жакындал кирип келгенде, Качайын десем дарак жок, Колумда чолок камчымдан башка жарак жок.	Калдык абадан бошонуу	Сөз айтылып буткөндө, кыймыл да токтойт.

#### № 1-көнүгүү

**Дем тартып:** Жылдыз курт минип коён куудум,  
 Ал коёнумду эки күнү коно куудум.  
 Эки күнү коно кууп,  
 Ал коёнго жетип алдым.  
**(бошонуу, бирок кыймыл токтобойт).**

**Дем тартып:** Ал көнумдун семиздиги  
Жылдыз курттун үстүнө,  
Көнумду көтөрүп,  
Арта сала албадым.

(бошонуу, бирок кыймыл токтобойт).

**Дем тартып:** Коёнумду союп алдым,  
Жылдыз курт артып салдым.  
Үстүнө баса минип,  
Көз ачып жумгучча үйүмө жетип бардым.

(бошонуу менен бирге кыймыл токтойт).

### № 2-көнүгүү

**Дем тартып:** Кумурсканы кой кылып кумга жайдым.  
Чегирткени ат кылып черге миндим.  
Көпөлөктү күш кылып көл кыдырдым.

(бошонуу, бирок кыймыл токтобойт).

**Дем тартып:** Чылым чектим чычкандын куу башынан,  
Чылбыр эштим торгойдун чуудасынан.  
Айыл кечпеген дайрадан кечип чыктым,  
Минип алып чегирткени туурасынан.

(бошонуу, бирок кыймыл токтобойт).

**Дем тартып:** Бир торгойдон бир табак сөөк алдым,  
Сөөгү менен көккө көпүрө салдым.  
Ал көпүрө менен күнгө бардым,  
Күн нурунан көйнөк тигип кийип алдым.  
Башкасы калп болсо да ушунум чын.

(бошонуу менен бирге кыймыл токтойт).

### № 3-көнүгүү

**Дем тартып:** Ок салдым мылтыгымдын ичин сылап,  
Атканымда, чымынам тоодой болуп  
кетти кулап.

Териси чымынамдын анда калды,  
Беш жигит он өгүзгө чана салды.

(бошонуу, бирок кыймыл токтобойт).

**Дем тартып:** Токсон көөкөр, 40 сабаа бычып алды,  
Ошондо да 4 бучкагы артып калды.  
Чымынымды чымын баатыр тууган экен,  
Томугу алты карыш казандан чон,  
Чымынымдын нык семирген убагы экен,

(бошонуп, бирок **кыймыл токтобойт**),

**Дем тартып:** Ойлонуп чымынымдын ичегисин,  
Кышкыга казы-карта, чучук жасап алдым.  
Ал эми шыйрак, башын казанга асып,  
Уч айылды чогултуп, коноктоп

тынчып калдым.

(бошонуп, бошонуп **кыймыл да токтойт**).

#### № 4-көнүгүү

**Дем тартып:** Өз атам туула элеке ,  
Чон атамдын жылкысын кайтардым.  
Тууй элек бээни саап,  
Тигиле элек сабага куюп,  
Ичпей мас болдум.

(бошонуп, бирок **кыймыл токтобойт**).

**Дем тартып:** Чыга элек талдын чырпыгынан  
Укурук кыйып,  
Эшиле элек жиптен боо тагып,  
Бара жатсам,

(бошонуп, бирок **кыймыл токтобойт**).

**Дем тартып:** Чыга элек табылгынын түбүндө,  
Туула элек коён жатыптыр.  
Жасала элек таяк менен урдум эле,  
Казыла элек ийинге кирип кетти.

(бошонуп, **кыймыл да токтойт**).

#### № 5-көнүгүү

**Дем тартып:** Бир уч арык тууруптур,  
Экөө – кургак, бирөөсүнүн – суусу жок.  
Уч арыкта уч балык бар экен,  
Экөө – өлүк, бирөөнүн – жаны жок.

(бошонуп, бирок **кыймыл токтобойт**).

**Дем тартып:**      Анда бир үч киши туруптур,  
                          Экөө – жылаңаң, биреөнүн – кийими жок.  
                          Жылаңачтын этегине,  
                          Жаны жок балыкты салып бердим.  
**(бошонуп, кыймыл токтойт).**

### № 6-көнүгүү

**Дем тартып:**      Келе жатсам үч там туруптур,  
                          Экөөнүн төбөсү жок,  
                          Биреөнүн төбөсү тешик.

**(бошонуп, бирок кыймыл токтобойт)**

**Дем тартып:**      Баягы үч тамга кирсем,  
                          Үч казан туруптур.  
                          Анда экөөнүн түбү тешик,  
                          Биреөнүн түбү жок.

**(бошонуп, бирок кыймыл токтобойт)**

**Дем тартып:**      Түбү жок казанга,  
                          Жаны жок балыкты салып,  
                          От жакпай бышырып, жебей койдум.  
**(бошонуп кыймыл токтойт).**

### № 7-көнүгүү

**Дем тартып:**      Жайлодон чыгарымда,  
                          Жалгыз атым бар эле,  
                          Минбей туруп – жоор болду

**(бошонуп, кыймыл токтобойт).**

**Дем тартып:**      Былтыркы коон айдаган жер бекен,  
                          Кандай э肯?...  
                          Биле албадым, ошол жерден  
                          Балчыкты атымдын жооруна жаптым.

**(бошонуп, бирок кыймыл токтобойт).**

**Дем тартып:**      Аナン салкын жайлодого  
                          Оттоттууга коё бердим эле,  
                          Эки жарым айдан кийин барсам,  
                          Эки жагына эки коон бышып калыптыр.  
                          Көргөн сонунум ушул.

**(бошонуп, кыймыл токтойт).**

### № 8-көнүгүү

**Дем тартып:** Бир жылы аштык бакканда,  
Чөптү калың чапканда.  
Чымын менен чымчыштым,  
Көөгөн менен күрөштүм.

(бошонуп, бирок кыймыл токтобойт).

**Дем тартып:** Чиркей менен чиркештим,  
Аары менен арбаштым.  
Аары чакты мойнумду,  
Аарыга салган ойнумду.

(бошонуп, бирок кыймыл токтобойт).

**Дем тартып:** Аары кууп берди такымдап,  
Качып бердим жакындап.  
Жакындап кирип келгенде,  
Качайын десем дарак жок,  
чолок камчымдан  
башка жарап жок.

(бошонуп, кыймыл токтойт).

### № 9-көнүгүү

**Дем тартып:** Кичинемде турна бактым,  
Арка жагына жабуу жаптым.  
Өз энемдин ичинде экенимде,  
Чоң атамдын жылкысын бактым.

(бошонуп, бирок кыймыл токтобойт).

**Дем тартып:** Чоң атамдын  
Баскан изине көл токтоттум,  
Көл токтотуп,  
Кырк кулач балык алдым.

(бошонуп, бирок кыймыл токтобойт)

**Дем тартып:** Балыгымдын жоон терисин  
тилип алдым.  
Ал териден алты тумак  
Алтымыш тон тигип  
кийип алдым.

(бошонуп, кыймыл токтойт).

## № 10-көнүгүү

**Дем тартып:** Урандынын баштары урап кетти,  
Кырк карагай, он арча кулап кетти.  
Барсам, чымындын чоңу эмес,  
улагы экен,  
Куп семирген убагы экен.

(бошонуп, бирок кыймыл токтобойт).

**Дем тартып:** Отуз уулум кырк өгүз айдап алды,  
Терисин сооп, эки өгүзгө арта салды.  
Отуз сабаа, кырк көнөк кесип,  
Отуз уулум чокойго ултан алды.

(бошонуп, бирок кыймыл токтобойт.

**Дем тартып:** Ўйгө баргандада карый элек кемпир,  
Майда-чүйдө майын жыйып,  
Алты каптын оозун бууп алды.

(бошонуп, кыймыл токтойт).

## 11. Улак чымын

– (дем тартып, карман):

Бир адам бир ак барак сатып алыш,  
Бир жайлодонун башына чыккан экен.  
Бир топ чымын уктап жаткан экен,  
Бириндеги жүрүп бириң аткан экен. (табигый тез бошон).

(Табигый тез дем тартып):

Урап кетти, урандынын башынан  
Кырк карагай, он арча кулап кетти.  
Барса, чымындын үлкөнү эмес, улагы экен,  
Куп семирген убагы экен. (табигый бошонуу).

(Табигый дем тартып):

Отуз уулу кырк өгүз айдап алды,  
Терисин сыйрып, эки өгүзгө арта салды.  
Отуз сөгиз өгүзгө этин артты, ўйгө барды,  
Отуз саба, кырк конок кесип алды,  
Отуз уул чокойго ултан алды. (табигый бошонуу).

(Табигый дем тартып):

Жана ошондон ашканы –  
Бир тұндуқ, бир жабуудай артып калды.  
Жана бир кемпир убап-чубап майын жыйып  
Алты кантын оозун бууп алды. (**артық демден бошонуу**).

## 12. Кашка чымын.

(Дем тартып кармап):

-Бир күнү айлыбыз ууга чыкты.  
Айлыбыз чыккан соң мен да чыктым  
Бир жерде калың карагай турган экен,  
Калың карагайды аралап бара жатсам  
Бир кашка чымын жаткан экен. (**демден бошонуу**).

(Табигый дем тартып):

Ушу чымындын колунда  
Отун алуучу балтасы бар экен.  
Ошол жерде келберсинип,  
Эки бутун эки карагайга арта салып,  
Башын бир карагайга жөлөй салып жаткан экен. (**демден бошонуу**).

## 13. Кайсынысы чын

(Дем тартып, кармап): – Мурунку, мурунку өткөн бир заманда ага-инилүү үч бир тууган бала бар экен. Үчөөнүн ортосунда жападан жалғыз бир өгүзү болуптур. Ошол өгүздү үчөө тен багышчу экен. Өгүздүн узундугу үч күнчүлүк жол болгондуктан, кичүүсү жем-чөп берип, суусаганда сугарып дайыма баш жагында туруучу экен. Ортончусу-ортодо, улусу соору жагын тейлөөчү экен.

(Калдық демден бошонуп, кайра дем тартып, кармап): – Күндердүн биринде өгүз жампа таштабай калып, улуусу ортончуга келсе, ал да ичи катып калганын айтып, кичүүсүнө барса, чүкө ойноп кетип, өгүздү сугарбаганын айтат. Алар өгүздү чоң көлгө сугарганга барышат. Суусап калган өгүз бир шимириүү менен алиги келдү бүт жутуп киоптур. Ошондо түбүнөн бир чоң балык чыга калып, өгүздү жутуп жибериптири.

(Калдық демден бошонуп, кайра дем тартып, кармап): – Ошол маалда бир бүркүт асманда учуп келе жаткан. Балыкты көре

салып илип алып жөнөп отуруп, конорго эч ээн жер таба албай, беш эчкинин арасында турган жалгыз текенин мүйүзүнө конот. Эчкилерди кайтарып жүргөн абышка алиги бүркүттөн коркуп, текенин сакалына жашына калат. Бүркүт балыкты жеп, ичиндеги өгүздү кошо бүтүрүп, андан ары учуп кете берет.

(**Калдық демден бошонуп, кайра дем тартып, кармап**): – Өгүздин бир далысы текенин сакалынын арасында отурган абышканын көзүнө түшүп, убараланган абышка үйүндө кемпирине айтат. Кемпир ала бакан менен ары-бери копшоп таба албай коюп, айлынан бирөө аты-тону менен кирип барып, чапкылап жүрүп далыны таап чыгат. Аны этибарга албай, талаага ыргытып жиберишкен экен.<sup>1</sup> (**калдық демден бошонуу**).

### 3-главанын жыйынтығы

Айтылып жаткан сүйлөмдөрдүн маани-маңзызында терең психологиялык, оор эмоциялдык жактан көтөргөн жүгү жок болуп, жөнөкөй алакачып апыртылган мүнөздүү болгондуктан, эң негизги көнүл очогу жасала турган кыймыл-аракеттерге жумшалып, алардын так аткарылышына жана туура алынган демдин талапка ылайык пайдаланышына басым жасалуу абзел.

Калп – кара сөз жана ыр түрүндө айтылат. Калп – айтылып жаткан окуяны кыялдуу ойлоп табуучулук түрдө сүрөттөп, болуп жаткан окуяны болуп көрбөгөндөй кылып баяндалып берилиши менен айырмаланат. Калп – күлкүлүү, көнүл ачуучу жанр. Калптын мазмуну анын жыйынтығына карама-каршы. Калпты ачуу же айттуу менен бала (чоң киши) анын туура эмес, б.а. чындыкка жакындыгы такыр эле коошпостугун түшүнөт да, негизи калпышылыктын, алабарман-мактантчаактыктын зияндуулугун ажыраты билүүгө үйрөнөт.

<sup>1</sup> Акматалиев А. Балдар фольклору. Түз-н: Г. Орозова. К.УИ.А. ж.б. – Б., 1998. 47-52 б.

**ТУУРА ДЕМ АЛУУ ЖАНА КАРМАЛГАН ДЕМДИ  
МАКСАТТУУ ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН,  
«САНАТ», «САНЖЫРА», «ПОЭЗИЯ»,  
«МАНАС» ЭПОСУНАН ҮЗҮНДҮ АЙТУУ  
АРКЫЛУУ ЖАСАЛЧУ МАШЫГУУЛАР**

**§ 4.1. «Санат» айтуу аркылуу жасалчу машыгуулар**

**САНАТ** – кыргыздардын сүйлөө тилинде сакталган туруктуу учкул сөздөрүнүн, акылман сөз айкалыштарынын, элдик кулк-мұнәздүн, турмуштук философиясынын адабий тибине айланган түрү. Санат-насыттардын арасында гумандуулуктун эң негизги идеялары болгон – жашоонун максатын, багытын жаратуу, алдына карай умтулуу, улууларды урматтап, кичүүлөрдү сыйлаган ыймандуулук; терс мүнәздөрдү ашкерелеп, он сапаттарды ардактап-даназалоо терең орун алган. Ошону менен бирге эле доступк, сүйүү сезими, адамкерчилик, тендик, сараптадык, марттык, жолдошчулук, бирбоордук, аё, коргоо, жоопкерчилик, мекенчилдик милдеттерине калыс, так мамиле болуусу керектигине үндөйт, үрөтөт.

Кимдер жана эмнелердин жакшы же жаман экенин, үй- бүлө күрүп балдарды туура тарбиялоо, аял менен эркектин биргэ өмүр сүрүүдөгү эмнеге милдеттүүлүктөрү, турмушта туш келе турган жакшылыктар менен жаманчылыктарга биргелешип туруштук берүүгө моралдык туруктуулугу; жаман аял, кыз, жигит, эркек, ата-эненин терс сапаттардан качып он сапаттарга умтулуусуна, эмгекчилдике, билимге, элди-жерди сүйүүгө болгон мүнәздөрүн данктоо насаатталат.

**1-санат: «Эмгек темасына»**

(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-темп – жай):

– Талаадагы эгин шак.

Тазалап тегиз, арык чап.

Татынакай кыз-келин,

Таалайлуу жанды барыктап.

(жаны дем тартып):

– Эзил өмүр өткөрбөй,

Эмгек менен элге жак!

Эринбестен көп иштеп,

Эркечтей баштап элди бак. (калдык дем чыгарып бошонуу).

(Дем тартып, 2чи регистрден, 2-чи темп – орточо):

– Кара жанды көздөбөй,

Калктын камын жесекчи.

Убагында бүтүрүп,

Откербөгүн кезекти.

Керектүү ишин чектелди,

Жеткире айтып баяндайм,

Жерге данды сепкенди. (калдык дем чыгарып бошонуу).

(Дем тартуу, 3-чүү регистрден, 3-чүү темп – тез):

– Кара суусун кандырбай,

Кайра жыга тартпагын.

Ала койбой кандырып,

Адистик менен сарптагын.

Жалпы сугат кезинде,

Жамбаштап куру жатпагын.

Көпсүнбөстөн суунду,

Көзүндүн карегиндей сактагын. (калдык абадан бошонуу).

## 2-санат: «Оп майда»

(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-темп – жай)

– Майда, майда, мапмайда,

Майдалансын, атты айда

Кызыл толгон кырманды,

Сусалы биз, кап кайда?

(Жаны дем тартып):

– Бекер жүрсөн жан багып,

Таба албайсың эч пайда.

Орой-орой оп майда,

Ороо толсун оп майда!: (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 2-чи регистирден, 2-темп – орто):

– Кырча-кырча басканын,  
Кырман толсун оп майда.  
Майда-майда, мапмайда  
Майдалансын атты айда.  
Майда бассаң – жаныбызга пайда.  
Талкандары бизге пайда,  
Топондору сизге пайда.  
Орой-орой оп майда,  
Орто толсун оп майда. (**калдық демден бошонуу**).  
**(Дем тартып, 3-чү регистрден, 3-темп – тез):**  
– Шакылдата баспасак,  
Оп майда бизге дан кайда?  
Кар алдында калбасын,  
Эртелеп баарын майдала.  
Кырча-кырча басканды,  
Кырман толсун оп майда,  
Даны – бизге пайда,  
Топону – сизге пайда,  
Тилек кылдык Кудайга  
Майда-майда, оп майда! (**калдық демден бошонуу**).

### 3-санат: «Шырылдан»

**(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-темп – жай):**

– Конок тоого бүткөндө,  
Кошо бүткөн шырылдан.  
Таруу ташка бүткөндө,  
Талаша чыккан шырылдан,-

**(Жаны дем тартып):**

– Жылкычы менен коюндаш,  
Жанаша чыккан шырылдан.  
Шырылдан биздин шыйкыбыз,  
Түндө келбейт уйкубуз. (**калдық демден бошонуу**).  
**(Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-темп – орто):**  
– Шырылдаң айтып жүргөндө,  
Конок менен тарууну,

Жеп кетпесин жылкыбыз.  
Шып-шырылдан, шырылдан,  
Жылкычынын ыры экен.  
Карылардын кайтты экен,  
Жигиттердин айты экен.  
Бай-бай терек, бай терек,  
Ашык кесмек не керек.  
Шырылданчы шыйкыбыз,  
Түндө келбейт уйкубуз. (**калдык демден бошонуу**).

#### 4-санат: «Бекбекей»

(**Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-темп – жай**):

– Бүгүн бир айдын он беши,  
Сары башыл улак жол башы.  
Аркадай жылдыз алтымыш,  
Кайтарган коюм алты жүз.

(**Жаны дем тартып**)

–Бекбекей качты, бел ашты,  
Белине белбоо жарашты.  
Укурук учун майтардым,  
Бүгүн короо кайтардым. (**калдык демден бошонуу**).

(**Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-темп – орто**):

– Короондун чети таман жол,  
Кайтарган короом аман бол.  
Короомдун жолу кесөм жол,  
Кайтарган коюм эсен бол.  
Койдун сүтү коргошун,  
Кой уурдаган – онбосун.  
Эчкинин сүтү эрменде,  
Эчки уурдаган – шерменде.

Жылкынын жүнү жылтырак,  
Жылкы уурдаган куу түяк. (**калдык демден бошонуу**).  
(**дем тартып, 3чү регистрдан, 3-темп-тез**):

– Жылганын ичи жык текей,  
Шыңгыроолуу Бекбекей,

Колоттун ичи кой текей,  
Конгуроолуу Бекбекей.  
Жылганын башы жык текей,  
Жылаажындуу Бекбекей.  
Укуругум долоно,  
Ууру-бөрү жолбо!  
Камчымдын сабы долоно,  
Каапыр ууру жолобо! (калдык демден бошонуу).

### 5-санат: «Жаман-жакшы аялдар жөнүндө»

#### (Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-тэмп – жай):

– Келиниң жаман болгон соң,  
Келте ооруган дарт өйдө.  
Алтымыш атан төөден,  
Жалгыз өркөч пил өйдө.

#### (Жаңы дем тартып):

– Жер үстүндө жандардан,  
Баарысынан киши өйдө.  
Жакшы жаман катындын,  
Тарыхын айтам билгенден. (артык демден бошонуу).

#### (Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-тэмп – орто)

-Жигитти мээнет чырмаса,  
Алганы жаман бир болот.  
Келинди мээнет чырмаса,  
Кайненеси кас болот.  
Катының жаман болгон соң,  
Керексиз жаткан ташмен тен. (артык демден бошонуу).

#### (Дем тартып, 3-чүү регистрдан, 3-тэмп – тез):

– Жакшы катын жоодурап,  
Жарык болот кабагы.  
Эл турганда чыр салып,  
Эзелде урбайт баланы.  
Айнектей кылып таптаза,  
Агартып турат караны.  
Ойлоп көрсөн бул аял,  
Үйүндүн куттуу чырагы. (артык демден бошонуу).

(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-тэмп – жай):

– Жакшы болсо ургаачы,  
Жатыктыгын ылгачы.  
Жакшылардын мүнөзүн,  
Жар бурадар сындачы.

(Жаңы дем тартып):

– Сылых болсо ургаачы,  
Сыпаалыгын ылгачы.  
Тапмайынча бир жакшы,  
Таалайлуу жигит тынбачы. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-тэмп – орто):

-Табылбаса жакшы ургаачы,  
Жакшы болсо дүйнөдө,  
Табылбай турган урматы.  
Беш күндүк жалган дүйнөнү,  
Бедөөлөт кылат жашынды.  
Жалган эмес анык сөз,  
Жаннат кылат жанынды.  
Кыйын аял экен деп,

Кызыктырат кыйланы. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 3-чү регистрдан, 3-тэмп – тез):

– алла Таала буюрсун,  
Азамат эрдин башына,  
Акылга дыйкан асылды.  
Шыпырып турат тамынды,  
Санап турат малынды.  
Жакшылап жууруп бышырып,  
Таттуу кылат нанынды.  
Кызматындан чыгарып,  
Эшик ачып киргизип,  
Эсине алат затынды. (калдык демден бошонуу).

## 7-санат:

(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-тэмп – жай):

– Жаман болсо алганың,  
Отко жанды салганың.  
Ол дүйнөгө барганча,  
Оозундан кетпес арманың.  
Анча-мынча мал тапсан,

(Жаңы дем тартып):

– Алдырып көйт айыпка,  
Акмак болсо алганың.  
Барымтага бир кетет,  
Пайдасы жок бар малың. (калдық демден бошонуу).

(Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-тэмп – орто):

– Жаман болсо катының,  
Айылга барат жалжактап.  
Табагы турат шалтактап,  
Талаада жүрөт талтактап.  
Этек-жени салбырап,  
Ушак айтып сүйрөндөп,  
Урушчаак оозу шок болот.  
Күндө уч убак урушуп,  
Күйгөндөн ичин чок болот. (калдық демден бошонуу).

(Дем тартып, 3-чү регистрдан, 3-тэмп – тез):

-Акмак болсо катының,  
Сенде калбайт акылың.  
Эл өлтүргөн душмандай,  
Кас болот сенин жакының.  
Катының жаман болгон сон,  
Айыкпаган дарт менен тен.  
Акмак болсо катының,  
Айтып тетир акылдың,  
Суук тилди жиберип,  
Ыраак кылат жакындан. (калдық демден бошонуу).

## 8-санат:

(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-тэмп – жай):

– Ырдаса десен ырдайын,

Ырым жок деп турбайын.

Жакшы менен жаманды,

Салыштырып ырдайын.

Жаман катын алгыча,

(жаңы дем тартып):

– Жанды азапка салгыча,

Мойнуңду толгоп бойдок жүр.

Катын алсаң кайдан ал?

Теги нарктуу жайдан ал. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-тэмп – орто):

– Кудай алсын жаманды,

Курбаны болсун жакшынын,

Адамдын көөнүн кош кылат.

Курбаны болуп жакшынын,

Булгаары кылат терини,-

Мырза кылат эрини. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 3-чү регистрден, 3-тэмп – орто):

– Катындын кал-кал жакшысы –

Жаман кыял пейли жок.

Жаман айтпай эриге,

Жакшы болот элиге.

Аялдардын жакшысы –

Андай-мындай дебестен,

Алганы менен тен келет.

Анын тууган балдары,

Азамат болуп эр жетет. (калдык демден бошонуу).

## 9-санат: Билим темасына

(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-тэмп – жай):

– Билим, өнөр билгиле.

Билим, өнөр адамдык,

Өнөр менен асманга,  
Күштай болуп учканы.  
Кеме жасап суу менен, –  
**(жаны дем тартып):**  
Балыктай болуп сыйганы,  
Өнөрдүн баары окууда.  
Илим билсең өзүңе,  
Жарды-байлык билинбей,  
Урмат кылаар жүзүнө. **(калдық демден бошонуу).**  
**(Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-тэмп – орто):**  
– Эчен сез жазган тарыхта,  
Жаш кезде оку, зарыкпа.  
Чырак алган немедей,  
Шооланды чачып калыкка.  
Эриккенді коёсун,  
Эки көздүү болосун,  
Макал китең сен окуп,  
Капалыгың жоёсун.  
Бары-жогу илимден,  
Байка жаштар дилиндөн. **(калдық демден бошонуу).**  
**(Дем тартып, 3-чү регистрден, 3-тэмп – тез):**  
– Жок болсо колдо илимин,  
Кара күчүң аманат.  
Неге десен: көзү жок,  
Табып сүйлөөр сезү жок,  
Жазайын десен кат билбейт,  
Байкап көрсөң кол чолок.  
Жол табаарга акыл жок.  
Караңғы заман кайда бар,  
Илим билсең – айла бар,  
Илимден башка жакын жок. **(калдық демден бошонуу).**

### 10-санат: «Жигиттердин мүнөзү»

**(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-тэмп – жай):**  
– Жигиттердин жакшысы,  
Айылы мактап, «жакшы» дейт.

Көгала сакал адамдар:

«Менин көнүлүмө жакты» дейт.

(жаны дем тартып):

– Анда-санда бир сүйлөйт,

Мыктап туруп кепти дейт

«Айылдагы балдардын,

Ошол жигит асты» дейт. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-темп – орто):

– Жигиттердин кээ бириң,

Айылы такыр мактабайт.

Көрүнгөн менен мушташып,

Абийрин бир да сактабайт.

Папиросту булатып,

Башканы такыр андабайт.

Насаат айтсаң андайга,

Кайтара сага тап коёт. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 3-чү регистрден, 3-темп – тез):

– Жигиттердин мыктысы –

Аялы менен ынтымак.

Качан да көрсөң экөөнүн,

Кабагы ачык жаркырап.

«Сиз – биз», дешип сыйлашып,

Оозунан ширин сөз чыгат.

Урматтап, сыйлап суктанып,

«Азамат» деген кеп угат. (калдык демден бошонуу).

## 11-санат: «Жаман кызга»

(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-темп – тез):

– Жыйыштырып уятты,

Сүйлөйт сөздүн жалганын.

Сезилбейт э肯 өзүнүн,

Абийри кетип калганы.

Ойсондоп турат көздөрү,

(жаны дем тартып):

– Суктанып тиктейт өзгөнү.

Аялы жок бойдокко,  
Жагымдуу келет көздөрү.  
Жүрсөн дагы тынч эле,  
Имерет сөзгө өздөрү. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-тэмп – орто):

– Бети ачылса кыз бала,  
Наамын булгайт атанын.  
Унутуп такыр коюшат,  
Келечек кантип жашаарын.  
Кызырып кызыл гүлдерүн,  
Суусуз жаштан соолушат.

Аягы суюк жүргөн кыз,  
Убактылуу гүлдерүн,  
Керүнгөнгө тоорутат. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 3-чү регистрден, 3-тэмп – тез):

– Жаман кыздын белгиси –  
Биринчи жолу көргөнгө,  
Бой көтөрүп керилет.  
Бул кыздардын кылыгы.  
Пасыраак кылат бийикти,  
Түшүнбөй кыздын ар жагын,  
Чукурга түшүп албагын  
Эсиңе алгын кичине,  
Эртенки күндүн нар жагын. (калдык демден бошонуу).

## 12-санат: «Дүнүйө»

(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-тэмп – жай):

– Келеринде дүнүйө  
Булуттан тийген күндэйсүн.  
Кетеринде дүнүйө  
Карангы түшкөн түндэйсүн.  
Сен дүнүйө жетесин,  
**(жаны дем тартып):**  
– Талаага таштап кетесин.  
Сен дүнүйө армансың

Антарылган жалгансың.

Ишенбеймин дүнүйө,

Ата-энени алгансың. (калдық демден бошонуу).

(Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-тэмп – орто):

– Келеринде дүнүйө

Агып турган булаксың.

Кетеринде дүнүйө

Бит баскан жаман улаксың.

Келеринде дүнүйө

Жабык бою жардайсың.

Кетеринде дүнүйө

Жете албаган зардайсың.

Келеринде дүнүйө

Адам жетпес зардайсың. (калдық демден бошонуу).

(Дем тартып, 3-чү регистрден, 3-тэмп – тез):

– Келеринде дүнүйө,

Казандагы майдайсың.

Кетеринде дүнүйө

Какшып калган сайдайсың!

Келеринде дүнүйө

Кысыр эмди тайдайсың.

Кетеринде дүнүйө

Ала курт жеген тайдайсың.

Келеринде дүнүйө

Булуттан тийген күндөйсүн.

Кетеринде дүнүйө

Карангы түшкөн түндөйсүн. (калдық демден бошонуу).

### 13-санат: «Белгисиз – терме»

(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1-тэмп – жай):

– Орду менен сөз айтыш –

Чечендиктин белгиси.

Убада сөзүн унуттуу –

Эсерликтин белгиси.

Айылды аңдып кыдыруу –

(жаны дем тартып)

– Бекерликтин белгиси.  
Айтылган сырды жашыруу –  
Бекемдиктүн белгиси.  
Сөз сүйлөсө адашпай –  
**Таасындыктын белгиси. (калдык демден бошону).**  
**(Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-тэмп – орто):**  
– Кадырлуу болсо айлына –  
Асылдыктын белгиси.  
Душманын женсө талкалап –  
Баатырлыктын белгиси.  
Бет алган адам жыгылса –  
Балбандыктын белгиси.  
Эңкейтип аттан оодарса,  
Алгандыктын белгиси.  
Кылган ишке карғанса,  
**Тангандыктын белгиси. (калдык демден бошону).**  
**(Дем тартып, 3-чүү регистрден, 3-тэмп – тез):**  
– Жармачтарга карашуу –  
Бергендиктүн белгиси.  
Элин жеодон сактаган –  
Баатырлыктын белгиси.  
Ата-энесин бакпаган –  
Акмакчылык белгиси.  
Калдаландап шашпаган –  
Кашаңдыктын белгиси.  
Камчыланса баспаган –  
**Кайраттуунун белгиси. (калдык демден бошону).**

#### 14-санат: «Эң жаман»

**(Дем тартып, 1-чи регистрден, 1 темп – жай):**  
– Калкым, ойлоп карасаң?  
Кана элде ким жаман?  
Калкка болуп шерменде,  
Калп сүйлөгөн эң жаман!  
Кайсалактап жумуштanh,  
**(жаны дем тартып):**

– Качып жүргөн эң жаман!  
Чарылдаган урушчаак,  
Чалпоолугун эң жаман!  
Айткан сөздү унуткан,  
Аңкоолугун эң жаман! (**калдык демден бошонуу**).  
**(Дем тартып, 2-чи регистрден, 2-тэмп – орто):**

– Ачууланып ар кимге,  
Сурданганың эң жаман!  
Ар көчөдө мас болуп,  
Ыргалганың эң жаман!  
Элин алган эмгектен,  
Куру калганың эң жаман!  
Тесkerи үмүт жүргүзүп,  
Күнт алганың эң жаман!  
Сапатсыз иштеп күн таап,  
Олжо алганың эң жаман. (**калдык демден бошонуу**).  
**(Дем тартып, 3-чүү регистрден, 3-тэмп – тез):**

– Кошомат кылып ар кимге,  
Шыйпактаган эң жаман!  
Бирди бирге жамандап,  
Ушактаган эң жаман!  
Жыйынтыксыз иш иштеп,  
Амалданган эң жаман!  
Көп суралып кишиден,  
Жалаңдаган эң жаман!  
Карайлап калк мүлкүнө,  
Кол салганың эң жаман!<sup>1</sup> (**калдык демден бошонуу**).

Дем алуу, сүйлөө (дикция) менен негизги үндүн (сүйлөө үнүнүн) физиологиялык негизи болуп эсептелип, сүйлөө маданиятынын эң зарыл элементи экендигин жогоруда түшүндүрүп кеткенбиз. Кандай гана багыттагы чыгармалар болбосун угуучуга жеткиликтүү сапатта кабылданышына – туура дем алып, ошол алынган демди зарыл бол-

<sup>1</sup> Акматалиев А. Санат, насыят жана эмгек ырлары. Түз-р: Р. З. Кыдырбаева, Н. О. Нарынбаева, С. Егимбаева. К.У.И.А. – «Шам», Б., 2003. 19-б.

гон убакытка чейин кармай билүүнүн негизинде гана сөздөр так, даана айтылат.

Алынган материалдын маани-маңызын жанрдык өзгөчөлүгүн, ат-караруучунун эмоциялык абалын бышыктап жеткирүүчү куралдардын бири болгон негизги үндүн (сүйлөө үнүнүн) регистрлеринин тунук, уккулуктуу болушунун бирден бир себепкери, таянычы, эң негизги базасы да – туура дем алуу жана ошол алынган демди кармоо менен натыйжалуу пайдалануу болуп саналат.

#### § 4.2. «Санжыра» айтуу менен машыгуулар

Санжыраны айтууда 8-9-10-12 саптардан бир демге айтууга болот. Демди мурун менен жумшак тартып, 1-чи темп, 1-чи регистрден алынган үн аркылуу жай салмак менен бир тондо, сөздөр (тыбыштарды) даана, так айтылат. Экинчи темп, 2-чи регистрден алынган үн аркылуу (чыкыйдан) – ортоочо түшүндүрмө максатта, бирок бул саптарда бир тондо баяндалат (монотонно). Ал 3-чүү темп, 3-чүү регистрден (эн жогорку) – тез жана өтө даана, бир тондо айтуу менен аткарылат. Ар бир бөлүктөр жогоруда берилген 8-12 саптардан болушу талапка ылайык болот.

«Кыргызым, кайдан чыктың, кайдан келдин,  
Тукуму сен болсоң кайсыл элдин?  
Өткөрүп өз башындан кылымдарды,  
Баа жеткис мурас-кенчин кимге бердин?» –  
Кыргызым, тукумусуң албан элдин! – деп, Санжыраны баштайт, –  
– Экономика илимдеринин доктору, профессор М. Иманалиев.

#### 1-бөлүк

(Дем тартып, 1-темп – жай, 1-регистр менен):

– Баштаймын узак термедин,  
Дайыма ойго келбegen,  
Термемди кыргыз укса деп,  
Санаага тынчтык бербegen.

(Жаңы дем тартып):

– Термемдин өзү аралаш,  
Чыгышы кыргыз эл менен.  
Миндеген жылдар жай кылып,  
Азия жагын жердеген. (**калдык демден бошонуу**).  
**(Дем тартып, 2-темп орточо, 2-регистр менен):**  
– Термемдин аты – санжыра,  
Айтылып жүрүп бүтпөгөн.  
Ыр менен айтып берүүнү,  
Ойлонун эч ким күтпөгөн.  
Башынан мени заманам,  
Санжыра менен жүктөгөн.  
Пай дубалын санжыра,  
Дайыма элим түтпөгөн. (**калдык демден бошонуу**).  
**(Дем тартып, 3-темп – тез, 3-регистрден):**  
– Учу-түбү кыйырсыз,  
Аалам болгон көрүнөт.  
Аны менен канатташ,  
Жер жараган көрүнөт.  
Ээн койбой жер бетин,  
Эл жараган көрүнөт.  
Адам-Ата, Ава-Эне –  
Тен жараган көрүнөт.  
Адам менен Агадан,  
Эл тараала баштаган.  
Жан сактаган биригип,  
Өлбөс үчүн ачкадан. (**калдык демден бошонуу**).

## 2-бөлүк

**(Дем тартып, 1-темп – жай, 1-регистрден):**  
– Аравия тоосунда,  
Жанын багып, күн көрүп.  
Булар дагы өтүптур.  
Тукум чачуу жагынан,  
Зор мөрөйгө жетиптири.  
**(Жаңы дем тартып):**

– Алп денелүү Ава-Эне,  
Көп баланы төрөптүр.

Ава-Энеден туулган,  
Шис пайгамбар болуптур. (**калдык демден бошонуу**).

(**Дем тартып, 2-темп – орточо, 2-регистрден**):

– Шис пайгамбардан кийин,  
Эки миң ата өткөн дейт.

Жетимиш миң жыл болуп,  
Идриске жеткен дейт.

Ал Идрис да Кудаанын  
Пайгамбary болгон дейт.

Жер бетине адамзат,  
Батыша албай толгон дейт. (**калдык демден бошонуу**).

(**Дем тартып, 3-темп – тез, 3-регистрден**):

– Ошол кезде жер бетин,  
Суу басмакчы болгон дейт.

Бул ааламат бүлгүндү  
Идристиң улуу уулу,

Нух пайгамбар билген дейт.  
Кеме жасап жарым жыл,

Карагайды тилген дейт.  
Кеме бүтүп ичине,

Сексен киши кирген дейт. (**калдык демден бошонуу**).

### 3-болук

(**Дем тартып, 1-темп – жай, 1-регистрден**):

– Көп узабай арадан,  
Терендиги сексен кез,

Топон суусу баскан дейт.  
Мына ошол топон суу,

Алты ай бою жаткан дейт.

(**Жаны дем тартып**):

– Андан кийин тартылып,  
Жай-жайына аккан дейт.

Кемедеги сексенди,

Кара тумоо баскан дейт. (**калдык демден бошонуу**).

(**Дем тартып, 2-темп – орточо, 2- регистрден**):

– Ошолордун ичинен,

Үч келини, үч уулу.

Нух пайгамбар жетинчи,

Кайра жерди тапкан дейт.

Ушулардын тукуму,

Кайра жерге толуптур.

Нух пайгамбар улукту,

Экинчи Адам-Ата дейт,

Айттай койсо ката дейт.

Буга, периште берген бата дейт. (**калдык демден бошонуу**).

(**Дем тартып, 3-темп – тез, 3-регистрден**):

– Азыркы ушул адамзат,

Нухтан келип тараптыр.

Мына эми, адамзат

Нух атасын тааныбай,

Кесирленип турганы.

Тобо кылып Кудайга,

Жайбарарак турбады,

Өтө чапкан кээ бирин

Чоң Кудай өзү урганы. (**калдык демден бошонуу**).

#### 4-бөлүк

(**Дем тартып, 1-темп – жай, 1-регистрден**):

– Түп атабыз Жаппастын,

Түрк улуусу болуптур.

Ал он уулдун атасы.

Түрктүн Түтөк улуусу,

Түтөктөн чыккан Каражан,

(жаны дем тартып)

– Каражандан тараган,

Болгон экен Угузхан,

Угузхандан Тагынхан,

Тагынхандын баласы

Болгон экен Кыргызхан. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 2-тэмп – орто, 2-регистрден)

– Түп атабыз Кыргыздын,  
Өз атасы – Тагынхан,  
Чоң атасы – Угузхан,  
Бабасы анын – Каражан,  
Жотосу болсо – Магулхан,  
Эленчихан – Кубары  
Кыйлыгы болсо – Кийикхан,  
Кыштыгы экен – Бакыхан,  
Же, ал – жетинчи атасы,  
Бул жерде жоктур катасты. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 3чү темп – тез, 3-регистрден):

– Акал-теке аргымак,  
Мингени болгон Кыргыздын.  
Айланасы кырк жигит,  
Күлгөнү болгон Кыргыздын.  
Учу-кыйры көрүнбөс,  
Талаасы болгон Кыргыздын.  
Жаагын жанып ырдаган  
Акыны болгон Кыргыздын.  
Кызмат кылган элине,  
Мээнети болгон Кыргыздын. (калдык демден бошонуу).

## 5-бөлүк

(Дем тартып, 1-темп – жай, 1-регистрден):

– Калгандарын таштайлы,  
Тагай бийден баштайлы.  
Он бешинчи кылым дейт,  
Тагай бийдин болгону.

(Жаны дем тартып):

– Баргандардын Соң-Көлгө,  
Келген экен болжолу.  
Көчкөндүгүн Тагайдын,  
Эли журту колдоду. (калдык демден бошонуу).

**(Дем тартып, 2-тэмп – орто, 2-регистрден):**

– Күтүрөгөн төрт түлүк,  
Мал айдаган Тагай бий.  
Өрөөнүң жер чийип,  
Дан айдаган Тагай бий.  
Чүйгүн болуп турмушу,  
Сөөлөт күткөн Тагай бий.  
Бийлик кылып элине,  
Деөлөт күткөн Тагай бий.  
Калыс болуп дайыма,  
Элин күткөн Тагай бий. **(калдық демден бошонуу).**

**(Дем тартып, 3-тэмп – тез, 3-регистрден):**

– Өрөөн толо жайылган,  
Малдуу болгон Тагай бий.  
Уулдары тың чыгып,  
Жандуу болгон Тагай бий.  
Богорстон, Койлон,  
Сарбагыш (Кылжыр),  
Балдары болгон Тагайдын.  
Эл коргоого жараган  
Колдору болгон Тагайдын.  
Кол баштаган эрлери  
Он колу болгон Тагайдын. **(калдық демден бошонуу).**

## 6-бөлүк

**(Дем тартып, 1-тэмп – жай, 1-регистрден):**

– Жылдар өтүп арадан,  
Үчүнчү зايып алыштыр.  
Алсейттин үйүнө,  
«Бугу» кызы келиптири.  
Нике кайып сулууга,  
Ушул жалган дүйнөнүн,  
Кызыл гүлүн териптири.  
**(Жаңы дем тартып):**  
– Толгон айдай Бугудан,

Жаманкул, Бапа туулган.

Ушуладын тукуму,

Бугу болуп аталган. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 2-темп – орточо, 2-регистрден):

– Бугу эненин улуусу,

Бапасынан баштайлы.

Үч ата Бапа эл экен,

Бапанын ата конушу,

Көл калаасын ээлеген.

Барскоон деген жер экен.

Жаманкулдан беш берен,

Бугуну уруу кылууга,

Тийген экен кереги.

Буларда Тонду жердеген,

Бардыгы Кыдык эл деген. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, 3-темп – тез, 3-регистрден):

– Кыдык уулун бүтөлү,

Белекти көздөй өтөлү.

Мындей белек, чоң Белек,

Ынтымактуу эл дешет.

Негизинен белегин,

Түп чөлкөмүн жердешет,

Жалпысынан алганда,

Бардык бугу биригип

Түп чөлкөмүн бүт жердейт.

Тон чөлкөмүн кошо ээлейт.<sup>1</sup> (калдык демден бошонуу).

Жогоруда алынган саналуу гана бөлүгүнөн тышкary бир катар санжыра тизмесинен алып машыгууга болот.

<sup>1</sup> Иманалиев М. Кыргыз санжырасы. – «Шам», Б., 1995.

### § 4.3. Пoэзияны пайдаланып машыгуу

Сөздөрдүн өзүнчө бир ирети, катары менен жайгаштырылып, кандайдыр бир ыргакка баш ийип, үн кубултуп окууга ылайыкталып түзүлгөнү менен ыр түрүндөгү сөз тизмектери кара сөздөн айырмаланып турат. Ыргак кандайдыр бир окшош кыймыл-аракеттин, кубулуштун бир калыпта, бирдей чен-өлчөмдө кайталанып турушунаң түзүлөт. Ырда сөздөр ойду туюндуруучу ирети менен жайгаштырылып, 4- 6- 8 саптарды түзүп турат. Кара сөздө сүйлөм катарга жайгаштырылбай, бири-бирине улай жазылат, үн ыргагы болбойт. Пoэзияда жогорку 1-чи, 2-чи сабы канча муундан башталса, калган 2 саптары да ошончо муундан түзүлөт. Кара сөздө башкача. Ырдын кара сөздөн айырмачылыгы «уйкаш» деген өзгөчөлүктүн боло тургандыгында. Ал айрым дабыштардын бирдей кайталанышынан, же эки, же андан көп ыр саптарынын аягындагы (кээде башындагы) сөздөрдүн бирдей дабышта, үндөштүктө кайталанып турушунаң түзүлөт. Ыр эч качан жалгыз саптан түзүлбөйт, ыр болуш үчүн, саптар эки же андан көп өз ара ыргак жана уйкаштык жагынан уюшулуп турушу зарыл.

(дем тартып): Мезгил кетет каркырадай тизилип,

Күн, ай өтөт көзүн жуумп сүзүлүп. – (табигый бошонуп):

(дем тартып): Ызгардуу суук калчылдатып денесин,

Жалбырагы калбай барат үзүлүп.

Жалбырагы калбай барат үзүлүп... (бошонуу)

Ж. Абыкалыков.

### Кыргызстан

(Дем тартып, 1-чи-ритм – акырын-жай):

– Кыргызстан – жашыл жери,

Жашыл бакча жергеси,

Жайыт төрү, дан талаасы,

Сан байлыктын энеси. (демден бошонуп)

(Кайра дем тартып, орточо, 2-ритм):

– Кен казнасы, көл сулуусу,

Тунук суунун атасы,

Ак пейилдин, мартчылыктын,  
Ырысқынын кемеси (**демден бошонуп**)

(**Дем тартып, тезирээк, 3-чү ритм**):

– Кыргызстан – соолук айылы,

Таланттардын эшиги,

Тунук акыл, чебер колдун

Түгөнбөгөн кесиби...

Кыргызстан – ыр калаасы,

Ыракаттын бешиги. (**демден бошонуу**)

(**Дем тартып, тез, 4чү ритм**):

– Кыргызстан – соолук айылы,

Таланттардын эшиги,

Тунук акыл, чебер колдун

Түгөнбөгөн кесиби...

Заманына, өз калкына

Ой-пикири санаалаш,

Кыргызстан ыр калаасы,

Ыракаттын бешиги.<sup>1</sup> – (**калдык демден бошонуу**).<sup>1</sup>

А. Осмонов 3/1-1946 Койсары

### «Сүйөмүн туулган жеримди»

(**Дем тартып, 1-ритм**):

– Тууган жерге сүйүм кантип катайын,

Мен оорусам эшикти ачкын атайын. (**табигый бошонуп**).

(**Дем тартып 1-ритм**)

– Аптабыбы, шыбырттаган жааныбы-

Тууган жердин демин тыңдап жатайын. (**калдык демден бошонуп**).

(**Дем тартып, 2-ритм**)

– Алыс кетсем башканы кой кат жибер,

Кучактайын, колума алып жыттайын,

Жерден үзүп гүл оронгон катты бер. (**калдык демден бошонуп**).

(**Дем тартып, 3-ритм**):

– Алыс жакта көзүм жумсам жарабай,

<sup>1</sup> Осмонов А. Түзгөн: Т.Кожомбердиев. Көл толкуну. Б, 2010. 142-б.

Өксүбөйүн сагынычым тарабай.  
Тууган жердин турпагына бөлөп кой,  
Алып келип алысина карабай,  
Алып келип алысина карабай!<sup>1</sup> (**калдык демден бошон**).

Ж.Абыкалыков «Түнкү серенада» китебинен.

### «Ала-Тоо – оту өчпөс коломтобуз»

(Дем тартып):

– Ала-Тоо берекелүү кутман жерим,  
Ардактап калкым ыйык туткан жерим.

(Табигый дем тартылып):

– Абалтан жат душмандан сактап, коргоп,  
Алп койнун мекендеген кыргыз элим. (**табигый бошонуу**).

(Дем тартып):

Ар улут кучагынан эркин ёскөн,  
Азаттык нурун чаккан тоолуу өлкөм.

(Табигый дем тартып):

Арзытып дүйнө элин суктандырган,  
Аймагы кандай сулуу, кандай көркөм. (**табигый бошонуу**)

(Дем тартып):

Ордолуу нарын, Талас, кенен Чүйүн,  
Ош, Баткен, Жалал-Абад, Ысык-Көлүн.

(Табигый дем тартып):

Эх, чиркин, Ала-Тоо бир бейиш экен,  
Оболоп чокусуна аппак мөнгүн. (**табигый бошонуу**)

(Дем тартып):

Ала-Тоо оту өчпөс коломтобуз,  
Ар конуш колдон чыкса орду толгус.

(Табигый дем тартып):

Аярлап урунбасак сактап аны,  
Ажарын, байлык көркүн жоготобуз. (**бошонуу**)

Шабданбек Кулиев.

<sup>1</sup> Абыкалыков Ж. Тандалмалар. Ырлар, поэмалар. «Кыргызстан», Фрунзе, 1978. 53-б.

## Турсун сакчы

### (Дем тартып):

—Турсун апа – бай колхоздун сакчысы.

Сан байлыктын ушунда алтын ачкычы;

Кампа ичинде чычкан изи шырп этсе,

### (Табигый дем тартып):

— Бул уурунун колу,

Бул чычкандын жолу,

Ой бул шырп эткизген ким болду? (табигый бошонуп)

### (Табигый дем тартып):

— Деп, кыраакы айла тапкычы. (табигый бошон)

### (Табигый дем тартып):

— Турсун сакчы, колхозчу элдин сакчысы,

Калктын данын өз данындай бакчусу.

Түн жармында күбүр-шыбыр үн чыкса,

### (Табигый дем тартып):

— Я, койдогу бала,

Я, уйдагы бала,

Я, жылкыдагы уул! (табигый бошон)

### (Табигый дем тартып):

Деп, мында да амал тапчусу! (табигый бошон)

### (Табигый дем тартып):

— Турсун апа – бай колхоздун сакчысы,

Он сегиз жыл колунда алтын ачкычы.

Мин центнерден бир кадагы кемисе,

Ууруну көзүнөн таанып,

Алганды жузүнөн таанып,

Жаздым кылбай тапчусу.<sup>1</sup> (табигый бошон)

А. Осмонов

<sup>1</sup> Осмонов А. Түзгөн: Т.Кожомбердиев.Көл толкуну. Б., 2010. 241-б.

## **«Саякбай» (поэмадан үзүндү)**

**(Дем тартып):**

– Эскерүү ачылбаган алтын сандык,

Ал байыйт мезгилдерден улам арбып. **(табигый бошонуу)**

**(Табигый дем тартып):**

– Аларды катып жатпай көрсөткөн он,

Анткени эл буюму элге таандык **(бошонуу)**.

**(Дем тартып):**

Бир жылы сегиз акын буйрук алдык,

Алдык да биргелешип Көлгө бардык. **(бошонуу)**.

**(Табигый дем тартып):**

– Ыр окуп, элдер менен жолугушуп,

Көп күнгө Көлдү айлана жүрүп калдык. **(бошонуу)**

**(Дем тартып):**

– Кыздырып жазуучулар жүргөн тобу,

Бир күнү Ак-Өлөңгө келдик чогуу. **(бошонуу)**

**(Табигый дем тартып):**

Саякбай: «Айдай түш» – дей автобусту

Токтотбой токтоор жерге ошол жолу. **(бошонуу)**

**(Дем тартып):**

– Шафөрге сөз укпasca айла барбы?

Айдады, айткан жерге токтоп калды. **(бошонуу)**

**(Табигый дем тартып):**

А Сакем автобустан түшөөр менен,

Айылга чuu түшүрүп айгай салды:

**(Дем тартып):**

Көзүндөн секет кетип калайыным!

Көзүнө кара жанды чабайыным! **(табигый бошонуу)**

**(Дем тартып):**

Сезди окшойт, ормон карап албадыбы,

Айтсаңар, кантип чыдайм, агайыным! **(табигый бошонуу)**

**(Дем тартып):**

– Караанын! Как жүрөгүм! Кара жаным!

Көрсөнөр мойнун буруп караганын.

Кечиргин, кечирип кой күнөө менде,

Үч айда бир келгенге жарабадым... **(табигый бошонуу)**

**(Дем тартып):**

Бүркүт да Саякбайдын өзү сымак,  
Үн салып шаңшып алды: «Кылляк, кылляк!»

Сыягы, жазбай таанып турса керек,

Аралык болгон менен бир топ ыраак. (**демден бошонуу**)

(**Дем тартып**):

А Сакен мұдүрүлө шаша басып,

Жалына, көрүшчүдөй кучак жазып,

Барды да томогосун сууруп алды,

Бүркүттүн балбылдаган көзүн ачып. (**демден бошонуу**)

(**Дем тартып**):

– Ошондо бүркүт кайра карап алып,

Талпына кош канатын кага калып,

Бүрүшүп кучагына ыктаганда,

Сакемден жаш куюлду салааланып. (**демден бошонуу**)

(**Дем тартып**):

– Салаалап жаш куюлуп ыйлап жатып,

Бүркүтүн көздөн өбөт чопулдатып...

Аргасыз карап туруп сөөгүм жашып,

Ойлондум мына мындай ойго батып: (**табигый бошонуу**)

(**Дем тартып**):

«Турмушта бул да чыгаан, ал да чыгаан.

Экөө төң бап келишкен эки кыраан.

Саякбай жоо сыйдырса...

Бүркүт алса...

Көргөндө экөөнө төң канмак кыбааң!» (**бошонуу**)

(**Дем тартып**):

– Салаалайт аккан жаштар көзүндөгү,

А балким, өткөн жашка өкүнгөнү...

«Айтпачы, билип турам» – деп айткансыйт,

Бүркүтү кыналышкан төшүндөгү. (**бошонуу**)

(**Дем тартып**):

– «Карылык бутту тушап байлап алды,

Каякта, ошол күндөр кайда калды?

Жазмышты өзгөртүүгө болбойт туралык

Өкүндүн, өкүнбөдүн айла барбы?...» (**бошонуу**)

(**Дем тартып**):

– Жүрсө да ооруп-сыркап андан мурун

Билдирибейт ал оорусун...

Карыгандыгын...

– Көргөндөр: «Дары ичкенден танса дагы,  
Көрбөптүр алп Манастан тангандыгын».

(Дем тартып):

Тоо турат булуттарды бөктөрүнүп,  
Күн турат мурдагыдай көктө күлүп.  
Бир гана кең Ыссык-Көл Сакем жоктоп,  
Калыптыр калыбынан бексөрүлүп.<sup>1</sup> (бошонуу)

Кыргыз эл жазуучусу,  
драматург Ж. Садыков.

#### § 4.4. Дем алуу көнүгүүлөрүнө балдар фольклорун пайдалануу ыкмасы

Балдар фольклору – үйдөбү, бала бакчадабы, мектептеби, ал гана эмес атайын кесиптик орто окуу жайлардабы же жогорку окуу жайда-бы, тарбия берүүнүн негизги каражаттарынын бири болуп эсептелет. Балдар фольклору – балдардын көркөм ой жүгүртүүсүнүн өсүшүнө түрткү берет.

Ал чыгармалар адам, анын жашоо-тиричилиги, жаратылыш, коом, эмгек, кулк-мүнөз жөнүндөгү түшүнүктөрүн өстүрүп, калыпта-нуудагы тарбиянын бардык элементтерин үйрөтөт. Биз жогору жак-тагы сөз башындагы кайрылып кеткен элдик ооз эки чыгармачылык-тардын катарындагыдай эле балдар фольклорунун баскычтарынын тизмеги болуп:

1. Балдар ырлары;
2. Жаңылмачтар;
3. Табышмактар;
4. Балдар оюндары;
5. Калптар;
6. Макал-лакаптар;
7. Жомоктор- эсептелет.

Булардын тизмегинен жогорку жакта алынбаган, ошондой эле дем алуу көнүгүүлөрүнө ылайыкташтырылган чыгармалардын бир катарына кайрылабыз.

<sup>1</sup> Садыков Ж. Саякбай. Даирдаган: С. Чыпаева. «Турап», Б., 2014. 32-б.

## 1. БАЛДАР ҮРЛАРЫНАН

### 1. «Айланайын ай сарым»

(Дем тартып):

– Алдей, алдей бөбөгүм,  
Айланайын ай сарым,  
Түлкү ичиктиң сүлөөсү,  
Сулуу кыздын күйөөсү? (калдық демден бошонуу).

(Дем тартып, карман)

– Алдей, алдей бөбөгүм,  
Кандын кызы – кайнысы,  
Бектиң кызы – женеси,  
Туруп салам бергенде,  
Сарымдын шылдыр тенгеси. (демден бошонуу).

(Дем тартып, карман)

– Алдей, алдей бөбөгүм,  
Күштүн жұнұ – калпағың,  
Эл сүйбесө, сүйбесүн,  
Өзүм сүйгөн аппагым.  
Үйлаба, бала ыйлаба,  
Апакенди кыйнаба  
Алдей, алдей бөбөгүм. (калдық демден бошонуу).

## 2. Уул баланы терметкенде

(Дем тартып, карман):

– Алдей, алдей бөбөгүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм!  
Бабаң айкөл Манастай,  
Баатыр болгун, эр болгун,  
Кабылан болгун, шер болгун! (демден бошонуп).

**(Дем тартып, кармап):**

– Алдей, алдей бөбөгүм,  
Ата салтын уланткан,  
Ардактап элин кубанткан,  
Семетей, Сейтек бабандай,  
Кызыл жалын чок болгун,  
Атылып турган ок болгун! **(демден бошонуу).**

**(Дем тартып, кармап):**

– Алдей, алдей бөбөгүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм!  
Акылы терең дениздей,  
Кеменгер болгун, кен болгун,  
Баардык элге тең болгун,  
Эрдиги элде сакталган,  
Эне сүтүн актаган,  
Элин сүйгөн эр болгун! **(калдык демден бошонуу).**

### **3. Кыз баланы терметкенде**

**(Дем тартып, кармап):**

– Алдей, алдей бөбөгүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм!  
Акылы мол айлакер,  
Алган жары кеменгер,  
Аялдан чыккан уз болгону,  
Айчуректей кыз болгун! **(демден бошонуу).**

**(Дем тартып, кармап):**

– Алдей, алдей бөбөгүм,  
Эрендер менен аттанган,  
Элин жоодон сактаган,  
Элинде даңкы сакталган,  
Кыраан Манас кымбаты,  
Карача кандын кыз Сайкал,  
Кыз Сайкалдай баатыр бол! **(демден бошонуу).**

**(Дем тартып, кармап):**

– Алдей, алдей бөбөгүм,

Алдей, алдей бөбөгүм!  
Кыраандар менен аттанган,  
Кыргыздап ураан чакырган,  
Кылымга даңкы сакталган,  
Касташкан жоосун пас кылган,  
Жаңыл Мырза эжендей,  
Жалпы элин сүйгөн баатыр бол! (**калдық демден бошонуу**).

**Бешик ырлары** – баланын жаш өзгөчөлүгүнө карата түзүлгөн балдар фольклорунун алгачкы формасы болуп эсептелет. Бешик ырлары баланын музыкага болгон кабыл алуусун ойготуп, көркөм таби-тин өстүрөт. Фольклордогу бул жанр бала төрөлгөндө эле аны менен бирге жашап, дүйнө таануусундагы эң алгачкы көркөм азық болуп, балдарда бийик жан дүйнө азыктануусунун болушуна салым кошот.

#### 4. «Торпогум»

(**Дем тартып, карман:**)

– Кыдың-кыдың торпогум,  
Анжияндын камышын,  
Аралаган торпогум.  
Артка саман салганда,  
Сагаалаган торпогум.  
Бурган сууга барганда,  
Буркулдаган торпогум.  
Ийри сууга барганда,  
Илкилдеген торпогум. (**демден бошонуп**).

(**Дем тартып, карман:**)

– Тескейдеги бедени,  
Терип жеген торпогум.  
Күңгөйдөгү бедени,  
Күбүп жеген торпогум.  
Өлүп калар бекен деп,  
Торпогумдан коркомун.  
Өлөң түбү көк дүмүр,  
Өлө көрбө торпогум.  
Бетеге түбү көк дүмүр,

Жүдөй көрбө торпогум. (калдык демден бошонуп).

(Дем тартып, карман):

— Ашка барган катындар!

Алчандабай басыңар.

Жолдо торпок көрүнсө

Бир кабарын айтыңар,

Тойго барган катындар!

Тойтоңдөй басыңар.

Жолдо торпок көрүнсө

Бир кабарын айтыңар

Торпогумдан —

Талпагы ташка жайылды.

Куйругу кумга малынды. (калдык демден бошонуу).

### Акый айтуу

Акыйинек айтышуу – баладан уйкаштырып сөз тапкычтыкты, күл-күлүү, тамашалуу жагдайды орду менен баяндап, ыр аркылуу бере билүүгө, чыгармачылык фантазиясын, эске тутуусун өстүрүүгө, өз ара жарыштан ыр түрүндөгү куплеттерди түзүп кетүүсүнө өбелгө түзүп берет. Акыйинек – ыр түрүндө болуп, кебүнчө кыз балдардын ортосунда айтышуу формасында өтөт. Ошондой балдар-кыздардын жаман-жакшы жоруктарын салыштырып, өзүн-өзү туура жолго салат.

### Акыйинек

1-кыз:

(дем тартып, карман):

— Менин энем сурасан,

Сыр аякка бал куйган,

Сенин энен сурасам,

Ит аяка кан куйган,

Илме тиккен мен энем,

Илеелеген сен энен,

Күрмө тиккен мен энем,

Карын жыйган сен энен. (демден бошонуу).

**2-кыз:**

**(дем тартып, кармап):**

Сайма сайган мен энем,  
Самсалааган сен энен,  
Илме тиккен мен энем,  
Илеелеген сен энен,  
Менин энем сурасан,  
Арчалыга жайлаган,  
Сенин энен сурасам,  
Арпа ташып куураган. **(демден бошонуп).**

**1-кыз:**

**(дем тартып, кармап):**

Улуу тоонун боорунан,  
Улар аткан мен атам,  
Улуу кызын ыйлатып,  
Үйдө жаткан сен атан,  
Кичи тоонун боорунан,  
Кийик аткан мен атам,  
Кичүү кызын ыйлатып,  
Үйдө жаткан сен атан,  
Менин атам сурасан,  
Жабыгынан ай чыккан,  
Жалпы атасы бай чыккан. **(калдык демден бошонуу).**

**2-кыз:**

**(дем тартып, кармап):**

Менин атам сурасан,  
Башайы менен бел бууган,  
Манас менен тен тууган,  
Менин атам сурасан,  
Ала кийиз жазданган,  
Сенин атан сурасам,  
Өлгөн бука баштанган,  
Укурук алыш жылкы айдайт,  
Куургуч алыш уй айдайт. **(калдык демден бошонуу).**

**1-кыз:**

**(дем тартып, кармап):**

Сени болсо топ кыздар,  
Киймин чактап кие албас,  
Кийсе да тыкан жүрө албас,  
Бээ сааганда этегин,  
Чырпый баса отурган,  
«Чалма этек кыз» деп жүрөт.  
Ийри колго иш албас,  
«Жалкоо кыз экен» деп жүрөт.  
Келечек жолун байкабас,  
«Анкоо кыз экен» деп жүрөт. (**калдык демден бошонуу**).

## **2-кыз:**

### **(дем тартып кармап):**

– Сени болсо женелер,  
Кийимин таза кие албас,  
Дак болсо да көйнөгү,  
Тазалап, жууп албаган,  
«Балит кыз экен» деп жүрөт,  
Женени сыйлап жүрө албас,  
Жененин сыйын биле албас,  
Көзүнчө мактап бийкеч деп,  
Женелерин артындан,  
Биздин кыз женил ойлуу деп күлөт. (**артык демден бошонуу**).

## **Экө:**

### **(дем тартышып, кармап):**

– Акыйнек ырын ырдашуу,  
Абалтан кыргыз салты экен,  
Акыйнек ырын улантуу,  
Атабыз кыргыз наркы экен,  
Ың ырдашып, сырдашуу,  
Ың жандуу кыргыз салты экен.  
Сынга-сындай жооп айтуу,  
Атабыз кыргыз наркы экен,  
Акяя, акяя, атана гана кокуй, а?

## § 4.5. Дем алуу булчундарын машыктырууга «Манас» эпосунан үзүндү айтуу аркылуу машыгуу

### Каныкейдин Тайторуну чапканы (үзүндү)

(Дем тартып кармап):

– Кайран энең Каныкей  
Чиймек болду сзыкты,  
Кылмак болду кызыкты.  
Каралуу жүрүп атын чаап,  
Букарга баштамак болду бузукту. (демден табигый бошонуп,

**б.а. ылдам).**

(Дем тартып кармап):

– Күн мезгили келгиче  
Күрүчтөн күрмөк жем берип,  
Күндө терин алды эми.  
Арпадан аса жем берип ,  
Асыл жеңең Каныкей,  
Тайторудай буудандын  
Айда терин алды эми. (табигый бошонуп, **б.а. ылдам**).

(Дем тартып кармап):

– Күүгүм кире күн бата,  
Элдин асты дым жата,  
Жалгыз жанга көрүнбөй,  
Тайторуну токунуп,  
Ай талаага салууга  
Асыл буудан күлүктүн  
Ачуу жерин алууга. (табигый бошонуп, **б.а.ылдам**).

(Дем тартып, кармап):

– Кыябына келтирип,  
Андан кийин бууданды  
Сегиз кан элге чабууга  
Тайторудай буудандын  
Арышын байкап көрүүгө,  
Ай талаага салууга,  
Сөөктөгү сасык терин алууга. (калдык демден бошонүү).

**(Дем тартып кармап):**

– Капкалуу Букар шаардын

Далы жакы бетине,

Кең Букардын Сары-Талаа

Чоң Ак-Чийдин четине

Ойрон энең Каныкей

Олбуй-солбуй камчы уруп,

Оң-тетири теминип, (табигый бошонуу).

**(Табигый дем тартып, кармап):**

– Учкан күш менен жарышып,

Арам өлгөн буудандын

Оозу менен алышип,

Окторо түйгөн ак тизгин

Каадалуу женен долунун

Алаканда карышып, (табигый бошонуу).

**(Табигый тез дем тартып):**

– Орногон кумга салды эми,

Оргуй-оргуй чуркатып

Ачуу жерин алды эми. (калдык демден бошонуу).

## 2-машыгуу

**(Дем тартып, кармап):**

– Онгойгон тоонун урчугун,

Женекен он айланып алды эле,

Оргуп-оргуп түйүлүп,

Астындагы бууданы

Башын жерге салды эле.

Таманы жерге тарсылдап,

Кара болот ооздук

Көмөкөйдө карсылдап, (табигый бошонуу)

**(Табигый дем тартып, кармап):**

– Учкан күш менен жарышып,

Анык кайып буудандын

Оозу менен алышип,

Эңкейиштеп жүтүрсө,

Эліктей колу сайылып.

Өр таяна бергенде

Жал, күйругу жайылып. (табигый бошонуу).

(Табигый дем тартып, кармап):

— Табына келген Тайтору,

Учуучудай күрүлдөп.

Сөөгүнөн чыккан тер.

Түягы ылдый биринде.

Сасык тери төгүлүп,

Кабырганын баарысы

Камчы саптай бөлүнүп. (табигый бошонуу)

(Табигый дем тартып, кармап):

— Кайра тартып келгенде

Каадалуу женең долунун

Каныкейдин ак сарай,

Каалга темир сом калай.

Канчалык качкын болсо да

Каадасын женең таштабайт,

Сөөлетү бар бир далай. (табигый бошонуу)

(Табигый дем тартып, кармап):

— Ўй алдында чынарга

Эсил катын Каныкей

Тайторудай буудандын

Ээрин алыш жайдактап,

Алып келип бууданды

Аса байлап салды эми

Таң ашырып калды эми. (калдык демден бошонуу).

### 3-машыгуу

(Дем тартып, кармап):

— Таң кашкая сүргөндө,

Жерге жарык тийгенде,

Асмандан жылдыз зирилдеп,

Кыбыла көздөп биринде,

Төбөдөн жылдыз чачылып,

Төрөнүн зайбы Каныкей ,  
Чынарга басып барды эми. (**калдык демден бошонуу**).  
**(Дем тартып кармап):**

– Аз жетелеп олтуруп,  
Чөйчөгүн чөпке толтуруп.  
Он бетеге, сексен чөп,  
Оро-оро чалдырып.  
Оргуп жаткан кара суу,  
Суусунун кандырып.  
Кайыланып кудайлап,

Кайра ооздутун салды эми. (**табигый бошонуу**).

**(Табигый дем тартып, кармап):**

– Шашке убак, мезгил кез,  
Сарайда жез мамыга  
Аса байлап салды эми.  
Абай түрдүү жабууну,  
Аста жеңец алды эми. (**табигый бошонуу**).

**(Табигый дем тартып, кармап):**

-Тайторудай бууданды  
Кыргы менен кырылап,  
Ургу менен ургулап,  
Жабуусун кайра тартты эми,  
Тазалап терин артты эми. (**калдык демден бошонуу**).

#### 4-машыгуу

**(Дем тартып, кармап):**

– Терин аарчып болгон соң,  
Тайторуга көз салса  
Учкан күш менен жарышып,  
Казы алуучу боор эт,  
Калган экен Тайтору  
Төмөнкү кабыргага жабышып. (**табигый бошонуу**).  
**(Табигый дем тартып, кармап):**

– Чолпондой көзү чачырап,  
Түктөбөй жүнү бириндеп,

Эки жакты каранып.  
Эрди, мурдун жаланып.  
Кара болот ооздук  
**Көмекейгө каккылап, (табигый бошонуу).**  
**(Табигый дем тартып, кармап):**  
– Тал жибектей куйругун  
Чаткаякка чапкылап,  
Калган экен Тайтору  
Азууну кайрап кемирип,  
Баскан жерин жемирип. **(калдык демден бошонуу).**  
**(Табигый дем тартып, кармап):**  
Онбогон бирөө онбобойбу,  
Качып жургөн баягы  
Качкындын аты экен деп,  
Атымдын жолун торгойбу. **(табигый бошонуу).**  
**(Табигый дем тартып, кармап):**  
– Тайторудай бууданды  
Астыга келсе кокустан,  
Жолунан кармап алабы?  
Жол үстүне чыгарып,  
Көмө тээп салабы? **(табигый бошонуу).**  
**(Табигый дем тартып, кармап):**  
– Онбогон бирөө онбосо,  
Атымдын жолун торгосо  
Кааласа кармап алайын,  
Тийген жандын баарысын  
Курмандыкка чалайын.  
Эчак өлгөн жан злем,  
Арада зордук кылдырып,  
Кантип тириүү калайын! **(калдык демден бошонуу).**

## 5-машыгуу

**(Дем тартып, кармап):**  
– Кайран энэң Каныкей,  
Олондой болгон кара чач,

Төбөгө қынап түйдү эми,  
Семетейим киет деп,  
Жасап жүргөн суусар бөрк,  
Башка баса кийди эми. (**табигый бошонуу**).  
**(Табигый дем тартып, кармап):**

– Манастан калган Зулпукар,  
Асыл жеңец Каныкей  
Айдалыга илди эми

Төрөсү Манастан калган Бозкисе  
Кынап белге чалды эми  
Катындыгын билгизбей,  
Кайран энең Каныкей

Эркек болуп алды эми. (**табигый бошонуу**).  
**(Табигый дем тартып, кармап):**

– Алмамбеттин Сырбараң  
Айдалыга илди эми.  
Шири куржун ичинде,  
Бөксөрбөгөн ок-дары  
Акборчукка салды эми.

Кыпкызыл болот Сырнайза  
Кыя тартып алды эми, (**табигый бошонуу**).  
**(Табигый дем тартып, кармап):**

– Көк темирден туулга  
Көтөрүп башка кийди эми  
Тайторудай буудандын  
Кекүлүн көк жибек менен түйдү эми,  
Куйругун куу шайы менен шүйдү эми.  
Жанагы эр мүчөлүү жеңекен,  
Тайторуга чак нокто,  
Бышыгын мыктап катты эми. (**табигый бошонуу**).  
**(Дем тартып, кармап):**

– Астыдагы Акборчук  
Койчо чурап минди эми.  
Өйдө-төмөн карабай,  
Жеңекен, өлөмүн деп санабай,  
Тегерегин карабай,

Женекен, тегеле жанын аябай.  
Баштамак болду бузукту,  
Атына бирөө катылса,  
Женекен қылмак болду кызыкты. (калдык демден бошонуу).

## 6-машыгуу

(Дем тартып, карман):

– Токсон беште карыям  
Султанды тапкан олум.  
Айдыңы көлдөй дарыям,  
Ай далымга мингизип,  
Таластан ала келген олум.  
Ак байбиче карыя,  
Энекеме барайын  
Энемден бата алайын.  
Энем бата бербесе,  
Тайтору чаап нетейин,  
Мен, Букарга кантып кетейин. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, карман):

– Чондугу тоодой карыям,  
Кадырман кыргыз элимден,  
Ала келген олум.  
Көрүп койсом көөнүм ток,  
Өзүндөн башка Мекем жок!  
Берен-эне кулак сал,  
Бел байлаган белим жок,  
Белекке чапсам Тайтору  
Белсенип сүрөп алуучу,  
Белгилүү кыргыз элим жок! (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, карман):

– Кимдер каалап койчу экен  
Мендей жесир катынды,  
Төлгөгө чаап көрөйүн  
Энеке, Тайтору тулпар атымды.  
Эгерде чыгып келсе Тайтору

Бир жакшылык көрөмүн.  
Букардагы сан байге  
Энеке, камчыга ченеп бөлөмүн.  
Уулундан калган жалғызды,  
Эне, көзүм менен көрөмүн. (**калдық демден бошонуу**).

## 7-машыгуу

(Дем тартып, кармап):

– Эгерде артта калса Тайтору,  
Кыйын күн түшөт башымы,  
Кыйналып санаа бөлөмүн,  
Канымды өзүм төгөмүн.  
Эне, бүгүн кыямат жүзүн көрөмүн.  
Батанды бергин, алайын,  
Бадыша атам алдына  
Эркекче болуп барайын. (**табигый бошонуу**).

(Табигый дем тартып, кармап):

– Чыгып келсе Тайтору  
Чын кудурет колдосо,  
Ушу турган Букарга  
Бир тамаша салайын.  
Пайгамбар чалыш энекем  
Батанды менден аяба.

Дубанды менден аяба?! (**табигый бошонуу**).

(Дем тартып, кармап)

– Балам, Каныкей ишин ондой көр!  
Алмамбет, Чубак эгизим,  
Жесириме көзүң сал  
Сыргак, Серек – тенизим  
Бу жененди сүрөп ал!  
Ишинди Кудай ондоочу!  
Жесиримди колдоочу! (**табигый бошонуу**).

(Табигый дем тартып, кармап):

– Жесир байкуш: «Баламды,  
Жан деп Кудай жаратсан,

Жер каратып койбочу,  
О, Каныкей кулунум,  
Тилегин Кудай берсинчи,  
Ушу турган Тайторун  
Букарга чыгып келсинчи! (демден бошонуу).

## 8-машыгуу

(Дем тартып, карман):

– Сегиз кан журту таң калып,  
Баары карап жарданып,  
Эркектин киймин кийинип.  
Карыганда бир атын  
Чабамын деп жетелеп,  
Будурмак талын кыйсачы,  
Букардын каны Темиркан  
Бузулган кызын тыйсачы! (табигый бошонуу).

(Дем тартып, карман):

– Адырмак тагын кыйсачы,  
Букардын каны Темиркан  
Ары жок кызын тыйсачы!  
Тыйылбаса бу кызы  
Сегиз кан элин жыйсачы,  
Же бирөөгө нике кыйсачы.  
Шылдың кылып жети кан:  
«Баягынын, ары жок  
Жесир кызы» дебейби?  
Бу көп дүйнө, көп алтын,  
Чачкан кызы дебейби? (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып-карман):

– Жесир жүрүп капырдын  
Жээликкенин карачы,  
Ат чабам деп Букарга ,  
Ээликенин карачы.  
Эркек киймин бу катын  
Кийингенин карачы,

Эри өлгөнгө кубанып,  
Сүйүнгөнүн карачы,  
Таксыр, жаман көрсөн, жаман көр,  
Будурмак талың кыйып ал,  
Бузулган кызың тыыйып ал! (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, карман):

– Кызынды Кудай уруптур!

Ээлигип кызың туруптур,

Эсепсиз Кудай уруптур!

Темиркандын тентиген кызы дебейби?

Ушинтип бизди жебейби?

Уят кылып койбайбу?

Ушинтип бизди сойбайбу?

Калктын баарын жыйыныз

Бу кызынызды тыйыныз!-

Деп ошентип калың журт,

Темиркандын алдына

Кирип келди жүгүрүп. (калдык демден бошонуу).

## 9-машыгуу

(Дем тартып, карман):

– Минтип журту айткан сон,

Букардын каны Темиркан,

Кароолго чыгып караса,

Баягы, кайран бала Каныкей,

Олондой чачты бек курчап,

Төбөсүнө түйүптүр,

Ок өтпөгөн жоо жарак

Баарын катар кийиптир.

Сегиз кан журтун тебелеп,

Баягы, Каныкей бала жүрүптүр. (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, карман):

– Каныкейди көргөндө,

Кан эмеспи Темиркан,

Колун булгап сабалап,

## Каныкейге таарынып:

- Эй, Каныкей кулунум,  
Атындын оозун бура тур,  
Абийирим кетти Каныкей,  
Алдынкы жерге тура тур.

Өткөрө башың барында  
Кудунум, өзөңгө бойлой конбочу. (калдық демден бошонуу).

(Лем тартып, кармап):

- Өлөрман катын дедиртиг,  
О, Каныкей кулуnum  
Калкка шылдын болбочу.  
Бел байлаган бегин жок,  
Берен балам Каныкей  
Бегирээк атың чабуучу  
Белесте турчу кыйкырып,  
Белгилүү Манас шерин жок.  
Жесир жүрүп кулуnum,  
Жээликпегин жөну жок. (ка)

## 10-машыгүү

(Дем тартып, кармап):

- Атасы жесир деген соң,  
Ардуу жеңең Каныкей  
Сайсөөгү бөлүнүп,  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Каныкей туруп мууну айтат:  
Кагылайың атаке

Сан жиійшілген топ беде?

Сан жылынан төн боле.

Самаркан, Вукар бул шаарда,  
Энисен көшүй айрылган.

## Элинен чөгүү аирылган М

Менчелик жесир жок беле!! (Калдық демден ошону).  
(Приложение 1)

(Дем тартып, карман):

- Тоспо, ата жолумду,  
Коё бер ата колумду,  
Таалайга бүткөн мал эле

Ушул жүргөн Букарга  
Тайторум чаап кетейин.  
Белекке чапчуу Тайтору  
Белгилүү күлүк мал эле.  
Астыга келсе Торумдун  
Баш байгесин бөлөмүн,  
Артта калса Тайтору  
Сизге жесир дегизбей,  
Ажалдан мурун өлөмүн! (калдык демден бошонуу).

(Дем тартып, карман):

— Аргымак атым барында  
Атымды чаптай жатпаймын.  
Сегиз кан журтуң жыйып кой!  
Оңбогон бироо онбосо,  
Атымдын жолун торгосо,  
Аябаймын жанымды  
Бүгүн төгөм канымды!  
Атыма бирөө катылса,  
Жолунан карман аламын,  
Жол үстүнө сүйрөтүп,  
Курмандыкка чаламын. (калдык демден бошонуу).

### 11-машыгуу

(Дем тартып, карман):

— Деп ошондо муун айтып,  
Асыл жеңец Каныкей,  
Чубап жаткан тулпарга  
Байкап турду көз салып.  
Бир Кудайга жалынып,  
«Бере көр» деп сөз салып,  
Тайторуга көз салса:  
Оң кулагын жапырып,  
Кара жердин кыртышын  
Төбөсүнө сапырып,  
Калган экен Тайтору. (калдык демден бошонуу).

**(Дем тартып, карман):**

– Кара болот ооздук  
Көмөкейгө каккылап,  
Тал жибектей куйругун  
Чаткаякка чапқылап,  
Сайсайлап жұнұ бөлүнүп,  
Аркардай көзү көрүнүп.  
Башын шилтейт жаныбар  
Көкүлдү көккө зыргытып,  
Туягын жерге мылтығып,  
– Тайторум

башын жерге салат ко,  
Ушу турган Букардын

А, Кудай, баш байгесин алат ко! (калдық демден бошонуу).

**(Дем тартып, карман):**

– Артта калса Тайтору,  
Айлымдан азган мен байкуш.  
Белгилүүм жок, бегим жок,  
Бекем сени сүрөөчү  
Белгилүү кыргыз элим жок.  
Кагылайын Тайторум,  
Арбытып арыш сала көр!  
Жеринди тактап баса көр!  
Теги курган башымды  
Телик күшкә жегизбе,  
Артта калып Тайтору  
Ушу турган Букарга

А, Кудай тентиген катын дегизбе!<sup>1</sup> (калдық демден бошонуу).

<sup>1</sup> Карапаев С. Каныкейдин Тайторуну чапканы: «Манас» эпосунан. – Ф., 1986. 76-б.

#### **4-главанын жыйынтығы**

Туура дем алып жана алынган демди тиешелүү убакытка чейин пайдалануу үчүн «кармай» билүүгө карата алышуучу машыгуулар үчүн фольклордук чыгармалар эң ыңгайллуу болуп саналаарын жогортоң бери кайталап келатабыз. Тээ байыркы замандан бери эле оозеки түрдө төгүп айтылган, ошол эле учурда обондотуп сүйлөмө түрүндөгү сабатмалуу үндөрдүн коштоосунда аткарылуучу чыгармаларды колдонуу – талапка ылайыктуу.

Мындай машыгуулар бир эле учурда дем алуу, үн, артикуляция менен иштөө жүгүн өзүнө камтыгандыгы абзел. Дастан айтуучулук өнөр – дүйнө жүзүндөгү ар бир улуттун фольклорундагы орчундуу орунду эзлеген жанр. Кыргыз элинин дастан айтуучулук өнөрүнүн дүйнөдөгү башка элдерге салыштырмалуу айырмаланган «касиеттүү» өзгөчүлүгү бар. Бул өнөр – табиятынан Манас айтуучулуктун сырларын өзүнө камтыган касиет даарыган өнөр.

Манас дүйнөсү – өзгөчө бир сырдуу керемет дүйнө. Бөтөнчө С. Карадаевдин айтуусунда улуу дастан болобу же кенже дастанбы, алардагы ар бир окуянын мүнөздөрүн толук чагылдырылып берилши, көркөмдүүлүгү, бай мазмуундулугу, айтуулуктун салттуулугу жана аткаруучулук чеберчилиги менен биргэе аткаруучулук чеберчилигинин бийиктиги аркылуу өзгөчөлөнөт. Саяkbай ким? Аны кезинде Гомерге тенешти. Гомер ким? Ал байыркы гректин «Илиада», «Одиссей» дастандарын жазган, чебер айтуучу – акын. Саяkbай жазып айткан эмес. Экөөнүн дастан айтуучулугун салыштыра турган болсок, айырмачылыктарыabdандоч. Гомердин «Илиада» 15693 ыр сап, «Одиссей» 12110 ыр сап болсо, Саяkbайдын айткан «Манас» эпосу 500.558 ыр сап болуп, б.а. Гомердин дастанынан 20 эсеге көлөмдүү. Бул улуу манасчынын жазылып алышан чыгармалары гана, ал эми, жазылып алынбай, ооз эки айтылган ыр сантары канча?

Манасчы эпостун мазмунун көнөйтеп, көркөмдүгүн арттырып элге жеткирип, чыгармадагы кандай гана эпизод болбосун, аларды

өзүнө гана мүнөздүү обон ыргактары менен таамай чагылдырылып айтып, андагы каармандарды (баатырларды, чоролорду, айымдарды, көпчүлүк элди, аргымак-тулпарларды, окуяларды, көрүнүштердү, жан-дүйнө абалдарын ж.б.) таасын сүрөттөп, бекеринен «бир актёр-дүн театры» деген баага татыбаган.

Эпостун поэтикалык сөздөрү башынан эле обон менен жаралып, андагы сөз менен обондун ажырымсыздыгын айгинелеп турат. Манас эпосундагы «Каныкейдин Тайторуну чабышы» үзүндүсүн айтканда С. Карадаев эң жогорку денгээлдеги музыка аткаруучуларына мүнөздүү болгон берилгендикте, улуттук ат чабыштын салтанатын кереметтүү эпикалык каражаттар менен тартуулайт.

«Тайторунун» чабылышындагы Каныкейдин, калың элдин сезим-туюмдарынын драматизмге жық толгон чыналуу абалдарын чагылдыруудагы музыкалык аткаруу – залкар манасчылыктын жараткан симфониясы – Саякбайдын касиеттүү өзгөчө бир көркөм жаратуучулук феномен экенин жана анын аткаруучулук «өзүмдүк стилин» далилдейт. Анын өнөрү – калемден жаралган адабият, шык-жөндөмдөн жаралган көркөм өнөр, же изилдөөден жаралган илим эмес. Ал – улуу Саякбайдын өзүнө гана тиешелүү дүйнөдө жок касиет даарыган өзгөчө өнөрү.<sup>1</sup>

Туура дем алуу, аны туура, натыйжалуу пайдалана билүүдө «Санат» айтууну окуу программасына киргизүү өтө пайдалуу болуп эсептелет. Машыгуунун бул түрүнүн пайдалуулугу төмөнкүчө: искусство, маданият жана маалымат. (ырчы, актер, режиссёр, диктор, журналист ж.б.) кызматкерлеринин калың катмарларынын элдик окутуучулуктун гумандуу идеяларынын сакталышынын жана аткарылышынын көмөктөшүүчүлөрүнөн болуп тарбияланышына түрткү берет.

Ал эми элдик окутуучулар болуп: насаатчылар, чечендер, акындар, дастанчылар, манасчылар, жомокчулар, улуу муундагы аксакал аталар менен кеменгер байбичелер жана кереметтүү акылман адамдар эсептелет.

Дем алуу машыгууларын өздөштүрүүдө санжыра өтө ылайыктуу болуп эсептелет. Санжыранын негизги маани-максаты, тарбиялыхы

<sup>1</sup> Корпобаева М. К., Алсаитова Д. А. XX кылымдын Гомери – улуу манасчы Саякбай Карадаев. – Б., 2014. 91-б., 105-б.

мааниси зор. Ошондой эле ыр түрүндө айтылып кыска жана нуска-луулугу угуучуга да, айтычууга да таасирдүү келет. Санжыра айтылып жатканда фольклордук бир белгилүү ыргак менен ойдун тематикалык маанидеги өнүгүүсүн жагымдуу – кооз интонация коштоп отурат да, төгүп айтылат.

Санжырачы, экономика илимдердин доктору, профессор Мусалы Иманалиев «Кыргыз санжырасы» китебинде кыргыздын түпкү-тегин, тарыхын иликтеп, көркөмдөп берген.

– Түрк эли – тектүү калктын бири эмеспи,

Кыргызым, тукумусун албан элдин.

Ошону көп изилдеп, кылдат тактап,

Окурман, тегин бил деп саган бердим. –

– деп, 35тен ашык уруунун тарыхын бизге тартуулады. Машыгуу мезгилинде студенттин өз санжырасын алып көнүгүү жасоосу – өтө пайдалуу тыянака жеткирээри бышык.

Ушул максатта «алынган демди туура пайдалануу» үчүн болгон машыгууларда негизинен кыргыз улуттук, фольклордук чыгармаларына басым жасалып: макал-лакаптар, жаңылмачтар, апыртма-калптар, акыйнектер, жомок, уламыш, поэма, санат, санжыра, кичи эпостордон жана «Манас», «Семетей», «Сейтек» үчилтигинен алынган үзүндүлөр алынат.

«Манас» үчилтиги – муундан-муунга таалим-тарбия берүүчү элдик мектептиги менен баалуу. Болочокто кесипкей болчу студенттерди «Манас» дүйнөсү менен тарбиялоо өтө пайдалуу. Эпосто нукура элдик тил, макал-лакаптар, учкул-сөздөр жана сөздөрдүн берметин чачкан көркөм сөз каражаттары жык колдонулган. Ошону менен бирге, эң маанилүү болгон-адамзаттын улуулугу бааланып, айкөлдүк, кечиримдүүлүк, гумандуулук, сабырдуулук, ыймандуулук, намыскөйлүк, мекенчилдик, кыраакылык, ақылмандык, мээрмандык, чыныгы доступ жана сулуулукту баалай билгендик сыйктуу асыл сапаттар камтылып, кыргыз улутунун толук кандуу энциклопедиясы деп даңталат. Турмуштагы жакшылык-жамандык, ак-кара айкын белгиленип, адамзатты жана болочок муундарды эң жакшы сапаттарга үндөгөн улуу мурас.

Эпос менен окутуу-иштөө – мугалимдин жана окурмандын жеке чыгармачылык билим жана ишмердүүлүк дөнгөлөнүүнен жараша аткары-

лат. Окутуунун максаты – студенттин, кесипкөйдүн жөндөм шыгына, суроо-талаптарына негизделип, билим берүүнүн ага карата болгон жыйынтыктуу пайдасын арттыруу үчүн, анын профессионалдуулугун өркүндөтүүгө жана жаңылоолорду киргизүүнү пайдаланып, окутуу иш-аракеттеринин системалык жолу болуп саналат.

Мугалим менен окуучунун бир пикирлешүүдөгү иш-аракеттери: суроолор, талкуулар, биргеликтеги изденүүлөр ж.б. жагдайларды пайдалануу жакши тыянака жеткирет. Окутуучунун жеке чыгармачылык мүмкүнчүлүгү, билим дареги, окууучулук жаңычыл билимдүүлүктү туура пайдалана билүүсү – келечек кесипкөйлөрдү тарбиялоодо, улуттук фольклордук чыгармаларды, анын ичинде кичи жана чоң эпосторду даназалоолору өтө маанилүү иш чара.

Эпостор менен иштөө – болочоктогу искусство жана маданият кесипкөйлерүнүн дээрлик баардыгына зарыл болгон актёрдүк чеберчиликтериндеги өтө керектүү импровизациялык жөндөмдүүлүктөрүнө, тилдердин так, элпек ийкемдигине шыкак болуп, сабатмалуу добуштар менен обондотуп төгүп айтып, жан-дүйнө сезимдерин ачууда, үн диапазондорун естүрүүдө абдан натыйжалуулукту берет. Ошол эле мезгилде кыймыл-аракетти жараткан окуяларды көрүү, билүү, сезүү, угуу жана аларга аралаша катышып, ошол шарттуулук – азыр, ушул жерде өзү менен бирге болуп жаткандай, окуянын чыналуу күчүн сактай билүү сезимине абдан чоң көмөк көрсөтүлөт.

Ушундай сүнгүп кириүүнүн өзү «Бир актёрдун театрын» жаратат. Бир дем тартуу менен, алынган демди тиешелүү зарылчылыка, б.а. кайсыл бир убакытка чейин, алынган бөлүктөгү камтылган бир окуя же кандайдыр бир абал айтылып бүткөнчө кармай билип, жогоруда көрсөтүлгөн максаттарды ишке ашыруу зарылчылыгы үчүн жасалчу машыгуулар – дем алуу органдарынын булчундарынын тапталуусуна он жыйынтыгын берээри бышык. Бул машыгуулар ар бир кесипкөйлөрдүн же студенттердин жеке мүмкүнчүлүгүнө жараша аткарылып, сөзсүз мугалимдин кенесхи, көзөмөлү менен болуусу талапка ылайык.

Туура өздөштүрүлгөн «дем алуу – дем кармоо» этабы калыпта-нуудан кийин, үндүү жана үнсүз тыбыштарды так, даана айтуу максатында артикуляциялык аппараттардын талапка ылайык иштөөсүн туура коюуга, сүйлөө үнүнүн иштелишине өтүүгө киришүүгө болот.

**ТУУРА ДЕМ АЛУУ ПРОЦЕССИН, ТАБИГЙЫ ДЕМ  
АЛУУ ЖОЛУ МЕНЕН АЙКАЛЫШТЫРУУГА КАРАТА  
«ЖОМОК» ЖАНА ПОЭМА, КАРА СӨЗ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН  
ЧЫГАРМАЛАРДЫН ҮЗҮНДҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНУУ**

**§ 5.1. Жомоктор менен иштөө**

Элдик оозеки чыгармалардын башка жанрлары сыйктуу эле жомоктордун баардык түрлөрү: айбанаттар жомогу, кереметтүү жомоктор, турмуштук жомоктор, Апендинин жоруктары, – калктын каада-салтын, салт-санаасын, кыял-энсөөсүн ар түрдүү окуялардын мүнөздөрдүн түрмөгүндө чагылдырган улуттук оозеки прозанын негизги бир жанры. Жомоктордо адамдардан тартып баардык айбанаттар, жан-жаныбарлар, ал эмес жансыз буюм-терим, тоо-таштар каарман болот. Алардын баардыгы адамча сүйлөйт, акыл кошот, алдайт, алданат. Жомокторду «бул балдардыкы», а «бул чондор үчүн» деп бөлүүгө болбойт.

**АЙБАНАТТАР ЖОМОГУ**

**1. Мышик, түлкү, аюу, карышкыр**

Мышыкты бир күнү ит кубалап, иттен качып баратса, алдынан түлкү чыгат. «Ой сен кимсин?» – деп түлкү мышиктан сурайт. Мышик: «Мен азуулуу айбандардын падышасымын, сенин үйүн кайда? Мен сага коноко келдим», – дейт. «Менин үйүм мына» – деп, түлкү ар жагына бир чыгып, бер жагына бир чыгып, жылмандал, бир ийинге ээрчитип барат.» Сен азуулуу айбандарга кабар кылгын, мени жакшылап конок кылышсын» – дейт мышик. Түлкү жасоол болуп азуулуу айбандарга баратса, алдынан карышкыр чыгат. «Сен кайда барата-сың? – деп сурайт Карышкыр. Түлкү: «Биздин үйгө азуулуулардын падышасы келип калды эле, мени тамак камдагын, деп жиберди», – дейт, карышкыр тартууга бир кой жетелеп алат.

Тұлқұ андан ары жүгүрүп баратса алдынан аюу чыгат. «Тұлқұ, сен кайда шашып баратасын?» – деп сураган аюуга: «Биздин үйгө азуулуулардын падышасы мейманга келди. Тамак камдабасаң болбайт», – дейт Тұлқұ. Аюу бир торпок жетелеп жөнөйт.

Аюу, карышкыр, тұлқұ үчөө мышыктын үстүнө келишкенде: «Падышага үйүр алған өзүң тамак бергін», – дешип, торпогун, коюн өлтүрүп, Тұлқуге беришет. «Падышаны ыраактан эле көрөйүн», – деген Аюу карагайдын башына чыгып кетет. «Мен бул зле жерден көрөмүн», – деп карышкыр ийиндин оозундагы чөпкө жашынып калат. «Падыша аке, тышка чыгып тамак жениз», – деп мышыка тұлқұ кабар бергенде, ал ийинден чыгып қырылдап жей баштайт.

Аюу карагайдын башында турса да коркуп олтурат. «Падышаны көрөйүн деген карышкыр чөптү кыймылдатып койду эле, мышык чөптүн арасындагы чычканды аңдып калат. А карышкыр болсо: «Мени көрүп калган экен», – деп былк этпей калат.

Бир кезде чыдай албай дагы чөптү кыймылдатканда, мышык сесирип барып баса калды эле, карышкыр ордунан тұра качат. Карышкырды баяғы «мени кууган ит экен» деп мышык карагайга чыга качат. Карагай башынан: – «Мени көрүп калган экен» – деген аюу кулап түшүп жан берет. Тамактарға ээ болгон тұлқұ баарын жеп, жыргап жатып калат.<sup>1</sup>

## 2. Ақылдуу улак

Илгери бир байлығы ашкан бай болуптур. Ал ар дайым жаз боллоор менен жайлогоо көчүп чыгат экен. Ал жердин оту түгөнгөнде андан ары көчүп жөнөйт. Ошондо анын эски конушунда бир козу менен бир улак адашып калат. Улак козуну жетелеп, башы оогон жакка кетип баратса, жолунан дагы бир адашып калган музоого көзигишиет. Анан козуга музоону жетелетип, өзү айдап алат да андан ары жол тартышат. Жолдо баратып жолборстун терисин таап алышат. Аны музоонун үстүнө жаап коюшат да, андан ары жолун улап, ээн талаада кыламык жааган кар менен келатышса, жолунан бир кепе көрүнөт.

<sup>1</sup> Болчурев Т. Кыргыз эл жомоктору. – «Шам», Б., 1997. 13-б.

Кепенин сыртына музоону байлап, козу менен улак ичкери кирип барышса, ичкилик ичиш жыргап отурган жолборс, арстан, аюу, карышкыр, түлкү жана башка айбанаттардын үстүнөн чыгышат.

– Атсалоому алейкум, мырзалар! – деп улак мен козу салам беришет.

– Алейкума атсалоом, келгиле, меймандар! – дешип жырткычтар, «бизге өзүнөн өзү эт келди, ысылыкка» дешип сүйүнүшүп, тигилерди жылуу кабыл алышат.

– Төргө откүлө! Мындай, жогору чыксаңа? – дешет.

Улак дароо түлкүнүн жанына барып олтурат, козу болсо төргө отөт. Анан тигилер меймандарга ичкиликтен куюшуп, бир-экиден тартып жиберишип, ырдап жыргап отурушуп, бир кезде түлкү:

– Улак балбан бир күндүк, козу балбан – бир түндүк, – деп ырдайт. Алар сыртта жолборстун терисин жамынып байланып турган музоону байкашпайт. Анда түлкүнүн ырын жулуп алган улак:

– Түлкү балбан – биздин талпагыбыз, аюу балбан – биздин та-магыбыз, жолборс балбан – биздин жамынчыбыз! – деп ырдап калат.

Түлкү коркуп кетип эшикке чыкса, үстүнө жолборстун терисин жамынып музоо турат. Ал кайрылып кепеге кирбей качып жөнөйт. Анан, билинбей бирден чыгып, бардыгы качып кетишет. Эң артында жолборс да качып жөнөйт. Улак, козу, музоо калган бозону ичишип, андан ары жүрүп кетишет. Алар жол жүрүп келе жатышса, жолдорунаң бир чон терек көрүнөт. Ошол жерге түнөп кетиш үчүн улак теректиң башына чыгат, козу ортороок жерине чыгат. Музоо бир жагына зорго илинип турат.

Эмки сөз баягы качып кеткен жырткычтардан болсун. Алар качып отуруп бир жерге келишет. Анан чогуу отурушуп: «Кой, кичпайлы, уят,» – дешип кенешишет. Бирок, аларга ишнене бербеген жолборс бардык жырткычтарды куйругуна байлап алыш, кайра жөнөштөт. Алар из кубалап жүрүп отурушуп, баягы козу, улак, музоо илинген терекке жетип, асманды карабастан, теректи айланана беришет. Бир кезде музоонун колу талып кетип: «Мөө», – деп өкүргөн бойдон жерге кулап түштөт. Ошондо терекке чыгып отурган улак менен козу: – «Чонун карма, чонун карма!» – деп, кыйкырып жиберишет. Мурда коркуп калган жырткычтар алды-артын карабай качып жөнөштөт. Жолборс-

тун куйругуна байланган беркилер сүйрөлүп жүрүп өлүшөт, ал эми жолборс өзү араң качып кутулат.

Ошентип, козу, улак, музоо аман-эсен кутулуп кетишкен экен.<sup>1</sup>

### 3. Күкүк менен Зейнеп

Илгери бир күш жыгачтын башына уя салып, эки балапан басып чыгарат. Балапандардын биригинин аты Күкүк, экинчисиники – Зейнеп экен. Алар чоноюп, уядан учуга жакындайт, алар канаттарын күүлөп, машыга башташат.

Бир күнү Зейнеп канаттарын күүлөп келип ордуна жаткан соң, Күкүк уяннын кырына чыгып талпына баштап, бир кезде кулап кетеде да, аңқилдек атып отуруп жердин жаракасына кирип кетет экен. Уяда калган Зейнеп бир тууганына кантеп жардам берерин билбей чый-пилдап-чыркырап кала берет. Күкүк ошол бойдан дайынсыз жоголот.

Кечинде алардын ата-энеси келип, Күкүктүн уядан кулап кеткенин угуп, артынан издел жөнөшөт. Алар да жердин жаракасына кирген боюнча дайынсыз жоголот. Зейнеп болсо бир нече күн уяда жалгыз «Күкүк» деп сайрап отуруп, акыры уядан учуп кетет. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Зейнеп бир тууганын чакырып «Күкүк» деген боюнча жүрөт экен.

Ал эми Күкүк болсо жер алдында жашап, жер алдында калган бир тууганы Зейнепти сагынганынан «Зейнеп» дей берет экен. Алар бири-бирин издел, үн алышып сайрап, жолугушарына жакын калганда таң атып кетет экен да, жер алдындағысы «эртең издейинчи» деп жалкоолоно түшөт. Ал эми жер үстүндөгүсү болсо «эми таң атсынчы» дейт экен. Ошентип ушу кезге чейин экөө табышалбай жүрүшөт имиш.<sup>2</sup>

Мына ушулар сыйктуу дүйнө элдеринин ар кандай мазмуундагы айбанаттар жөнүндөгү жомокторун пайдаланууга болот.

<sup>1</sup> Болчурров Т. Кыргыз эл жомоктору. – «Шам», Б., 1997. 45-б.

<sup>2</sup> Болчурров Т. Кыргыз эл жомоктору. – «Шам», Б., 1997. 11-б.

## ТУРМУШТУК ЖОМОКТОР

Адамдар катышкан турмуштук, көлөмдүү жомокторду иштөөде да демди туура алуунун эрежелерин көңүл чордонунан чыгарбоо сунушталат.

### Акылдуу кыз

Бир заманда Сарыбай деген киши кырк жыл хан болуптур. Күн-дөрдүн биринде элин чогултуп: «Кырк жыл хан болдум, көрөр күнүмдү көрдүм, ичээр суумду ичтим, өсөрүм калган жок, өлеөрүм калды. Менде аласаңар болсо айткыла, көзүмдүн ти्रүүсүндө берип кутула-йын. Көзүм өткөндө, чогулуп туруп ичиндерден бирөөнү хан шайлап алгыла!» – дейт. Эл: «Жок, сиз өзүнүз кооп кетиңиз, сиздин сөзүнүз-дөн танбайбыз, эки кылбайбыз!» – дешет. Хан: «Жок, өлүктүн сөзүн тириүү сыйлабайт, мен өлгөндөн кийин сөзүм да өлөт», – десе эли болбой, «өзүнүз эле шайлап кетиңиз» деп туруп алышат.

Ошондо Сарыбай хан: «Менин он бир жыл жолдош болгон ак шумкарым бар, мен өлгөндөн кийин үч күнгө чейин тамак жебейт, канатын какпай жатат. Төртүнчү күнү элди жыйып, шумкарга жем берип, учурсаңар, ал бирөөнүн төбөсүнө конот, ошону хан көтөрүп, ак шумкарды ханга бергиле. Менин арманым – артымда бала калган жок. Болбосо ак шумкар элди айланып учат беле, бирөөнүн колуна отөт беле?» – деген хандын каңыры түтөйт.

Көп өтпөй кан каза болот. Ак шумкар айткандай эле үч күн тамак жебей, канат серпней калат. Төртүнчү күнү эл чогулуп ак шумкарга жем берип учурушат. Шумкар элди айланып көпкө учуп жүрүп, ақыры бир койчунун тебөсүнө келип конот. Элдин ичинен айрым адамдар «Койчуну кан көтөрбейбүз» деп чырдашууга чейин барышат. Бирок айыл ак сакалдары: «Сарыбай кандын тириүүсүндө өзүбүз убада бе-рип суранган элек, айтканыңызды орундаatabыз деп, ишендиргенбиз. Ошол сөз боюнча ак шумкарды учурдук, ад койчуга конду, демек койчуну хандыкка көтөрбүз» – дешет.

Аксакалдардын сөзүн эл да жактап, койчуну хан көтөрүшүп, ак шумкарды ага беришет. Койчу адилдик менен эл башкарып түзүк кан болот. Колунда жок кембагалдарга мал бөлүп берип, казынадан дүнүйө таратып берип турат.

Бирок хан ар жума сайын казынага кирип, кайра ыйлап чыкчу болот. Эл мунун себебин түшүнө албай бир күнү: «Ханым, эмне үчүн казынага кирип, кайра ыйлап чыгасыз?» – деп сурал калышат. Ошондо хан: Казынада көп дүнүйө бар, суйсалган сүлөөсүн ичиктер, жайкалган атлес, шайы бар, алтын-күмүш да бар. Ошонун ичинде менин койчу кезимде кийген жыртык жамачылуу эски кийимдерим да бар. Мен ошону көрүп ыйлап чыгамын! – дейт. «Балли ханым, али ошонунузду унуптай жүргөнүнүзгө ыракмат!» – дешет, аны уккан адамдар.

Ошентип, бир топ жыл хан элин сурал турду. Бирок аял алган жок. Байлардын, коншу хандардын кыздарын көнүлүнө жактырбады. Бир күнү эли ханга келип: «Сиздин бойдок жүргөнүңүз жакшы эмес, артыңызда ордунузду баса турган тукум калсын. Бала калбаган Сарыбай ханды көрбөдүкпү?» – деп кайрылышат. Хан бул сөзгө көнгөн жок, эли да хандын оюна койбоду. Ошондо хан элиндеги кыздарды чогултуп, үч ооз табышмак айтты:

– Күн чыгыш менен күн батыштын ортосу нече күндүк жол, асман менен жердин ортосу нече күндүк жол, калп менен чындын ортосу нече күндүк жол!? Мына ушул табышмактардын жообун тапсанар да, таппасаңар да күнүгө үч маал мага келип, жооп айтып турасынар, мөөнөтү үч күндөн ашпайт, – деп хан кыздарды таратып жиберет.

Үч күндүн ичинде кыздар табышмактын жандырмагын таба алышпай, бирок күнүнө үч маал келишип, кайра кетип жатышты. Бир күнү талаадан тезек терип жүргөн чортаман кедейдин чолок этек кызы: «Эжелер, күнде үч маал чубайсыңар, кайда барып жүрөсүнөр?» – деп сурал калат. Анда бир кыз: – «Сага эмне жок, андан көрө тезек тергенди билсөнчи» – дейт. Экинчи бир кыз: «Койчу, бул байкүш деле угуп калсын», – деп хандын табышмагын айтып берет.

– Үч күн мөөнөт берди эле, мына үчүнчү күнү бутуп баратат, – дейт.

– Эжелер, мен дагы сiler менен барайын? – деп сурайт кыз.

– Барсан бар, – деп баягы айтып берген кыз кошуп алат.

Кыздардын баары чогулган кезде хан:

– Кана табышмактын жандырмагын ким тапты? – дейт.

Мен таптым деп чыккан кыз болбоду. Ошондо баягы кедейдин кызы:

– Ханым, табышмагыңыздын мен жандырдым, – деп бери чыгат.

— Кана, айт! — деп хан кулак салып калат. Эл жымжырт болот.  
— Күн чыгыш менен күн батыштын ортосу күн үчүн бир күндүк жол, анткени күн эртең менен чыгып, кечинде батат, жолдо конуп-түнөп жүргөн күнду көрбөдүм. Асман менен жердин ортосу каш менен кабактын ортосундай, анткени кашыңызды көтөрүп өйдө карасаңыз асман, кабагыңызды түшүрүп ылдый карасаңыз жер көрүнөт. Калп менен чындын ортосу төрт эли, кулак менен укса калп, көзү менен көрсө чын, анткени кулак менен көздүн ортосу төрт эли аралык болот,  
— деп кыз сөзүн аяктады. Хан эми бир табышмак берип, эгер ошону таап келген кыз болсо аялдыкка алам, деп жар чакыртып, табышмактын айтты.

— Кордук деген эмне? Мундук деген эмне? Зардык деген эмне?  
Буга да уч күн мөөнөт берди. Кыздар мурдагыдай эле, күнүнө үч маал келип, кайра кетип убара болушту. Үчүнчү күнү хан кыздардан табышмактын жандырмагын сурап, эч ким таппагандыгы үчүн баштарын алмак болгондо, мурдагы табышмакты тапкан кедейдин чолок этек кызы келип:

— Ханым, сөзүңүзгө кулдук, табышмагыңызды таба албай калган-  
дыгы үчүн кыздарда эч айып жок. Баарыбыздын башыбызды алганы  
жатасыз, бирөө таап кетсе, баардык кыздар аман калганы турат. Бирок  
ошол табышмакты тапкан кызды сиз чанганы турасыз! — деди

— Жок, хандын сөзү эки болбойт. Табышмакты туура тапкан кызды алам! — деди хан.

— Эмесе угуп турунуз, ханым, — деп сөз баштады: — Кордук деген  
— ооруу болот, мундук деген — өлүм болот, зардык деген — жокчулук  
деген болот! — деп чечип берет.

Хан кызга ыраазы болуп, ал кызды жанына алып калып, калган-  
дарын үйлөрүнө жиберет. Кыздар ажалдан аман калгандарына сүйүнүп тарап кетишет. Хан кедейдин кызын жакшылап кийиндирип,  
нике кыйдырып: — Эми ургаачы болсон да акылдуу экенсин, башка  
бирөөгө акыл үйрөтпө. Эгер акыл үйрөтүп жойсон, анда экөөбүз эрди-  
катын болбой калабыз, — дейт хан.

Бир күнү хандын бир жигити күнөөкөр болуп айласы кетти. Ким-  
дир бирөөлөр «хандын аялына барып айтсан, акыл таап куткарый  
чыгат» дешти. Жигит хандын аялына мунканып келип акыл сурайт.  
Аялдын боору ооруп жигитке акыл үйрөтүп: «Кимден үйрөндүн десе,

мен экенимди айтпа» – деди. Жигит ал акыл менен кутулуп кетти. Аны хан билип калып: «Бул акылды ким үйрөттү, айтпасаң өлтүртөмүн!» – дегенде ал коркконунан «сиздин аялыңыз үйрөттү эле» деп айтып койду. Хан аялына келип:

– Убаданыз бар эле, мен ыраазы болоюн, сен да мага ыраазы бол, аздыр-көптүр бирге жашадык, эми менин тактымды, таажымды кой, андан башка сүйгөнүндү алыш кет! – деди.

– Жакшы болот, ханым, бул сөзүңзгө ыракмат. Мен бир тамак жасайын, бирге отуруп тамактаналы, андан кийин кетейин? – деп сурайт аялы. Хан макул болот. Аялы тамак жасап, экө бирге тамактанып, аялы шарап берип ханды мас кылып уктатып, тактысын, таажысын калтырып, эки аргымакты арабага коштуруп, ханды арабага салдырып дангыр жол менен чаң ызгытып, конгуроону шыңгыратып алыш жөнөйт.

Башка бир шаарга барганда хан көзүн ачса, аялы жанында, өзү бир шаарда экен.

– Ой, бул эмне кылганың? – деп сурайт хан.

– Ханым, сөзүңз эки болбосун тактымды кой, таажымды кой, башка сүйгөнүндү ал дединиз эле, аны так аткардым. Тактыңызды, таажыңызды калтырдым, андан башка сүйгөнүм сиз экенсиз, мына сизди алыш келдим. Башка эч нерсе алганым жок, – дейт аялы.

Ошондо хан өз сөзүнө өзү жыгылыштуу болуп, аялы менен бирге туруп калыпты.<sup>1</sup>

## СЫЙКЫРДУУ ЖОМОКТОР

### 3. Кемпирдин жети баласы

Өткөн замандын биринде бечара кемпирдин жети баласы бар экен. Жети баласы жети түрдүү өнөр билиптири. Энеси эң мыкты жаа жасатып, аны кимисине берээрин билбейт: «Балдарым, баарың өнөрүнөрдү айткыла, кимиңдин өнөрүн артык болсо, ошонуңа берейин!» – дейт. Балдары өз билген өнөрлөрүн айта баштады.

<sup>1</sup> Болчурев Т. Кыргыз эл жомоктору. – «Шам», Б., 1997. 114-б.

— Энеке, — дейт улуу баласы, — алп кара күш асманда торгойдой болуп көрүнгөн кезде да ыргыта атамын! — дейт.

— Энеке, мен жети жыл мурун кеткен күмурсканын изин билемин, — дейт экинчи баласы.

— Мен эки дүйнөнү алаканга салып койгондой көрүп турал, ар жерде эмне болуп жатканын жаңылбай айтам — дейт үчүнчү баласы.

— Мен ачка болгон жерде бардан жок кылып, жоктон бар кылып, канча адам болсо да тойгузууга жараймын — деп калды төртүнчүсү.

— Мен кандай чоң дарыя болобу, дениз болобу, ташкын суубу, көз ачып жумганча кеме жасап өтөмүн, — деди бешинчиси.

— Мен жеке эле кара жер менен эмес, дарыя-дениздин үстүнөн чуркасам да таманыман чаң чыгат, — дейт алтынчысы.

— Жоо жакындан кирип келгенде, кара жер жарыл десем жарылып, түбүнө түшүп, өзүм каалаган жерден кайра чыгып душмандан кутулуп кетемин, — деди жетинчи кенже баласы.

Энеси балдарынын өнөрлөрүн угуп кимисинин өнөрү артык экенин биле албады. Ошондо өзү жасаткан жаасын берип: «Балдарым, мына бул жааны алыш барып, Болбос канга өзүнөрдүн өнөрүнөрдү айткыла, кимиңдердин өнөрүнөр артык болсо, ошонунарга берсүн!» — деп балдарын Болбос ханга жиберди. Кемпирдин жети баласы Болбос хандын шаарына келсе, шаардын ичи чаң-тополон, кыйкырык-чуу болуп дүрбөп жатыптыр.

Балдар таң калышып: «Эмне болду, шаарыңарга жоо тийдиби?» — деп, бир абышкадан сурашат. «Ботом, түндө эле жатаарда хандын жалгыз кызы жок, кайда кеткени белгисиз. Хан кызымды тапкыла, же болбосо баарыңардын башыңарды алам деп, чаң салып жатат, балдарым», — дейт. Жети баатыр кенешип туруп, хандын кызын таап беришмек болушат. Алар хандын сарайына бара жатышып: «Ой биз олуж болбосок, аны кайдан табабыз», — деди бирөө. «Жинди го, кечэ энем өнөр сураганда, жети жыл мурун кеткен күмурсканын изин айтып берем дебедин беле, кана изи, кайда кетиптири?» — деп сурап калды экинчиси. Жети жыл мурун кеткен күмурсканын изин тапчу баатыр ары-бери карап: «Бул жер менен эмес, асмандан учуптур», — деди. Анда эки дүйнөнү алакандай билем деген жигит, алаканын ачып жумуп туруп: «Тойбос хан деген хандын алп кара күшү алыш учуп баратат», — деди. Алар кызды куткарый алыш үчүн артынан кууп жөнөштү.

Бара жатышып чон дарыяга канталып калышты. Бир жагынан курсактары да ачып, капа болуп турушту. «Эми дарыядан кантип өтөбүз, анын үстүнө курсагыбыз да ачты» – деп калды бирөө. «Ой, жиндилир, энем өнөр сураганда бардан жокту табам, канча адам болсо да тойгузам дебедин беле?» – деп төртүнчү бир тууганына карады. Ошондо ал асманды карап, алаканын жайып койду эле, эки кой маарап түшүп калды. Анын артынан нан, жемиш, башка тамактар да түштү. Алар кубанып тамак жеп, кой союп жатканда, дарыя деңизден кеме жасап өтүп кетем деген баатыр, эт бышканча эле кеме даярдап коюптур. Балдар кубанып тамакка тоюп, кемеге отуруп дарыядан сүзүп өтүштү. Алар күнү-түнү жол жүрүп Тойбос хандын шаарына келиши. Көрсө Тойбос хан Болбос хандын кызын түшүндө көрүп, ага ашык болуп, Алп кара күшка алдырткан экен.

Жети баатыр жеткөн кезде Болбос хандын кызы кырк кызы менен сууга түшкөнү келе жаткан. Баягы балдардын «дарыянын үстүнөн чуркасам, таманымдан чаң чыгат» дегени көл үстү менен барып Болбос хандын кызына кошуп Тойбос хандын да кызын көтөрүп келип, балдар менен кайра жол тартышат. Болбос хандын кызына кошуп өзүнүн кызын да алып кеткенин Тойбос хан угуп, алп кара күшүн жиберет. Алп кара күш асманда торгойдой болуп көрүнгөндө, аны атып түшүрөм деген баатыр, мээлеп туруп атып жибергенде, алп кара күштүн канаты сынып, Тойбос хандын эшигинин алдына барып түшөт. Тойбос хан мууну көрөөр менен кемеге салып көп аскерин жиберет.

Бул убакта, баягы кара жер жарыл десем, жарылып кетет деген бала, тебетейин жерге бир уруп, «кара жер жарыл» дегенде жер жарылып кетет. Балдар жердин түбүнө түшүп кетишет. Арт жагынан кууп жетип калган боз атчан аскер башчысы балдар менен кошо түшөт. Аскерлер кайсалап калып, кайра тартып, Тойбос ханга көргөндөрүн айтат.

Булар адам эмес, жин-шайтандар болсо керек дешет. Алар менен кошо аскер башчысынын да жерге түшүп кеткенин айтышат. Тойбос хан «Кудайдын каарына калган экемин» деп ойлоп, экинчи бирөөнүн кызына ач көздүк кылбаска ант берип, өзүнүн кызынын үчүлүк, жетилик, ашын берип, кудайга тобо кылып жатып калат.

Жети баатыр Болбос хандын коломтосунан чыгып келе жатса, шаар эли коркуп: «Бая күнү Болбос хандын кызын жутуп кеткен эле,

эми хандын өзүн жутканы келе жаткан экен. Ушинтип баарыбыз жерге жутулат экенбиз,» – дешип, бүт бойдон тоого качып чыгышат. Жети баатыр шаарга келсе адамдардын бири да жок. Артынан кошо кууп келген Тойбос хандын аскер башчысын кандын босогосуна байлап, эки кызды окшоштуруп төргө отургузуп, кой союп, этин казанга салып, от жагып атканда, үйүнөн чыгып жаткан түтүндү көрүп: – «Ким барып көрүп келет?» – деп хан тоодогу качып кеткен элине жар салат. Адам чыкпаган сон: «Өлсө кунсуз, сатса пулсуз» – деп ата-энеси жок жетим баланы жиберет.

Бала коркконунан макул болуп хандын үйүнө келип караса, кемпирдин жети баласы казанды асып салып, жыргап отурушат. Төрдө эки кыз өзүнчө ойнот отурат, улагада бир жигит байланып турат. Буларды көрөөрү менен кубанып, Болбос ханга келип сүйүнчүлөйт. Хан балага ишене бербей: – «Дагы ким барып көрүп, билишип келет?» – деп элине кайрылат.

– «Мага уруксат бериниз, барып көрүп келейин», – деп бирөө чыгат. Ал хандын үйүнө барып, жетим баланын көргөндөрү чындык экенин ханына сүйүнчүлөп келет. Бир кызыңыз эки кыз болуп келиптири дейт. Хан эли менен тоодон түшүп келишет. Хандын кызы аны куткарып келген жети баатыр экендигин айтып берет.

Жети баатыр ханга кайрылып, энесинин айткандарын жана өзүлөрүнүн өнөрлөрүн толук айтышканда Болбос хан жетөөнүн өнөрү бирдей экендигин айтып, өзүнүн хандык тактысын балдарга берип, өз кызын улуусуна алып берет. Тойбос хандын кызын экинчи баатырга алыш берип, ал эми калган инилерине шаарынан кыз тандатып алыш берип, баарына бир чон той кылат. Балдар үйлүү-жайлуу болуп, кaryган энесин алдырып келип, очор-бачар жыргалда жашап калышат.

Бирок «Бул бир туугандардын кимисинин өнөрү күчтү?» – деп, ошол убактан ушул убакка чейин Болбос хандын башы катып жүрөт дейт.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Балчурев Т. Кыргыз эл жомоктору. – «Шам», Б., 1997. 247-б.

## § 5.2. Поэмадан алынган үзүндү

Ыр түрүндө жазылган чыгармалардагы поэтикалык тилди өздөштүрүү – «сахна кеби жана көркөм окуу» сабагынын негизги бөлүгүнүн бири. Эпикалык же лирикалык ыр түрүндөгү чыгармаларды өздөштүрүү – театрлардын репертуарындагы ыр менен жазылган драматургияда актёрлордун ойноо даярдыгын арттырат. Атайын театралдык орто жана жогорку окуу жайларында окуган студенттер поэзия менен иштөөдө – ыр окуганда же кара сөз айткандай, же болбосо уйкаштыкты ашыра – кооз сөз кылыш айтып, ырдоо мүнөзүндө көркөмдөп жиберишет да, чыгарманын негизги оюу түшүнүксүз, көмүскөдө катат. Студенттин эмоциясын, тилдик техникасын ритмдин, рифманын азгырыгы тартып кетет.

Рифма – эки же андан ашык саптарды байланыштырып, куплеттин аягына чейин үзбөй алып баруучу добуштардын кайталанышы же алардын биримдиги.

Поэзиянын кара сөздөн айырмасы – ритмдүүлүгүндө.

Ритм – (гректиң «такт», «бирдей өлчөмдүүлүк») – тигил же бул окшош текталган көрүнүштөрдүн ченемдүү аралыкта кайталануусу. Ритм поэзиянын негизги энергиясы – жаны. Поэзиянын рифмасыз болуусу мүмкүн, ал эми ритм жок болсо – поэзия жок.

Кыргыз ырларынын ритмдик жүрүшүн уюштурууда 3 элемент катышат.

1) ыр жолдору, 2) муундарды ритмдик топторго бөлүштүрүү, 3) белгилүү тартипте цезуралардын арасына түшүүчү ритмдик басым. Цезура – ырдын ичиндеги ритмдик тынуу.

Булар бирин-бири толуктап, куюлушуп кошулуп, кыргыз ырларынын ритмин жаратат. Студент (актёр) ырдын теориясын билүү менен бирге, өзүнүн туура дем алуусун, артикуляциясын, сүйлөө үнүнүн куюлушун естүрүү керек. Окуучу-айтуучу, поэзиядагы ойдун таасирдүүлүгүн жоготпош үчүн фразаларды туура бириктирип, сөздүн ритмин, логикалык ой жүгүртүүнүн борборун табуусу зарыл. Жогору жактагы машигуу иштеринде айтылгандай, студент, ж.б. кесипкөйлөр, кара сөз менен жазылган чыгармаларды кандай жолдор менен өздөштүрсө, поэманы дагы дал ошондой жолдор менен өздөштүрөт.

«Ак мактым» (поэмадан үзүндү)

Калмактын жигиттери кыргыздардын  
Акылын ай-асманга чыгара чаап,  
Атасын башы жаздык, бели оттукта  
Баар, басар тоосу жок сыйктуу  
Баш, көзүн канжалатып балжа-балжа,  
Уйпалап уул-кызды жетим кыздай  
Канына ушул гана туура,  
Апкелген. Апкелген Мактым мундуу  
Жесирин жерге салып кыл да кыркпай,  
Томсоруп мүнөт сайын муздайт муздай.  
Контаажы баягыдан бери башка  
Келгени бала болуп ушул жашка  
Ал мындай болгон эмес. Өзү да аң-тан,  
Ак Мактым көз алдында басса-турса.  
Гаремде толуп жаткан кыз-келинге  
Ошондон бир барбады. Бул эмине?!  
Сустайып сурал кетет Ак-Мактымдын  
Абалын Ай нур төккөн ар бир кечте.  
Көп элге кылыш шилтеп, камчы ойноттум.  
Алтынды самансынтып сапырдым да  
Калмактын кадырына кадыр коштум.  
Тенирсип, текөөр жандым,  
Мыкчыгандын мыкчыгерин корголоттум.  
Суйкайган сулуу өптүм, бирок,  
Мактымымды тиктегендей болгон жокмун...  
Жайыкта камыштай эл баары уу-дуу,  
Аарынын уюгундай кымкууттуу.  
«Кол берет Контаажыга Мақтым сулуу, –  
Кыргыздан келген кыз – дейт, бир укмуштуу».  
Ит ээсин тааныбаган, кыз жоголгон  
Укмуш той! Ушундай той кайдан болгон?!  
Кемшөндөп кемпир жүрөт, ычкырына  
Чалынып чалдар күлүп турат кайра,

Жаштары мурут коюп тууган айдай,  
Аттарын алжактатып көңүлү жай,  
Добулбас, керней үнү кошул-ташыл  
Кыз-келин кылакташат, кызыл-тазыл.  
«Сен үчүн мунун баары» – деген ойду  
Ак Мактым илгиртпестен сезип койду.  
Таажыга баардык кыз тен – Мактым бир тен.  
Жар чыкты: – Жамбыны атып алалбадык  
Ким атат, ата турган чыксын эми!  
Айланы дем чыгарбай, тыноо какпай  
Тунжурайт чымын учса угулчудай.  
«Мен!» – деди, эл үн чыккан жакты карап  
Куюлуп тосмодон суу кеткен сымак  
Дуулдайт: – Бул ким экен, кайсыл тарап?...  
Ак Мактым шашылган жок, сынын бузбай  
Мис бакпай мисирейип уу-дууну укпай,  
Башына ала койсо шөкүлөөсүн  
Кырк кулач капкара чач, кырк бир ерүм  
Жалтылдан нурдай жайнап тиет жерге.  
Ак Мактым жааны керип тартаарында  
Карады каар чачып Контаажыга.  
Баягы заардуу караш, эстей коюп  
Дүр этти тула бою: «Жааны кайра  
Шарт буруп кадабасын так маңдайга».  
Калдастап шаша түштү. А дегенче  
Болгон жок шуулдаган, жаанын огу  
Жипти үзүп токтолбостон беттеп тоону  
Жоголду. Кайнагандай кызганак эл  
Кайыптай Ак Мактымды жатты мактап...  
Ойношту. Той болбостур ушул тойдой  
Эликте ал, күч барбы? Барбы арга?  
Каяша кыла турган арыстанга  
Уншуду ууз Мактым ууну жутуп  
Узаарып атпай турган ушул танда...  
Корулдал кокту жарат чыккан үнү,  
Контаажы күткөн, күткөн бүгүн күнү.  
Көз жарды Мактым сулуу уул төрөп,

Той болду кылымдарга жетээр дүнү.  
Элди чаап ымыркайдын урматына  
Кул кылып апкелгенди жаңы гана,  
Жүгүнтүп, ал бешикте жаткан кезде:  
«Өмүрү узун болсун бала хандын,  
Күч эмес, керек десе тартуу жаным...»  
Дегизип жүзүн жууйт топуракка.  
Ак Мактым көрүп калды ушул чакта  
Баягы өзү сүйгөн жылкычыны. Өзү, өзү,  
күйүттөн онтоп ийди көлөкесү  
Түтүндүн арасынан жылт-жулт эткен  
Жалындай шоолаланып намыс күйдү...  
Контаажы минтип эч бир сүйүнбөгөн  
Калтылдап калбаат дene, кол, бут, ийин,  
Контаажы бийлеп кирди аскер бийин.  
Эл тарап, үй таппаган мастар үнү,  
Ар жерден авалаган ит үргүздү.  
Ай гана көз алайган улуу тоодо,  
Азыткы уйкуга эл магдыроодо.  
«Ойлогон максатымдын келди өнүтү,  
Качамын, качам, качам бүгүн түнү.  
Билген сон Контаажынын мас экенин,  
Койнуна кирейин деп Ак Мактымдын  
Түн катып аскер башчы ачса эшикти  
Эч ким жок! Контаажынын колунда өпкө  
Белинде бээ куйругу. Турбай көпкө  
кыйкырды: – Качты, качты! Мактым качты!  
Жеткиле! Кармагыла! Мингиле атты!...  
Чон дайра толкуп агат тоону чапчып,  
Өйүзгө жан өткөрбөй албууттанат  
Сүрунөн жан титиреп, баш айланат.  
Жаа кармал аркы өйүзде Мактым сулуу,  
Куугунду кубарып жүз карап турду.  
Контаажы муруттарын шалбыратып  
Жээкке аттан түшүп келди басып.  
Контаажсы: – Ыңырчаак ханга барган үч күн туйлайт –  
– Дегенини билүү бол кылганың?  
Ак Мактым: – Жаным кыйнайт  
Сүйбөгөн киши менен жашаганым.

*Контаажы:* – Мен сүйөм! Сени ушунча сүйгөн үчүн  
Алдында алтын шейшеп, күмүш жаздык.

*Ак Мактым:* – Сүйүнү дүйнө менен эсептебейт,  
Сүйүгө алтын, күмүш аздык кылат  
Жылдызы карап жүрдүм сагынганда,  
Менин да сүйгөнүм бар.

Сүйгөнүм – элим менин! Ал ыйласа  
мен күлүп жүрө албаймын!

*Контаажы:* – А бу бала?

*Ак Мактым:* – Акыл бар алмустактан бизге келген:  
Аялдын жаманынын эң жаманы  
Сүйбөгөн кишисинен төрөп берген!

Контаажы бул күнөөмдү кечиргин сен.

*Контаажы:* – Түкүрдүм бүт баарыңа!  
Кайткын кайра! Кайт мага?

Караарыма бу дүйнөнү-керексин!<sup>1</sup>

*Ак Мактым:* – Сүйгөнүмө барам сөзсүз  
Барамын өмүрдөгү кубанчыма.

*Контаажы:* – Кайтпасаң бул балаңды таштайм сууга!...

Контаажы Ак Мактымдын карегинен

Баягы заарды көрдү. Кетти өндөн...

Ангыча Мактым жааны тартып ийди,  
Жаа огу наристеге келип тийди.

Бала үнү тып басылды, оозуна эмчекти  
сала койгон шекилденди.

Шарт минди тыбырчылап турган атка:

– Ким бактылуу болбосун сүйүн тапса!

Ак Мактым төрөй турган бала башка...

Капастан койбергендей кыраан күшту,  
Жебедей атырылып аргымагы,

Жел менен тен жарышып кыргызга учту.

Баратып бактылуу кыз жерге батпай,

Тамчылайт ат данканы көз жашындай<sup>1</sup>...

Кыргыз эл ақыны **A. Өмүрканов**  
«Арашан» чыгармачылык үйү. Февраль, 1991-ж.

<sup>1</sup> Өмүрканов A. Тандалма. 2-том. Ырлар жана поэмалар. – «Бийиктик», Б., 2005. 114-127 б.

### § 5.3. Кара сөз менен жазылган чыгармалардын үзүндүлөрү

Рухий маданиятыбыздан башка жанрларындағы эле көркөм сөздүн тарбиялық жана эмоциялық күчү зор. Профессионалдык жана өздүк көркөм чыгармачылық чөйрөсүндө түшүктөнгөндөр арқылуу, угуучулардың көркөм табитин өстүрүүчү, касиеттеринин бири – өз эне тилин терең билүүсүнө жардам берет. Көркөм окуучу (кара сөз, поэма) угуучуну терең толкундаты турган, турмуштук өтө маанилүү учурларды, маселелерди ичине камтыган чыгармаларды тандап алуусу абзел. Аткаруучу бул же тигил чыгарманы тандап алууда, аны эмне үчүн алгандыгы жана ушул чыгарма арқылуу угуучуга эмне айткысы келгенин түшүнө билүүсү зарыл. Ошондо ал, автордун көздөгөн максатын, философиялық ой-мұдәесүн, сезимдерин, образдардың чагылдырылышын түшүнүп, сезип, ал кандай гана жанрда жазылбасын, угуучуга түшүнүктүү адабий тилде толук кандуу жеткире алат.

Көркөм окууда айттылып жаткан тексти «көрө билүү» менен, ал тексти жөн эле айтпастан, өз мамилеси менен коштолгон көрүнүштөрдү жана образдарды сөз менен сүрөттөйт. Бул мамиле – көркөм чыгарманы баяндоо чеберчилигинин негизи болуп эсептелет. «Көрө билүүнү» алынган үзүндү боюнча топтоп, автордун көрүп турган сүрөттөөлөрүн, эмне айткысы келгенин, «өзүмдүк» кылышын эзлеп алуу менен айтуу – актёрдүк чеберчиликти талап кылат.

Бул максатта «сахна кеби жана көркөм окуу» курсунун «туура дем алуу» боюнча иштелген техникасынын өнөкөттүү болуусу – айттуучуга абадай керек болот. Ал техника, табигый дем алуу процессин жөнгө салып, жетектөөчү ролду эзлеп калат. Ошонун негизинде, аткаруучунун – дикциясы жагымдуу кең диапазондогу ийкемдүү үнү бар техникалык жактан жөндөмдүү, б.а. профессионалдуу кызматкер экендиги тастыкталат.

Мындай жөндөмдүүлүк, маданият жана искусство багыттарында эмгектенген баардык кесипкөйлөрдө, көркөм сөз өнөрүн аркалагандарда, дегеле көпчүлүк эл менен тыгыз байланышта кызмат кылган адамдарда болушу зарыл.

Кара сөз (проза), ыр (поэма) түрүндө жазылган чыгармалардын үстүндө иштөө процессинин эң негизги өзгөчөлүгү – чыгармадагы болуп өткөн окуя угуучунун көз алдында болуп аткандай кылыш, ал

эми айтуучу өз башынан өткөндөй, өзүнүн атынан айтышы талапка ылайык. Айтуучунун (студент ж.б.) башкы максаты – театр актёрundai ойноп бербей (роль кылып) чыгармадагы адамдардын мүнөздөрүн, кылгын иштерин, окуяларды баяндап-айтып берүүсү абзел.

К.С. Станиславский: «Чыгарманы кооздоп, дикламация кылып «айтып берүү» – актёрго, студентке өтө зыян болот. Ан учун атайын «айтуучулук» билим, «мектеп» керек. «Актёрдук чеберчилик» менен «Сахна кеби жана көркөм окуу» техникасынын биримдигинде иштелиши жакшы тыянақ берет. Сырткы сүйлөө техникалары – дем алуу, дикция, үндү башкара билүү, ыр айтуу, тилин билүү, көркөм окуунун үстүндө иштөөнүн негиздерин түзөт»<sup>1</sup> – дейт.

<sup>1</sup> К.С. Станиславский. Собр.сочинений в 8ми томах. – «Искусство», М., 1954. 61-6.

## ТӨЛӨГӨН КАСЫМБЕКОВДУН

### «Сынган кылыч» (романынан үзүндү)

...Нұзұп Аксы багытына келәери менен, уруктардын билермандарын тез чогултуп:

— Шералини — силерге твпшырдым, силерди — ыйманыңарга тапшырдым. Аллаху акбар! Мен Коконго жүрөмүн — деди.

Токтоосуз шашылыш бир ыйык иштин белгиси кылып, ак боз аттардын жал куйругун кызыл канча боётуп, ага жарчыларды мингизип, эллеттин кыйрын кыдыратып чаптырды.

Туш-туштан кошундар куралып, жер түтөтүп келе башташты.

Өзөн буюнда анча алыс эмес, тоголок дебөдө, башка чатырлардан чоң, сүрдүү болуп бир ак чатыр тигилген! Ал чатырдын төбөсүндө, ай тамгалуу кырмызы туу желге желбиреп турду.

Ал чатырдан чыккан Нұзұп, — томсоргон жүзүн былк эттирбей азырынча бейпил жаткан көп кошунду башынан аягына кыдырата тиктеп турду.

— Кернай! — деди Нұзұп — ақырын.

Бир паста тынч тоолордун арасы кернейлердин айкырган үнүнө толуп кетти. Суу буюндагы топтон бир жигит тизгин учу менен катуу келди.

— Ал жак даярбы?

Кедейбай атынан ыргып түшүп:

— Баары даяр, Нұзұке!

— Анда алып чыккыла тигини!

— Курал! Туу! Болгула!

Кубанычын жашыра албай ылжайған Шералини, бир чыканагынан — Кедейбай, а бир жагынан — қыпчак уруусунун беги Мусулманкул — аста сүйөп алып чыгышты. Алдыда туу көтөргөн эки жоокер, туунун артында Нұзұп баратты. Жашыл майданда, көп элдин ортосунда, кардай ак кийиз жайылып жатты. Туу желбиреп, кийиз жайылған жашыл майданга келип токтоду. Нұзұптын курч бычактын учундай тик көзү, бийлердин арасында турған он беш жаш чамасындагы балага келип токтоду.

— Баштагыла! — деди ақырын.

Кернайлар — тып басылды. Тұнөргөн кишилер — баланы колтугунан сүйөп; — Коркпо, коркпо! — деп жооткотуп, ак кийиздин четине жакындашты.

Ушул учурда арттан:

– О, садагам, садагам, ай! Жалгыз элең! – деп эчкирип бирөө келатты.

Нұзұптұн заары бетине чыгып, көздөрү чакчайып, бурулуп кара-ды. Кылқылдаган көп элди аралап, узун көк көйнөкчен зайды жүгү-рүп келатты.

– Ырайым кыл, айланайын эл! Атадан жалгыз эле, жарым жан эле шоордуум!

Эл – анын алдына тура алышпай, – тең жарыла жол беришти...

– Токто!!! – Нұзұптұн заардуу көздөрү канталап, курбандыктын милдетин алган ак сакалдууларды жекирип тиктеди. Анан ал:

– Байбиче, бул сенин баланбы? Бердим баланды – алышпай кет, бай-биче! – деди ақырын.

Кемпир нес боло түштү. Ал оозун жарым ачкан бойдон – Нұзұп-тұн жүзүнө аңқайып тиктеди.

– Мин жаша... мин жаша... – деп, топтон тез чыгып кетүүгө шашылды.

Бийлер селейди,.. Шерали селейди... Нұзұп кимгедир жини келип, катту күмсарды.

Бийлердин катарында турган Абил:

– Ашыр! – деди артына карап.

Башын кызыл жоолук менен таңған, жылдыздзуу жигит жүгүрүп келди. Абил аны колу менен көрсөтө:

-Чалгыла! – деди.

Жигит нес боло түштү, – кылқызыл иреңи заматта күпкүү болуп кетти... Эмнегедир эки көзү Абильден өттү. Абил аны тиктебеди.

Тұнөргөн эки киши – аны ақырын түртүп, – ак кийиздин четине жакындастышты. Жигит күчтүү колдор кайда түртсө, ошол жакка ма-ышып, чөп түшүп баратты. Аны менен тең катар – жигиттер ак боз бәзин дароо тушоолоп жыгышты, – а өлүм сезген жаныбар бир чаңырып кишенеп, көз ирмемде муздалды. Кардай ак кийиздин бетине армандуу кан – ар түрдүү көчөт болуп жайылды.

Нұзұп бир колтугунан, Мусулманкул бир колтугунан алып, – ақырын коштоп келип, Шералини канжалап жаткан адам башынан атта-тып өткөрүшту.

– Бактыңыз кут болсун! – деди Нұзұп – эркелете күлүмсүрөп.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Касымбеков Т. Сынган кылыш. Тарыхый роман. – «Кыргызстан», Б., 1998. 387-391 б.

## ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ

### «Бетме бет»

(повестинен узунду)

Кечинде, бутун араң сүйрөп, Сейде айылга қайтканда, Тотой-дун сарайынын эшиги баяғы эртең мененкідей эле аңырайып, керээ ачылған бойдон туруптур.

Үйдө болсо, өпкө өпкесүнө батпай күнү бою ыйлаган баласы, көзү ағына айланып, ықтығып жатыптыр. Сейденин тирсийип чыңалған эмчектеринен сүт чыкпай койду. Көңүлү әчтекеге келбей от жағылбаган, кандаидыр берекеси кеткен үйдүн бир бурчунда өзү баласы менен, экинчи бурчунда кемпир... Баланы бешикке таңды да, чечинүүгө алы келбей, Сейде бүкүлү бойдон жерге жыгылды.

Тұн ичинде терезе чертилди. «Сен кимсиң?» – деп кыйкырып жибере жаздал, анан Ысмайылдын келип калганын билип: «Кокуй, айыл дүрбөп жатканда, аны кайсы кудай кашайтып айдал келди?! Кармалат экен!» Сейде ордунан тұра жұғұруп, шашылып эшикти ачты да, бат-бат шыбырады:

– Бол эртерәэк, айыл жаман!

Эшикти кайра иле коюп, карангыда Ысмайылды ички үйгө жетелди. Терезелерди туоктап, билик күйгүзгөнгө болбой эле, Ысмайыл колуна карманп турған бир нерсесин былк эттире жерге таштаганда, чочуп кеткен Сейденин жүрөгү да болк этип, кошо үзүлүп түшкөндөй болду. Ал әңкейе калып, жерде жаткан баштыкты сыйпалады. Колго жумшак бир нерсе урунду. Баштыктагы эт экен.

– Сен белең? – деди заматта тамагы курғап, буула калган Сейде.

– Чш! Унчукпа! – Ысмайылдын көзү карангыда жашыл от чалып, ал жакындан келип, бетке энтигип оор дем алды. – Унчукпа, ишиң болбосун!

Өзүн кимдир бирөө көкүрөктөн алып, тээ тигиндей тұртуп жиберген өндүү, жыгыла жаздай, отурған ордунда жер таянды. Азыр, ушул кезде, турмушундагы бардық ишенген, сүйгөнүнөн ажырап, азап, кордук тартып сактаган кишиси, анын бардық жакшы тилек, үмүттөрүн жерге тебелеп жексен кылганда, ал ордунан тұра жұғұруп, бет алган жагына, талаа, тұз, кыр дебей, чыңырып кыйкырган бойдон

дүйнөдөн безип, алда кайда качып кеткиси келди. Бирок өйдө туртууга чамасы жетпейт.

– Ой, эмне отурасың? Күйгүз дейм биликти! – Энкейип турган Ысмайыл жанына тизелеп жылып келген Сейдени көрдү.

– Ушул жетимдердин кешигине кол салгандан көре; өзүбүздүн кунаажынды союп алсан болбайт беле!?

– Былжыраба! Заманаң бөрү болсо – бөрү бол! Ушул кезде ар ким өзүм гана тойсом дейт! Башкалар менен ишиң эмне экен, сен ачтан өлүп бара атсан да, бирөө келип казаның аш салып бербейт... Алган алыш, жулган жулат!.. Акмак болбо!..

Сейде сүйлөбөй, жоопсуз отурганына Ысмайылдын жини келип:

– Эмне унчукпайсың, ыя! Эмне унчукпайсың дейм?!.. Мен өзүбүздүн кунаажынды союп алсам – балабызга сүт кана?! Элдин балдары өзүндүкүнөн артык болуп кеттиби, ыя? Же башкалар сага менден артыкпсы?.. Жетишет, кышы менен калчылдап, тишимдин кириң соруп отурдум... Мен уурдайм, мен жейм! Аскерден качып келип, ачтан өлейүн деген эмесмин! Өлсө башкалар өлсүн, бирок мен жөн эле өле калбайм!

Ысмайылдын кетер маалы болуп калып, ордунан турду да:

– Көп сүйлөбөй этти салып жегиле, сөөгүн көрсөтпөй жерге көмгүлө, уктунбу! – деп, тамекини аптыга соруп-соруп алыш, таманына очурүп, чыгып кетти.

Ирен-бараң таң сүрүп, үй ичи бозоруп келе жатат. Терезе улам жарык болгон сайын, нары печтин түбүндө, бешикти кучактап отурган чачы ак-бозала аял, терезени кадала карап, бир эле жерге тигилет.

Кичинекей терезенин нары жагында айыл жатат, эл жатат. Анда почточу Курман бар. Тотой балдары менен, Мырзакул бар... Ысмайыл да бар... Өз элин ушундай жоо сайганды таштап коргологон, акыр түбү өз элине душман болгон... Сени сактайм деп жүргөн экем...

Сейде чапанын кийип, баласынын ороолорун жоолугуна түйүп алыш.

– Төркүнүңө кетесинбى? – деди бурчта отурган кемпир.

– Кетем! – деди Сейде.

Баласын көтөргөн Сейде эшиктин жанына барганды алда эмнени кыялбагандай имерилип токтой калды. Көзүнөн шоргологон жаш баласынын бетине тамчылады эле, бала кың этип, эриндерин чопулда-

тып козголо түштү. Бирок ошол замат эчтекеден капары жок болтоюп уктап калды. Жерде жаткан баштыкты колтугуна кысып, баласын көтөргөн Сейде босогодон аттап, эшикке чыгып кетти.

Чийлүү коктуларды аралап, баласын көтөргөн Сейде, анын артынан ат минген Мырзакул, мылтыкчан эки солдатты эрчитип келе жатышты.

Алар камыштуу коктуга келгенде, Сейде бурулушка токтой калды.

– Тээтиги жерде, камыштын арасында! – деп, колу менен көрсөттү. Аナン өзү купкуу болуп, отура калып, эмне кыларын билбекендей, баласын эмизе кетти.

Мырзакулду ээрчиген солдаттар ошол тарапты көздөй акырын басышты. Азыраак өтүп, Мырзакул аттан түшмөкчү болду эле, нары жактан Ысмайылдын кыйкырган дабышы чыкты:

– Ой, Мырзакул! Кайт артыңа! Мен акыры өлгөн кишимин, сени да ала жатам!

Мырзакул үзөнгүнү темине калып, ошол үн чыккан жакка кыйкырды:

– Көтөр колунду, жүзү кара!

«Тарс» этип камыштын арасынан беш атар атылганда, ордунан секирип тира калган Сейде, Мырзакулун ат мойнуна жыгылып, жалгыз колу менен жалды тутамдай кармалап, майып колу беркинисине жардамдашайын дегендей мултун-мултун этип жатып, аナン акыры аттан ооп түшкөнүн көрдү. Ангыча, таштарга бекине калган эки солдат камышты аралата ок атып калышты. Нары жактан Ысмайылдын аткан оектору ташка тийип, «чу-ии, чу-ии», – этип четке кайып, кулак түбүнөн учкансып жатты. Тынч жаткан тоо арасы беш атарлардын үндерүнө толуп, чуулдан кетти.

Бир убакытта солдаттын бири эси чыккандай кыйкырды:

– Эй, маржа, куда?! Назад! назад! Убьет!

Баласын колуна көтөргөн бойдон, Сейде туура Ысмайылды көздөй кетип бара жатты. Ал эчтекеден сестенбекендей, бет алдын тайманбай түз тиктейт.

Анын каар менен мун-заарга толгон көзү Ысмайылды: «Чык бери! Кел алдымы!» – дегенсийт.

– Эй, назад! Вернись сейчас! Вернись!

Бирок, Сейде кылчайып койбостон, камышта жаткан Ысмайылга салмактуу басык менен жакындай берди.

Оозун басып, таштарга селейе жармашкан солдаттар үн чыгарбай, ок качан атылар экен, бала көтөргөн аял качан жалп этер экен дегендей, коркунчту күтүүдө. Камыштарды шуудурата келип, Сейдени: «Кайт, артына кайт!» – дегендей бет алдынан шамал уруп, жоолугун учурду. Аял аны билген жок. Ал азыр өлүмдү көздөй эмес, адамдын бийик касиети, адилеттиги үчүн баласын керилген көкүрөгүнө кысып, башын өйдө көтөрүп, кетип бара жатты.

Аңгыча болбой, нары камыштын арасынан боз шинели алама-жулама, бети-башын сакал баскан киши секирип чыгып, мылтыгын кош колдоп өйдө көтөрүп, аялга калчылдап жүткүндү. Бетинен киргилт тер куюлган, капкара болуп түнөргөн Ысмайыл Сейдеге жакындап, бетме-бет келгендө, көзү алачакмактанып, мурунку Сейде эмес, кандайдыр башка, кандайдыр өзүнүн укмуштуу күчүн, өз артыкчылыгын, адалдыгын билип жалтанаип койбостон, баласын көтөрүп, чачы боз-ала, жыланбаш аялдын маңкайып турганын көрдү. Сейде анын көзүнө бийик жerde тургандай көрүнүп, өзүнүн бети, өңү анын жаңында кирбийгесип, башын ийнине катып, бир нерсе айтайын деп, оозун чала ачкан бойдон, Сейденин жаш аралашкан көзүн бир карап, мылтыгын тээ тигиндей ташка жанча ыргытты да, колун көтөрүп, мылтыгын сундуруп келе жаткан солдаттарга корголоду...

Балдар фольклорунун баардык жанры анын ичинде жомоктор да тарбиялоонун көркем каражаты. Көркөм сөздүн жардамы аркылуу эл өзүнүн көп кылымдык жашоо тажрыйбасын, эңсөөсүн, ой-максатын, тилек-мүддөөсүн, салт-санаасын кийинки муундарга жеткирет. Туура дем алып, алынган демди туура пайдаланууда – кара сөздүн жардамы менен жазылган ар кандай чыгармаларды пайдалануу талапка ылайыктуу.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Айтматов Ч. Гүлсарат. – «Кыргызстан», 1978. 142-147 б.

## 5-главанын жыйынтығы

Жогорку жактагы берилген техникалык (*атайын*) машигуулардын жардамы менен сүйлөөдөгү дем алууну машиктыруу мезгилинде тиешелүү органдардын булчундарынан мээгэ сигналдар барат да, ал жакта жаңы шарттуу рефлекстер пайда болуп мурда түзүлгөндөрү андан да бекемделет.

Организмдеги алгачкы машигууларды ийкемсиз, кoomай, олдоксон, чоочун абалдар, бара-бара ишенимдүү, ийкемдүү, эптуү, көнүмүш боло баштайт. Кесипкөйгө, студентке бул системалуу машигуулар керектүү, шарттуу рефлекстерди бекитип, табигый дем алуу жана алынган демди зарылчылык убакытка чейин колдоно билүү жол-жобосу өнөкөт шарттуулукка айланат. Дем алуу органдарынан барган он сигналдар жогорку нерв системасында студенттин, кесипкөйдүн жан дүйнөсүнө жагымдуу таасир берип, маанийн жазып, ой жүгүртүүсүн, үн чыгаруусун чыналуусуз иштетип, табигый дем алуу шартына окшош процессти жаратат. Бул шарттуулук кара сөз менен жазылган чыгармалардан алып иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Алар, мейли жомок, монолог, чыгармадан үзүндүлөр (аңгеме, повесть, роман) болуп эсептелсе да. Ошондой эле поэзия багытындағы көлөмдүү поэмалар, уламыштар жана драмалык чыгармалардан алынган үзүндүлөрдөн абдан натыйжалуу жыйынтык чыгат.

«Сахна кеби жана көркөм окуу» боюнча үзүндүлөрдүн үстүндө иштөөдө студентке (аткаруучуга) автордун сөзү аркылуу угуучуга өз оюн, сезимин, мамилесин жеткириүү максаты коюлат.

Айтылып жаткан тексттин тиешелүү деңгээлдеги таасиригинин негизинде угуучуга, партнёрго сөздүн ордун, күчүн терен түшүнүп жана баалоого түрткү берет. Студенттен (*аткаруучудан*) сөздөр так, даана (дикция, орфоэпия) айтылышы, үндүн жагымдуу, жеткиликтүүлүгү (дем алуунун, үн коюлуши тууралыгы) ар бир фразанын жана жалпы контексттин (сүйлөө логикасы) маанисин туура чагылдыруусу талап кылынат.

Алынган үзүндүнүн үстүндө иштөөдө аткаруучу чыгарманын идеялык мазмунун ачуу үчүн, автордун чыгармачылык өмүр баянын, заманын (эпохасын), окуя өткөн орду менен толук таанышып (*окуп*) билүүсү зарыл. Иштөө программасына: роман, ангеме, повесть, поэмалар, уламыш, жомок, чоң жана кичи эпостор алынат. Булардан алынган үзүндүлөр идеялык, көркөм чыгармачылык жактан татыктуу денгээлде болуусу парз.

Үзүндүлөрдүн: 1) башталышы – 2) чыңалып бышып жетилген (*окуянын*) учуру – 3) бутүшү боюнча, денгээлдик түзүмү болушу абзел. Алынчу үзүндүлөрдүн жанры, мазмуну боюнча ар түрдүү болуп, көлемү өтө эле чон болбоосу талапка ылайык. Улуу театр искуство-сунун реформатору К.С. Станиславский сахна чеберчилиги (*театр актёру*) менен сөз чеберчилигин (*көркөм окуу*) бөлүп караган эмес.

«Бул да, тигил да – актёрлор, экөө төң – драмалык актёрлор» – дейт реформатор. Үзүндүнүн чындыгын, үзгүлтүксүз ички сыйыгын (жисибин), тилин, жанрын, мазмунун, философиялык ой-мудөөсүн жоготпой жашай билүү керек. Ал үчүн окуяны «көрө билүү» (*элестеттүү*) жөндөмдүүлүгү, чыгармадагы жашоону «өзүмдүк» (*«если б я»*) кылып алуу, К.С. Станиславскийдин сөзү менен айтканда, «өзүнүн жеке эскерүүлөрү катары сезип сүрөттөө» абалына жетүү зарыл.

«Көркөм окуу сабагы аркылуу келечектеги тилди үйрөнүшүнөр керек. Окуу учурундагы чакан ангеме, монологдор менен машигуудан топтолгон эмгек жыйынтыктарынарды кийин сахнада пайдаланып, көрүүчүлөрдү, партнёрлорду рольдун сөзү менен таасирлентүүнү үйрөнөсүнөр»<sup>1</sup> – дейт К.С. Станиславский.

Үзүндүлөр менен иштөөдө дагы да көптөгөн иш процесстери талап кылынат. Алар сөзсүз түрдө окутуучунун түздөн-түз студенттер менен тыгыз иштешүүсүнүн негизинде өтөт. Чыныгы профессионалдуулукка жетүүдө жогорку жактарда берилген туура дем алуу техникаларынын чеберчилиги эң негизги орунду ээлейт жана сүйлөө техникалары – дикция, үн башкаруу менен эриш аркак иштеши талапка ылайык болот.

<sup>1</sup> К.С.Станиславский. Работа актёра над собой. Собр.сочинений. –, М., 1955. 67-б.

## КОРУТУНДУ

Жогоруда тартууланган чыгармалар менен иштөө мезгилинде, «туура дем алуу» жана «алынган демди туура карман пайдалана билүү» процессинде ар кыл машыгуулардын жардамынын негизинде өнөкөт шарттуулукка айланган «атайын дем алуу менен табигый дем алуу» экөөнүн шайкеш келиши талапка ылайык болот. Мындай шартта дем качан-кантип алынып, кайра качан, кантип жана кандай деңгээлде иш жүзүндө пайдаланылып жатканын – студенттин, кесиккөйлөрдүн дасыккан техникалык жеке жөндөмдүүлүгү гана максаттуу ишке ашыраарын унуттоо абзел. Алынган чыгармалардагы ар кандай окуялар жана ошол окуялардын негизинде андагы каармандардын күтүүсүз ар түрдүү кыйчалыш учурларга кабылууларына байланыштуу – студенттин, кесиккөйдүн жан дүйнөлөрүнүн эмоциялык абалдарынын тез-тез өзгөрүүлөрү, ошондой эле чыгармадагы оң, терс каармандардын өз ара мамилелеринин чиеленишкен шарттуулуктарынын негизинде, алар туура дем алуу эрежелерин сактоо жана так аткаруудан алагды болуулары ыктымал.

Андыктан кайсыл гана чыгармачылыктын устундө иш жүргүзгөн адам болбосун, атайын машыгуулардын негизиндеги «дем алууну», «табигый дем алуу» жолу менен ажырагыс байланыштырып, экөөнү айкалыштырып пайдалануусу эң жакшы жыйынтык берип, ийгиликке жеткирээри бышык. Дем алуу процессинде адамдын (студенттин, кесиккөйдүн) өздүк, эркин эмоциялык абалда болуусу абдан чоң мааниге ээ. Машыгуулардын жакшы жыйынтыгы – ар дайым чыгармачылыкка ыраазы болууну жаратып, жагымдуу оң эмоциянын булагы болуп, жасалып жаткан эмгектин ийгилигинин себепкери болуп саналат.

Негизинен алынган чыгармадагы эмоциялык жүктүү толук кандуу тартуу менен биргэ, туура (профессионалдуу) дем алуу процессин жүргүзүп түрүуда дем алуу аппараттарын толук кандуу башкаруу – татаал нерсе. Бирок, үзгүлтүксүз машыгуулардын жардамынын негизинде дем алуу, артикуляция, сүйлөө унүнүн аппараттары (алар-

дын кыймылдары) акырындык менен бирдикте болушуп (макулдашыу менен), автоматтык түрдө иштей башташат.

Системалык машигуулар керектүү шарттуу рефлексти бекемдейт. Дем алуу органына келип түшкөн сигналдар нерв системасынын эң жогорку ишмердүүлүгүнө түрткү берип, студенттин, кесипкөйдүн маанайын өзгөртүп, психикасына таасирин тийгизип, айланыч-чөйрөгө болгон мамилесин жасакшыратат.

Туура дем алып аны туура пайдаланууда поэзия менен иштөө жасакшы тыянакка жеткирет. Алынган чыгармалардын маани-мазмуну татаал эмес, ой толгоосу жөнөөкүй болуп, сөздөрдүн таасирдүүлүгүн сактоо менен негизги максатка баш ийдирip, айтылып жаткан окуя эмнеге алып келээрин так билүү максатка ылайыкталат. Ал үчүн атайын ылайыкташтырылган чыгармалардын тандалып алынуусу туура болот.

Дал ушуундай максатта прозалык (кара сөз түрүндө) чыгармалар дагы алынат. Мындаи материалдардын үстүндө иштөөдө эң алгач мугалимдин катышуусу (кеңеши) талапка ылайык болуп, пайдалуу тыянакка жеткирет. Сүйлөө мезгилиндеги туура, так бөлүштүрүлгөн дем алуу, организмдин жасао процессинин туура аткарылышына түрткү берип, студенттин, кесипкөйдүн сүйлөө, үн аппараттарынын чарchoосун алып салып, алардын иштөө деңгээлин өстүрөт. Көпчүлүк учурларда көркөм өнөрдү аркалаган кесипкөйлөргө (студент, актёр, көркөм окуучу ж.б.), алынган демди бөлүштүрүп пайдалануунун шарттары туура келет.

Сөздөр эркин, жесеңил сүйлонуш учун дем алуу техникасын толук, туура колдонуу керек. Сөз менен иш жүргүзгөн кесипкөйлөр профессионалдык деңгээлин сактоо учун, дем алуу аппараттарынын оорууларына карши жүргүзгөн профилактика катары тынымсыз машигуу жасасан туруулары талап кылynamat.

«Узун фраза, чоң жана татаал өсүштөгү монолог, поэзиялык саптар, тез-жесеңил мүнөздөгү комедиялык же водевилдик диалогдо, кыймылдуу сөздөрдө (чуркоо, секириүү, чабыш-фехтование, бий, ж.б.) – ушунун баары тапталган, иштепин чыккан жана туура коюлган дем алууну талап кылат. Андай болбогондо поэзиянын түзүлүшү, фразадагы ойдун жүрүшүнүн күчү, бир калыптуулугу, үндүн уккулуктуулугу бузулат.» – дейт, Е.Ф. Саричева.

*Адам баласы өзүнүн дем алуусун белгилүү чекте башкарып – дем алуу жана дем чыгаруусун узартып же кыскартып, алардын ортосунда тыным жасоо менен дем алуу кыймылынын мунөзүн өзгөртө алат. Демек, жогору жакта тартууланган бир катар машыгуу көнүгүүлөрү жеке эле туура дем алууну өздөштүрүү учун гана чектелбестен, адамдын жалпы ден соолугун бекемдел, анын иши жөндөмдүүлүгүн өстүрөт. Мейли артикуляциянын мейли үндүн жана актёрдук чеберчиликтердин жогорку деңгээлинин чечүүчү таянычы, күчү, негизги булагы – туура дем алуу менен аны туура пайдалана билүү экендигинин талашсыздыгы театр искусствоосунун негиз салуучусу К.С.Станиславскийдин усулдук эмгектеринде дашилдеген.*

Кыргыз тилдүү театрларда бардык адистерди даярдаган театралдык орто жана жогорку окуу жайларда биринчи сабактан баштап дем алуу процессин туура пайдалануу кандай талап кылынса, көнүгүүлөрдүн жардамы менен, сөз жана сөздөрдөн куралган сүйлөмдөрдүн туура, так айтылыши ошол талапка жарааша бекемделет. Эң жөнөкөй көнүгүүдөн акырындык менен татаал көнүгүүлөргө өтүү максаттуу. «Сахна кеби жана көркөм окуу» курсунун программаларындагы «дем алуу» болгүнүн орду чыгармачылыктагы адистер үчүн эң зарыл жана республикадагы театралдык окуу жайларынын окутуу программалары үчүн эң керектүү ыкма болуп эсептелет.

«Сахна кеби жана көркөм окуу» курсунун негизги милдети – актёрдүн чыгармачылык жекече дареметин ачып-өстүрүп, айтып жаткан сөздүн жардамы аркылуу көрүүчүнү жана угуучуну өзүнө тартып таасирлентүү болуп саналат. Театралдык окуу жайлардагы окуган студенттердин сүйлөөсүн, үн мүмкүнчүлүгүн, орфоэпиялык маданиятын, тилдик сезиминин туура тарбияланып өсүшүн жана автордун сөзүн өз сөзүнө айлантып – ээлик кылып алуу мүмкүнчүлүгүнүн деңгээлин жогорулатуу – актёрдук чеберчилик менен тыгыз байланышта болуп, милдеттүү түрдө курстур көркөм жетекчисинин көзөмөлүнүн алдында ишке ашуусу азбел.

Республикабызда «Сахна кеби жана көркөм окуу» курсу боюнча атайын окутуучуларды даярдай турган окуу жайлары болбогондуктан, негизинен союз мезгилиндеги Москвадагы, Ташкенттеги театралдык жогорку окуу жайлардын «театр жана кино актёру»

факультеттин бутургөн иш тажрыйбасы чоң, мыкты сахна чебери болуу менен бирге, табиятынан окутуучулук дараметтүү актрисалар сабак беришет. Ошону менен бирге студенттер өз алдынча иштеши учун, бул сабак тууралуу окуу куралынын жетишсиздиги, студенттерге эле эмес, буткүл искуство менен маданият адистерине да көп кыйынчылыктар жаралат.

Айта кетчү нерсе окуу куралда көрсөтүлгөн машигуу көнүгүүлөр, курсун көркөм жетекчисинин, «сахна кеби жсана көркөм окуу» боюнча мугалимдин ар бир студент менен жекече иштөө көзөмөлүндө болуусу керек. Кесипкөйлөрдүн, студенттин өзүнүн «табигый дем алуу» процесси менен, атайын коюлган «дем алуу» эрежелери чиеленише эриши-аркак болуп, анын жыйынтыгында мыкты, эркин «табигый» дем алуу абалы жаралып, жакшы тыянак берээри окуу куралда баса көрсөтүлгөн.

Бул окуу куралында «сахна кеби жсана көркөм окуу» курсунун «дем алуу» бөлүгү гана камтылды. Сүйлөө техникасынын дагы бир эң көлөмдүү, сүйлөө маданиятын өстүрүү учун зарыл болгон «сахна кеби жсана көркөм окуу» курсунун экинчи бөлүгү – «дикция, орфоэпия жсана орфографиянын үстүндө иштөө» окуу куралынын даярдалышы иш үстүндө.

Кыргыз Республикасындагы жалпы эле маданият жсана искуство кесипкөйлөрүнө «сахна кеби жсана көркөм окуу» курсу боюнча дагы бир практикалык окуу куралын тартуулоого максат коюлган.

## **СУНУШТАЛГАН АДАБИЯТТАР:**

Айтматов Ч. Гүлсарат. – «Кыргызстан», 1978.

Акматалиев А. Санат, насыят жана эмгек ырлары. жалпы ред. астында. Тұз-р: Р. З. Кыдыраева, Н. О. Нарынбаева, С. Егимбаева. К.У.-И.А. – «Шам», Б., 2003.

Акматалиев А. Балдар фольклору. жалпы ред. астында. Тұз-н: Г. Орозова. К.У.И.А. ж.б. – «Шам», Б., 1998.

Болчурев Т. Кыргыз эл жомоктору. – «Шам», Б., 1997.

Давлетбакова Д.Т. Кыргыз элинин бир миң макал-лакаптары. Академик К. Юдахиндин жыйнагынан. – Б., 2000.

Дулатова Г. Кыргыз театрынын саңналық кеби – «Шам», Б., 2004.

Иманалиев М. Кыргыз санжырасы. – «Шам», Б., 1995.

Исабеков А.Ж. Қөркөм окуу. Усуулдук окуу куралы. – Б., 1992.

Каралаев С. Каныкейдин Тайторуну чапканы: «Манас» эпосунан. – Ф., 1986.

Касымбеков Т. Сынган кылыш. Тарыхый роман. – «Кыргызстан», Б., 1998.

Козлянинова И. П. Сценическая речь. Учеб. пособие. – «Просвещение», М., 1976.

Козлянинова И. П. и Промтова И. Ю. Сценическая речь. Учебник. 5-е изд., испр. и допол. – «ГИТИС», М., 2009.

Корпобаева М. К., Алсантова Д. А. XX кылымдын Гомери – улуу манасчы Саякбай Карадаев – Б., 2014.

Осмонов А. Тұзғен: Т.Кожомбердиев. Қөл толкуну. – Б., 2010.

Өмүрканов А. Тандалма. 2-том. Ырлар жана поэмалар. – «Бийиктик», Б., 2005.

Петрова А.Н. Сценическая речь. – «Искусство», М., 1981.

- Савкова З. Как сделать голос. – «Искусство», М., 1960.
- Садыков Ж. Саякбай. Даярдаган: С.Чыпаева. – «Туар», Б., 2014.
- Саричева Е.Ф. Сценическая речь. – «Искусство», М., 1955.
- Саричева Е.Ф. Сценическое слово. – «Искусство», М., 1963.
- Станиславский К.С. Собр. сочинений в 8ми томах. – «Искусство», М., 1954.

## МАЗМУНУ

Кириш сөз ..... 3

### 1-глава

Дем алуу системасы. Мурун менен, аралаш-диафрагмалык дем алуу, токтоп «дем кармоо» көнүгүүлөрү	
§ 1.1. Дем алуунун үстүндө иштөө	10
§ 1.2. Дем алуу системасы	13
§ 1.3. Дем алуу процессине катышкан булчундарга жасалуучу өздүк массаж	20
§ 1.4. Мурун менен дем алууну өздөштүрүү үчүн машыгуулар	25
§ 1.5. Дем алуу аппараттарынын булчундарын машыктыруу. Аралаш – диафрагмалык дем алууну өздөштүрүү	26
§ 1.6. Аралаш – диафрагмалык жана мурун менен дем алуу көнүгүүлөрүн туура өздөштүрүү үчүн жасалчу машыгуу-көнүгүүлөрү	35
§ 1.7. Токтоп «дем кармоо» үчүн машыгуу көнүгүүлөрү	42

### 2-глава

Дем таянычы. Артикуляциялык жөнөкөй жана татаал кошулмалардын жана макал-лакантардын жардамы аркылуу машыгуулар	
§ 2.1. Дем таянычы	50
§ 2.2. Артикуляциялык машыгуулардагы айтылган тыбыштар аркылуу сөздөр түзүлгендүктөн, сөздөрдүн жардамы менен дем алып жана дем кармап машыгуу	64
§ 2.3. Макал-лакантардын жардамы аркылуу машыгуу	70

### 3-глава

Туура дем алуу жана туура дем чыгаруу машыгууларына жаңылмачты, апартма-калптарды жана сандарды пайдалануу	
§ 3.1. Туура дем алуу жана демди чыгаруу процессине «жаңылмачтарды» пайдалануу менен жасалчу машыгуулар	78
§ 3.2. Сандар менен жасалчу көнүгүүлөрдүн таблицалары	96
§ 3.3. Туура көлбетти тарбиялоо үчүн «апартмалар» же «калптардын» жардамы менен жасалчу машыгуулар	99

### 4-глава

Туура дем алуу жана кармалган демди максаттуу пайдалануу үчүн, «Санат», «Санжыра», «Поэзия», «Манас» эпосунан үзүндү айтуу аркылуу жасалчу машыгуулар	
§ 4.1. «Санат» айтуу аркылуу жасалчу машыгуулар	107
§ 4.2. «Санжыра» айтуу менен машыгуулар	121
§ 4.3. Поэзияны пайдаланып машыгуу	128

§ 4.4. Дем алуу көнүгүүлөрүнө балдар фольклорун пайдалануу ыкмасы .....	134
§ 4.5. Дем алуу булчундарын машыктырууга «Манас» эпосунан үзүндү айтуу аркылуу машыгуу .....	141
<b>5-глава</b>	
Туура дем алуу процессин, табигый дем алуу жолу менен айкалыштырууга карата «Жомок» жана поэма, кара сөз менен жазылган чыгармалардын үзүндүлөрүн пайдалануу	
§ 5.1. Жомоктор менен иштөө .....	158
§ 5.2. Поэмадан алынган үзүндү .....	169
§ 5.3. Кара сөз менен жазылган чыгармалардын үзүндүлөрү .....	174
Корутунду .....	184
Сунушталган адабияттар:.....	188

